

Кайыптан алып кагазга түшүргөн

*Бұбұ Мариям Муса кызы*



Жайсаң Үмөт уулу

Айкөл  
Мажағ

ДАСТАН

*Бешинчи күтеп*



«БИЙИКТИК»  
Бишкек – 2009

УДК 821.51

ББК 84 Ки 7-5

Y – 99

**Үмөт уулу Жайсан.**

Y – 99      Айкөл Манас: Дастан: Ата Мекендин душман-дардан бошотулушу. Бешинчи китеп. – Б.: Бий-иктик, 2009. – 352 б.

ISBN 978-9967-13-594-9 (5 китеп)

ISBN 978-9967-13-600-7

Бир жаштан алты жашка чейин Оштогу Сулайман Тоонун үңкүрүндө сырдуу окуудан билим алган соң Алтайга кайтып барган Айкөл «өздөн чыккан жат» – Байтөрөнүн чабуулунун мизин кайтарат. Тогуз жашында Нескараны жеңет. Ошентип, бейпил жашоо өтүп атканда акылман Көкөтөй кат жиберип, мекенибиздин АлА-Тоо тарабында абал оорлошуп кеткенин билдирип, жардам сурайт. Айкөл кол курап келип Оролдон Тур-панга чейинки кецири аймакты душмандардан боштолкон соң, кайра Алтайга кайтат.

Бешинчи китепте ушул жана башка кызықтуу окуялар баяндалат.

Y 4702300500-09

УДК 821.51  
ББК 84 Ки 7-5

ISBN 978-9967-13-594-9 (5 китеп)

ISBN 978-9967-13-600-7

© Бұбұ Мариям Муса кызы  
© «Қылым көчү» коомдук бирикмеси, 2009.

**АТА МЕКЕНДИН  
ДУШМАНДАРДАН  
БОШОТУЛУШУ**





\* \* \*

...Тал-Чоку... Туман басып айлананы,  
сасык жаан апта бойу басылбады.

Кайталбай Алмамбетке берген анттан,  
качырып кан майданга кире албастан,

капаска камап койгон кабыландаи,  
каары ашып турат Айкөл кылды чайнай...

Кечээ түш кан майдандан качып чыккан,  
Чубакты издей берип табалбастан,

айласы кеткен Шууту кабар айтып,  
майданга жүрүп кеткен кайра кайтып.

Айкөлдүн андан бетер жаны ачышып,  
айласы кетип барат каары ташып.

Канчалық турнабайын бураса да,  
көрүнбөйт туман баскан эрөөл талаа.

Санаасы сан бөлүнүп: «Кантеп гана,  
жолотом жаман жорук Чубагыма?..» –

деп ойлоп Айкөл Манас ичиркене,  
чыйрыгып чыкты бойу, бир кезекте

аруулугу булганган күндү ойлоп,  
бул күнгө салыштырып миң толгонот.

Анда да азыркыдай,— сезимине  
жолотпой жамандықты турган эле.

Канткенде каныбыз бир боордош менен,  
касташып кан төгүшүү болсун деген.

А бирок, кандашынын арам каны  
төгүлүп, аруу колу булганганы,

сезимде өмүр бойу өчпөй калды.  
Шол күнү – жоокер деген атак алды...

Арадан жарым кылым өткөн менен,  
айыкпас жараты ал эч бүтпөгөн.

Ал кезде бар болгону алты жашта,  
Байтөрө кылышын чаап кара ташка,

таянып кош бөйрөгүн теше тиктеп,  
турганы – «Кана боорум, чапкының!» – деп.

Аңдабай Байтөрөнүн арам ойун,  
атынан ыргып түшүп, таштап бойун,

кечиirim сурмакка Байтөрөдөн,  
кенебей башын ийип жакын келген...

Ошондо берен Бакай болбогондо,  
Байтөрө түртмөк экен түпсүз орго...

Душмандын душмандыгын билесин да,  
а бирок не демексин тууганына.

«Душманым ұстөмдүгүн қылыш турса,  
Чубагым жаман ишке көөнүн бурса...

А балким, Ақбалта абам кезегинде  
байқабай, алданғандай Байтөрөгө,  
  
бирөөнүн жетегинде кетти бекен,  
береним душмандығын эч сезбестен?

Эгерде андай болсо асыл шерим,  
кайрылып қелериңе ишенемин.

Анткени Ақбалта абам өткөнүнө,  
андабай алданғанын сезген эле...» –

Дал ошол айыкпаган жарасына,  
кошулуп Конурбайдын жарааты да,  
  
көргөн күн кан төгүүнү биринчи ирет,  
сыздатып жан дүйнөсүн элестетет.



## **АҚЫЛМАН КӨКӨТӨЙ, АЛП КОШОЙ ЖАНА АЙКӨЛДҮН АНТТАШУУСУ**

Биз анда тынык алып Таш-Мазарда,  
кармалып калган элек бир аптага.

Көкөмдөр ошол күнү кайтып кайра,  
шашылыш жол тартышкан Чоң-Алайга.

Апамды артыгыраак ал абамдан,  
болбоптур, ошол кезде түшүнгөн жан.

Эгерде ушул жолу абасына  
жолукпай, алыс жолго сапар алса,

азаптуу болмок экен апам үчүн,  
ал кезде баламын да, кайдан билдим.

Жети күн кармалbastan бекерге эле,  
жетсем дейм киндиk каным тамган жерге.

А бирок көөнүн кыйбай Көкө абамдын,  
Жамгырчы таякемди күтүп калдым.

Күн-түндөп at каторуп бир тынбастан,  
болжогон күндө таякем келип калган.

Кучактап көөдөнүнө бекем кысып,  
куйулуп көздөрүнөн жашы ысык,

мойнумдан шоркурата жыттай берген,  
көз жашын тыйбай туруп мындай деген:

«Тенирге сөз табалбайм алкай турган!  
Боорумду аман көрдүм, канээт кылам...

Манасым, тамырда аккан каныбыз бир,  
керээзин таятаңдын унутпай жүр...

Көкөмдөн сөздөрүндү түгөл уктум,  
мен дагы өз ичимден макул туттум.

Атаңа барам дешиң абдан туура,  
а бирок сага арналган тактың мында.

Алтын так – түпкү атадан келе жаткан,  
татыктуу болгон ага аз гана хан.

Олтуруп ал тактыга бийлик кылган,  
Тенирим өзгөчөлөп жараткан жан,-

Эштек хан – акыркы хан ага олтурган,  
таятаң аны сага керээз кылган.

Элиңе эсен жетип көөнүң тынса,  
Жакып хан бата берип бурсат кылса,

Кайрылып Чоң-Алайга келгин, боорум,  
жерибиз түпкүлүктүү – сенин ордун»,-

бошотуп кучагынан, барды дагы,  
жетелеп Аккуланы, атказганы

суулуктап: «Кана баатыр, мингинин» – деп,  
сүйөгөн колтугумдан құлұмсұрөп.

Таңдамал Сары Ногой, Катагандын  
такшалган жигиттери Көкө аbamдын,

Алтайга сапар алды бизди коштоп.  
Артынып жол азыгын бир нече топ

бөлүнүп эки жакка бастырарда,  
Көкө аbam биз тарапка бурулду да:

«О балдар, унутуппуз бир ишти», – деп,  
бастырды түп-түз эле мени беттеп:

«Кошой хан, Бакай баатыр, Манас сен да  
койгула колуңарды ат жалына.

Оң колдун чыпалагын кестик менен  
ке斯基ле кан чыгарып үчөөнөр тең.

Кесилген чыпалакты тийиштирип,  
агызган каныңарды бириктирип,

тамызып ат жалына антташкыла,  
кыйышпас доступ үчүн кыяматта.

Кыркууздун киндиги ушул ыйык жерде,  
үчөөндүн достугуңа Тенир күбө!..». –

Ошентип Көкөм, таякем артка кайткан,  
кошуунду баштап келген Кошой балбан.

Өтсө да канча мезгил арабыздан,  
ортодо ант бар эле бузулбаган...

## БАЙТӨРӨНҮН ЭКИНЧИ ЧАТАГЫ

Айкөлгө шол учуру элестеди,  
көзүнө ысық жашы тегеренди.

Аруу дил, көңүл кири жок учуру  
кайрылып келбестигин билип турду.

Өмүрдүн кеч бешими келген кезде,  
өткөнү Айкөл шерге дем берүүдө.

«Алмамбет, Чубак, Сыргак турганында,  
алдыrbайм дедим эле каканчыга.

Сыргагым шейит болгон, Чубак жок деп  
Шууту үүр кеткен бойдон кайтып келбейт.

Качты деп жаманатты болгучакты,  
өлдү деп уксам эмне эр Чубакты...

Жүрүшкө Чоң-Бээжинге аттанаарда,  
өтүнгөн кабар бер деп түрк уулuna.

Ошондо тилин албай койгон элем,  
алардан калган көөнүм жибибеген.

Кечирип Байтөрөнү экинчи ирет:  
«Жазаңды Тәңир берсин, кеткиниң!» – деп,

баарысы сыртын салып койгон бойдон,  
күнөөсүн түрк уулунун кечпей койгон.

Ушуну Чубагым да билер эле,  
а бирок өтүндү экен, билбейм, неге?

Канчалык жолотпойун десем болбой,  
кылт этет сезимимде бир жаман ой...

Байтөрө эки аялы экөөнү тен,  
башында ала кептей таштап кеткен...». –

Аттигин! Азап болгон Айкөл шерге,  
Алтайга барган кези түштү эсине...

Хан Бакай Көгаланын башын буруп,  
кабатыр сүйлөдү эле ойлуу туруп:

«Чыйырды, жакын калдык, Жакып ханга  
жигиттер сүйүнчү айтып кетсин алга.

Биз бүгүн Туйук-Жылга өрөөнүнө  
үңкүргө жете барып, эки күнгө  
кошуунду эс алдырып алсак кантет?  
Кошой хан, эмнегедир тынчым кетет...». –

Апам да, Кошой хан да макул көрүп,  
жиберип жигиттерди, калдык өргүп.

Бул жерди Туйук-Жылга дешет экен,  
бир кезде чеберлерди бекитишкен,

Сырдуу үңкүр жат душманга сыр ачпаган,  
ичине кире турган жол таппаган.

Жакшылап сырын билип кирсе анда,  
жайгашкан бир сан жоокер кенен гана.

Өрөөндү жара бөлүп чоң суу агат,  
этеги Жылгындуунун суусу аталат.

Башаты ошол суунун Тогуз-Булак,  
агышат тогуз жерден төмөн қулап.

Акыркы булак суусу кошулган жер,  
аралап адам өткүс жыш бадал чер.

Акылым жетпей анда тан бергемин,  
укмуштай өнөрүнө чеберлердин.

Эшиги сырдуу үңкүрдүн ошол жерде,  
ойуна албайт аны эч бир пенде.

Үңкүрдү куруп бүтүп, анан гана  
choң сууну буруп келип койгон тура.

Чытырман бадал ичи шаркыратма,  
үңкүргө кириүүчү эшик – арасында.

Ал жерге кошуундарды жайгаштырдык,  
боз бээгэ дуба окуп бата кылдык.

Баардыгын тейлеп бүтүп Бакай абам,  
бакылдан өкүмүрөөк үн чыгарган:

«Жигиттер, алыс жолдо чарчадыңар,  
жер бейгам, болот эми эс алсаңар.

Карачы, кеч киргенче убакыт көп,  
Кошой хан, Манаска биз жер көрсөтсөк.

Чыйырды, бир буйумуң бар эле го,  
бастыргын ошону алып сен да кошо». –

Бакай хан мына ушинтип айтканында,  
апамды эс алсын деп ойлодум да:

«Убара болбой эле койсоңчу?» – деп,  
калуусун өтүнгөндөй турдум тиктеп.

«Жарыгым, канча жылы ушул күндү  
күткөнүм билбейсин да!» – деп күрсүндү.

«Апаке, айтканыма капа болбо.  
Чаалыгып, чарчап калдың узак жолдо,

тынч алып эс алсынчы деген элем,  
макулмун, жаным апа, барам десен...». –

Бастырып өзөн өйдө чай кайнамча,  
туш келдик мөл булактуу тынч жылгага.

Жылганын күңгөй жагы аскалуу бет,  
алиги мөлтүр булак шондон келет.

Үн катпай алдыбызда жол баштаган,  
үңкүйөт опол тоодой Кошой балбан.

Сүйлөбөй эч кимиси дагы деле,  
булактын башатына жеттик эле.

Кошой хан аттан түшүп баарыбызга,  
акырын үн чыгарды минтип гана:

«Аттарды ушул жерге калтыралы.  
Айланып, тигил зоого жөө баралы...». –

Аркайган арсак-терсек көк асканын,  
аралап, беттеп бардык ачык жайын.

Дал ошол ачык жерде үч түп арча,  
керипет көк асманга купач жая.

Арчанын түбүндөгү бийик дөңсөө,  
оронуп турган экен күйөр гүлгө<sup>1</sup>.

Жанында бир дөңсөөгө жапысыраак,  
жеттик да үн чыгарбай турдук карап.

Денемди титиретип, тумчуктурган,  
катылган ыйык сырды туйуп турам.

А бирок, чыдамсыздык кылбас үчүн,  
улуулар сүйлөгөнүн чыдап күттүм.

Жүзүнөн апакемдин каны качып,  
заматта кеткенсиди өндөн азып.

Сурмалуу сулуу көздүн алдындағы  
бырыштуу торчолору калынады.

Кылчылган таноолору дирт-дирт этип,  
кымтылган эриндерин бек тиштенип,

денеде эркин-күчүн бүтүн жумшап,  
туруптур кетпейин деп жерге кулап.

Ошондо эт жүрөгүм биринчи ирет,  
ажырап апакемден каламбы деп,

кеptелип так оозума келгендиктен,  
чөмүлүп кара терге бүткүл денем,

жанына кандай жетип барганымды,  
сезбестен так көтөрүп алганымды,

---

<sup>1</sup> *Күйөр гүл* – түнкүсүн жарык чыгарган гүлдүн аты.

апамдын көпөлөктөй жеңил денин,  
баланы соороткондой чайпай бердим.

Мойнунда күрөө тамыр сыртына тээп,  
дирт этти каректери кирпик ирмеп.

Тиштенген эриндерин секин ачып,  
солк этти көкүрөгү демин тартып.

Көзүндө мөлтүрөгөн жашын ирмеп,  
добушу алсыз чыкты жай дирилдеп:

«Аттигин! Чабалдыгым көргөздүм ээ.  
Аталар, Тул-Бийке эне, кечиргиле!..

Аткарып берген антты Күчүгөнгө,  
Манасты алып келдик биз сиперге.

Ата деп Култегинди, сени апа деп,  
жалганда атабады бир да перзент.

А бирок артыңарда калган урпак,  
унутпай атынарды келет атап.

Керәэзин үнүтулуп калбасын деп,  
чектирдин таш бетине армандуу кеп.

Кунарсыз өмүр кечпей бул жалганда,  
Тирүүлөй көмүлгүпсүн дал жанына.

Өлүм парз – бирок кантип, кандай шартта,  
теңирдин жазганыдыр маңдайына.

«Убакты-саатында суранганын,  
болбосо, жазуусубу чоң атаңдын,

мен аны айталбаймын болжол менен», –  
дээр эле кейигенде Зулейха энем:

«Күлтегин жазат тапты дегенди угуп,  
кеселдеп жаткан жерден атып туруп,

аттанып кеткен бойdon қайрылбады,  
жанынан Күлтегиндин жайын алды.

Жалгызын белге таңып асырадым –  
арман ай! Ардагымдан ажырадым.

Жалгызы жаткан жердин топурагын,  
береним жаткан жайга барып чакын!». –

Азыр мен берген антты чоң энеме,  
аткарам алдыңарда, Тул-Бийке эне!

«Атанаын уулумун, – деп – достукка бек», –  
айчуу экен сыймыктастып атам Эштек.

Чоң ата, чоң энемдин аманатын  
аткарып турганыма кубанамын!

Баарыңар күткөн перзент алдыңарда  
баш ийип, таазим кылып турат мына!

Көк-Тенир! Бир өзүңө нээт койдум,  
жазданган турпактары торко болсун!

Үстүнө чачкан ушул, жаткан жайдын,  
топону арбактарга багыштадым!..». –

Апақем жай бошонуп кучагымдан,  
арчанын кармады да бутагынан,

курунда киседеги топуракты,  
аярлуу чечип алып, аста чачты.

Узакка дуба окуп Кошой балбан,  
багыштап арбактарга бата тарткан.

Анан ал жүзүн буруп мен тарапка,  
өткөндү баяндады шашпай гана.

Даңқтаган эрдик, достук, жар милдетин,  
эн ыйык баянды алгач эшилкемин.

Сөзүнүн аягында Кошой абам,  
көзүнүн жашын төгүп минтип айткан:

«Бул жерди биринчи ирет көргөнүмдө,  
тогузга жашым жаңы толгон эле.

Ал кезде Чыйырды, Эштек, Эрназарлар,  
бел туткан берендердин баарысы бар.

Эштек хан жаңы үйлөнүп, Эр Күчүгөн  
кетүүгө Кап тоосуна камын көргөн.

«Заарда мени менен аттанасын,  
эч кимге көрүнбөстөн күтүп алгын», –

деп айтып, төмөнүрөөк Боз-Коргондон,  
кербендер өтчү жолго таштап койгон.

Ал өзү Боз-Коргондо эрендерге,  
коштошуп келмек үчүн кеткен эле.

Анда мен жаш экемин, эмнеликтен  
жанына мени кошуп алды деген

ойума суроо келбей, ошончо эрден,  
ал мени тандаганга дердектегем.

А көрсө, баарысынын эң артында,  
Күчүгөн, каларымды билген тура!..

«Култегин сыр найзасын керәэз кылган  
Шер перзент эр жеткенче, жанга айтпастан,

бул жерди эсиңе бек сактайсың!» – деп  
айтканын Күчүгөндүн турам эстеп.

Кырк жылы ичке катып, берген антым,  
берендер, бузган жокмун, так аткардым.

Ал азыр убактысы жетти – мына  
апкелдик Эр Манасты астыңарга!». –

Эңкейип дөбөчөнүн этегинен,  
шиледи топурагын колу менен.

Айтарым ушул болчу, бүттү эми  
дегенсип, Кошой абам үндөбөдү.

Дарегин Култегиндин мурунтадан,  
үстүртөн укканым бар устатымдан.

Ал азыр муун-жүүнүм дирилдеткен,  
кабылдап башкача бир сезим менен,

тыйууга көз жашымды жетпей эрким,  
тендешсиз асылдарга антым бердим:

«Култегин! Теке-Баатыр! Тул-Бийке! – деп  
өз гана атыңардан атоом керек.

Сипердин бийиктиktи билгизгидей,  
турамын ылайыктуу сөздү билбей.

Култегин! Аруу дилдүү асыл эрен,  
арылгыс арманыңды ичке түйгөн,

кеткен кек, алынбаган душмандан өч,  
сен тарткан муң-кайгыны унуптайм эч!

Чачылган эл-журтундун башын қурап,  
көтөрөм чамгарактын уугун улап.

Тагдырлаш болуп сага, өчүмдү алам,  
тукуму калса Зээрден – издең табам.

Чөгөлөп тизе бүгөм, асыл шерим,  
кол койуп кабырыңа ант беремин!...». –

Көзүмө жер көрүнбөй калкып турду,  
колумдан тартып Бакай өйдө кылды.

«Баатырым, күн кечтеди, азыр эми,  
кайталык караңғыга калбай» – деди.

Мен анын добушунан чочугансып,  
жүрөгүм болк дей түшүп түрсүл кагып,  
  
жүзүмдү кыбылага бура берип,  
чыйрыгып кеткенсидим ичиркенип.

Кызарып аккан канды элестетип,  
ок тийген жаратка окшоп, нуру кетип,  
  
калкылдап батып бара жаткан Күндөн,  
кырсыкты сезип турдум кылбай күмөн...

Кошуунга аз қалганда бастырдык жай,  
жер жарык күндүзгүдөй, толукшуйт Ай.

Капыстан алдыбыздан дүбүрт чыгып,  
кол шилтеп Кошой абам, қалдык туруп.

Аңғыча бурулуштан эки-үч караан  
чыгышты алдыбыздан утурлаган.

Жигиттер суук қабар айтып турду,  
далилдеп Күн батарда түйумумду.

Калың көч, жоодон качкан катын-бала,  
үнкүргө келишиптири Күн батаарда.

Кебинен качкындардын мындаи деген,  
кеп салды келген жигит үстүртөдөн:

«Бир кезде чатак салып кетип қалган,  
Байтөрө – тууганыбыз Түрк уулунан,

айлына нойгуттардын түндөп келип,  
аксакал карыларга салам берип,

кадырлуу карыяга жол баштатып,  
ханына барып түшөт тартуу тартып.

Өкүнүч, өктөө сөзүн чебер сүйлөп,  
бирде ыйлап, сыр билгизбей, бирде күлөт.

«Ачууга алдырыпмын, жаштыгымдан  
карабай қалганына катын-балам,

силерге кур кекенип кеткен менен,  
үй-бүлөм чыкпай койду түк эсимден.

Каным бир баарыңарга бир тууганмын,  
күнөөсү кайсы менин Түрк атамдын?

Энчисин берген үчүн бөтөн жерден,  
аргасыз эл болуптур эли менен.

Такпастан ошол үчүн Түрккө күнөө,  
туугандар, таразалап калыс сүйлө!

Ууз хан көөнү сууп энебизден,  
уулун да кошо түртүп койгон экен.

Өсүптүр аларга – жээн, сиперге – өөн,  
баарысын ичке катып кыйды өскөн.

Куулугум, кекчилдигим канымдагы,  
түртүлгөн ошол уулдан мурас калды.

Атабыз энебизден көөнү суусун,  
эмне үчүн ага кошуп кордойт уулун?

Ушундай өктөөбүз бар ичибизде,  
унутпай жендиребиз шол сезимге.

Мен дагы ачуу сөзгө териккемин.  
Өкүнүп кылганыма, кайтып келдим.

Акбалта, тең тууганбыз, анан дагы  
кыйбассың карындашың Калыйканды.

Ал сенин боордошуң, менин жарым,  
асырап үй-бүлөмдү кор кылбапсың.

Байкасам, кыйбапсыңар мени деле,  
туугандар, бар күнөөмдү кечиргиле!». –

Ақбалта, карыялар Байтөрөнүн,  
угушуп жүйөөлүү кеп сүйлөгөнүн,  
  
баш ийип калыс сөзгө Ақбалта хан:  
«Кечирдим, кечиргин!..» – деп кучактаган.

Ойлобой арамдыкты нойгут ханы,  
ошентип Байтөрөнү кабыл алды...

«Туугандар – тууган бойdon калышабы,  
болбосо бизди жоолап чабышабы?»

Баарына даярданып баруум керек,  
калганын Тенир жазган жазуу билет.

Эгерде туугандашса тартуум даяр,  
жоолашса аябаймын, жоомун – чабар», –

деп ойлоп, эки сандай колу<sup>1</sup> менен,  
камданып шум Байтөрө келген экен.

Жер уусун билгендиктен, баардык колун  
жашырып арасына чер токайдун,

тандамал сарбаздардан жанына алып,  
билгизбей келген экен чалгын чалып.

Байтөрө келиптир деп түнү менен,  
төмөнкү аргындарга кабар жеткен.

Абал хан – аргын, найман эки урууну  
аздыrbай, бекем, калыс бийлик кылчу.

---

<sup>1</sup> Эки сан кол – эки миң аскер.

Укканда Байтөрөнүн келгендигин,  
ууктуруп эске салат өткөн кегин.

Дал ошол чатактан соң, туугандардын  
арасы алысташып сууганын,

бирикпей ортолору алыстады,  
Байтөрө өткөн ишти эске салды.

«Эл бузуп, ыдыратып койуп кайра,  
уялбай келгенин көр нойгуттарга...» –

деп ойлоп Абал хандын жини келет,  
карсы-жаш тыйса болбой барамын дейт.

Жанындай жакшы көргөн сарбаздардын,  
жанына коштоп алышп отуздайын,

кеекетип Байтөрө эмес нойгутту да,  
ачуулуу барып түшөт Акбалтага.

Камчысын сүйрөй кармап, үндөбөстөн,  
үстүнө меймандардын кирген экен.

Мүнөзүн Абал хандын билгендиктен  
Акбалта күлө-багып, теңелбестен,

астынан тосо басып кучак жазат,  
колтуктап төрдө орунга алышп барат.

Өзүнөн алда канча улуу адамдын,  
өзгөчө сый мамиле жасаганын,

ак дилден кабыл алышп Абал хан да,  
айбыгып олтуруптур төрдө орунга.

Айтылган саламына Байтөрөнүн,  
жоопсуз теше тиктеп, кадайт көзүн.

Экөөнүн қалгандығын бой тирешип,  
өргөөдө олтурғандар жапырт сезип,  
  
сыртынан сыр беришпей, бирок ичтен  
жамандық болорлуғун тымып күткөн.

Ортодо сөз уланбай койгондуктан,  
ордунан жапырт туруп сыртка чыккан.

Байтөрө сарбаздарын бөлүп алып,  
жанына бир нечесин алып калып,  
  
калганын каяккадыр жибергенин,  
ал жерде турғандардын баары көргөн.

Ал өзү үндөбөстөн сыртын салат,  
үйүнө Калыйкандын кетип калат.

Ичинде бугу чыкпай Абал хандын,  
жүзүнө тике карап Акбалтанын,

кыяллы чукул берен токтоно албай,  
екекэрлүү үн чыгарат мына мындай:

«Перстердин бөөдө кулу кайсы арына  
менсинет кекирейип, күтүп каада?

Жамынып ургаачынын этегине,  
жеринен көнгөн шум да күн көрүүгө.

Тигинтип Калыйканга башын катса,  
күнөөсүн кечирипсиз, арга канча...

Бул элге тууган эмес Байтөрөнүз,  
ал биздин бар болгону күч күйөөбүз!

Кадыры карындаштын дегениңиз  
көрүнүп тургандыктан, кечиребиз.

Кантебиз, кыздын көөнүн ойго алалы,  
бул шумга теңелүүгө болбой қалды...». –

Кайнаган ичиндеги каарын басып,  
кетмекчи болгонунда атын тартып,

жигити Байтөрөнүн тыңшап турган,  
кынынан сууруп чыгып кылыч сунган:

«Токточы! Неге мынча ич күйгүздүн?  
Касташкан душманыңа тил тийгизгин!

Асылбай тукумуна Түрк атанын,  
өзүнөн Байтөрөнүн өчүндү алғын.

Жалпы элге боктоп койуп кеткиң барбы?  
эр болсоң чыккын бери, чабышалы!» –

Кыязы, чабуул көздөп келгендиңтен,  
жоокерге ушул шылтоо керек белем.

Абал хан жүрөгүнүн теренинде,  
алардын арам ойун сезген эле.

А бирок Байтөрөнүн баштагыдай,  
көтөрүп көкүрөгүн чыкчырылбай,

картайып, бастыккансып калгандыгы,  
көзүнө тик карабай качкандыгы,

көнүлүн тумандатып койгондуктан,  
кетүнү чыр чыгарбай туура тапкан...

Бул жигит Түрк уулубу же парстанбы,  
жоругу турган элге түк жакпады.

Жеткирбей Абал ханга Ақбалта хан,  
ортого бойун таштап түшө калган.

Жигиттин жоругуна каны кайнап,  
Ақбалта ачуулана добуш салат:

«Тарткының қылышынды! Силер мында  
чынынды айт, келгенсиңер не максатта?

Бейкүнөө каны аккан Асылбаштын,  
сен аны келип турат кайталагың.

Ачуусу келгенине Абал хандын,  
жарабайт қылыш сууруп чычалашың.

Күнөөсүн төң бөлүшүп Байтөрөнүн,  
келиптири туугандар деп түшүнгөмүн.

Койнуна котур ташын катып келген,  
силерди тууган десек – душман белең?

Биз эми жол бербейбиз жик салууга,  
эл калдык ансыз деде чымчым гана.

Өчүбүз каканчыда, бирге алалы,  
бир боорлор кан төгүшсө жарашибабы?

Эзелтен эр чекишпей бекишпеген,  
кемчилик кетти бирдей экөөндөн төң.

Баш чаппай кылычыңар ташты чапсын,  
кечишип, бир-бираңди, күчакташкын!...». –

Ачууга алдырдым деп ансыз деле,  
Абал хан ичтен сыйып турган эле.

Буйругун Акбалтанын эки дебей,  
кылычын ташка чаап, өкүнгөндөй,

кулачын кенен жайып, башын салып,  
кетирген кемчилигин мойунга алып,

таштабай ач болотун турган далае,  
жигитке тике басып барган эле.

Жарк этип, анан шыңғыр добуш салып,  
чачылган кызыл гүлдөй каны ағып,

таң калган каректери каткан бойдон,  
башында Абал хандын тоголонгон,

тиктешип, бирок эч ким түшүнүшпөй,  
калайык катып турду шал тийгендей.

Ал анан баары башын көтөргөндө,  
дендароо шол сезимге удаа эле:

«Жоо чапты! Жоо чапты!» – деп добуш салган,  
үн чыкты тири укмуштай кулак жарган.

Кайсы жоо? Кайдан келди? Эч бирөөсү  
түшүнбөй, түштөгүдөй тура берди...

Азаптуу кыркууз, көрсө, өз боорундан,  
чыгыптыр уусу кайтпас уултуу жылан...

«Тукуму Түрк атанын душман чыгып,  
тыптыйпыл, жатышыптыр, элди кырып.

Жөнөөгө кошуун даяр, колдун алды,  
күтүүгө чысадам жетпей, жөнөп калды». –

Укканда сүүк кабар, баарыбыз тен,  
болуптур болор нерсе, дедик, ичтен.

Хан Бакай, жигит сөзүн бүтөр менен,  
апама өтүнгөндөй мындай деген:

«Чыйырды, тополон-тоз түшүп атса,  
калганың туура болот сен бул жакта.

Кенизек, кул-кутанга кошуп дагы,  
кошуунун Такырбаштын калтыралы.

Кабатыр болбой бизден күтүп турсан,  
буйурса, эки-үч құндө кабар кылам...» –

Апакем үндөбөстөн, аста гана  
баш ийкеп макулдугун билгизди да,

кошуунга жеткичекти жандап мени,  
Буурулдуң башын тартпай келе берди.

Ал анан кошко келип, кармалбастан,  
Хан Кошой тууну алып кол баштаган...

\* \* \*

...Эскерип ушул жерге келгенинде,  
зыркырап уулуу жарат жан кейите,

кыпкызыл ысык шишти так төбөдөн  
таманга жете ургансып, ысып-күйгөн,

сыздаткан арка-жүлүн, омуртканы,  
оорунун күчү эстен бүт чыгарды.

Тиштенген эрининен аккан каны,  
сызылып сакалы ылдый тамчылады.

Көнүлдүн чер жараты бул жаратты  
күчөтүп, ого бетер козгоп жатты...

Баягы сасык жаан дагы деле  
басылбай дыбыратып себелөөдө.

«Жайчысы кангайлардын жайлап жаткан,  
дубаны жандырууга берен Алман,

чолоолоп<sup>1</sup> Батқактууга барган белем,  
кангайдын кара ташын<sup>2</sup> алган белем.

Айлантып сасык жаанды борошого,  
эзилип мээси чыккан жер-сүү тоңсо,

кангайдын күн тараптан<sup>3</sup> келген коду,  
чыдаштай борошого, чын, тоңору.

---

<sup>1</sup> Чолоолоп – ыңгайын келтирип, убакыт таап.

<sup>2</sup> Кара таш – жайчылык кылыш жаан чакыруу учүн колдо-  
нулчукара таш.

<sup>3</sup> Күн жактан – түштүктөн.

Сан жеткис жаңы құчү карда тоңуп,  
кырылса бири калбай тыйпыл болуп!

Туруштук бере турган катуу суукка,  
түн жактан<sup>1</sup> келген колу чаалыкты да...

Көк Тәңир! Үнүмдү угуп жардам берсең!  
Баягы Түрк уулундай басып келген,

калbastan бир да жоокер кырылғандай,  
кырылып калар бекен калың қаңгай?..» –

Айкөл Шер тилек кылып Жараткандан,  
келет деп кандай кабар кан майдандан,

санаасы сан бөлүнүп уйгу-туйгу,  
кыргынын Түрк уулунун ойлоп турду...

---

<sup>1</sup> *Tүн тарап* – түндүк жактан.



## АЙКӨЛДҮН АЛГАЧКЫ КААРДАНУУСУ

Аттанып Түйук-Жылга өзөнүнөн,  
жол жүрүп тыным албай түнү менен,

өрт жыты, өлүк жыты каңырсыгын,  
өрөөнгө жеткен кезде таң агарган.

«О Тенир! – деп ойлонуп барам ичтен, –  
калпысты алдымдагы күнүм күткөн?

аттабай эңсеп келген астанамды,  
кызыл уук<sup>1</sup>, чабылган эл тосуп алды.

Үмүтүн эл-журтумдун менден күткөн,  
Көк Тенир, бир үзүмүн актаар бекем?..» –

«Зуу» деген добуш чыгып ойумду үзгөн,  
жаагымды, жаанын огу қайып өткөн.

Жанымда тизгин улай келе жаткан,  
жалт карап, жер жаңыртты Кошой балбан:

«Өзөктөн чыккан өрткө ат койгула!  
Өлчөөсүз бириң койбой бүт сойгула!

---

<sup>1</sup> Кызыл уук – боз үйдүн үзүк-туурдуктары сыйрылып, жылаңаң кереге-ууктары калгандыгы.

Жигиттер, уккун баарың, Байтөрөңү  
буйруймун, кантсе дагы өлтүрбөөнү!» –

Ошентип, кандаш боорлор, бир-бирине  
жаа тартып, найза уруп кан төгүүдө.

Өңүнөн мүмкүн эмес айрып таануу,  
душманбы, же болбосо бир тууганбы.

Тараган бир атадан кандаштардын,  
таңданып карап турдум кармашканын.

Колумду көтөрүүгө дитим барбай,  
тургамын туш-тарапка карек кадай.

«Жарыгым, Кулундарым! О Тенир!..» – деп  
бир аял кучак жайып чуркап келет.

Капкара аргымакчан, көк кийинген  
бир жоокер чаап жетип, так ийинден,

энкейе берип, аны чап кармады,  
канжарын сол эмчекке малып алды.

Көк кийген ал канкордон бөлөк жанды,  
кан толгон каректерим көрбөй калды.

Кандайча жеткенимди билбей калдым,  
эсимде сакталганы: ысык кандын

колума жаба берип, конкурсуган  
жүрөктүй айландырган жыты урган.

Наристе сүттөй таза аруу колум,  
булгаган алгачкы ирет кандаш боорум.

Жараты абийиримдин ошол күндөн,  
айыкпас черге айланган эч бүтпөгөн...

Сайылган сыр найзамды суурубастан,  
секирип жерге түштүм Аккуладан.

Алайтып карактерин жерде жаткан  
аялды так көтөрүп канга баткан,

«Апаке, Сиз кимсиз?» – деп добуш салсам,  
эринин кыбыратып сүйлөдү араң:

«Ақакмын, зайыбымын Асылбаштын,  
Жарыгым, таанып турам, сен – Манассың!

Каякта Актаң, Акшам караандарым?  
Негедир жакын жерден көралбадым...» –

Эмне деп жооп айтаарды билбей турсам,  
жаныма жетип келди Бакай абам.

Энени көрөр замат колумдагы,  
эчкирип жаш баладай солуктады:

«О шордуум, Ақаксыңбы? Бул кандайча?  
Көк Тенир! Калыстығың сенин кайда?

Кечиргин, кечире алсаң Ақак мени,  
кайнаган шорго малып келдим сени.

Жанымдан артык көргөн кош чырактан,  
жазуубу, экөөнөн тең ажырагам!

Досумдун кыяматтык түгөйү элең,  
бел тутуп андан сени кем көрбөгөм.

Канымдан бүткөн перзент жок болсо да,  
каниет кылар элем Актаңдарга.

Ишенбей башкага эмес сага дагы,  
жаныма ала кеткем Акшамдарды.

Ажалдан арачалап калалбастан,  
астыңа башымды ийип келип турам». –

Кубарган эне жүзү андан дагы,  
кан-сөлсүз лаал таштай катып қалды.

Дирт эте бойун тартып, эрининен  
уюган кан күйулуп, мындаі деген:

«Арман ай! Үзүлбөгөн байыртадан,  
келаткан түкүм эле бир атадан.

Ал түкүм жок болуптур! Мындан нары  
аталбай калат экен ата аттары!

Жалғандан аты өчүптур Асылбаштын!  
А бирок, ага-тууган эли барсың...

Хан Бакай, жазуу дедиң, аның туура.  
Ким каршы болмок эле буйругуна.

Күнөөң не кечиргидей, Жараткандан  
өмүрүн Манасымдын тилек кылам!..

Баарысы болот дечи, жалгыз гана  
өзүндөн жат чыкканы жаман тура.

Акылман Бақай аяш, ошондуктан  
душмандан сак болгула өздөн чыккан...

Сен мени шордуу дебе, Бакай аяш.  
Баратам балдарыма тизгин улаш...

Жарыгым, кыйналдырбай тилимди алчы!  
Канжарды жүрөгүмдөн сууруп салчы!..». –

Эненин өтүнүчүн кыя албадым,  
канжарды көөдөнүнөн сууруп алдым.

Каткан кан колумдагы ант ургурдун,  
энеден аккан канга жууп турдум.

Койулган каректерин ирмеп аран,  
эненин үнү угулду шыбыраган:

«Кошкула!.. Пейилимди туура тапса,  
Көк Тенир жолуктурап Таңмакшарда...». –

Кан жыты көөнүм бузуп мас кылгандай,  
кыйлагага турдум бойум токтото албай.

Көөдөнүм көнбөй турду: кантип эле  
кандаштар кас болушсун бир-бирине.

Кандайдыр сезим кирип – каарым кайнап,  
түпөгүн сыр найзамдын турдум чайнап.

Кечээ эле адам түгүл кескиленген,  
чөптү аяп карачумун тепселенген.

Чөөлөрдөй кыңышылашып алдап келип  
Кол салуу – кечирилгис шерменделик!

Катылган чөө тукумун өзү келип,  
каарданып, кыргым келди бирден терип...

Кыйраган өргөөсүнө Асылбаштын,  
эненин жансыз денин алып бардым.

Жаткырып куусаң чөпкө, үстүн жаптым.  
Күчүгөн белек кылган кутуну ачтым.

Нурундај алоолонгон кызыл Күндүн,  
кылычты колума алып, атка миндим.

Аккула октой сыйып, кез келгенин,  
кыя чаап аябастан кете бердим.

Билбедим кандай элем, ошол маалда  
чөп эмес аябадым адамды да...

Күзгү күн бешим болуп калса керек,  
окуя так өзүндөй эске келет.

Билалбайм, качкан жоонун арт жагында,  
бар беле өзүбүздүн жигиттер да.

Аларды, Жаман-Кыя деген жерде,  
аскага жанталашып кептелгенде,

качырып ач албарсты шилтегенде,  
кыйылды алтымыш баш бир ирмемде.

Бири да кол кайрыбай, үрөйү учуп,  
тебелеп, бир-бирине башын катып,

алайган аянычтуу түрлөрүнөн,  
эс-учун жоготконун билген элем.

Ал кезде сезбептирмин неден корккон,  
а көрсө, Мар шаасынан, Ак жолборстон,

анан да кызыл жалын ач албарсты,  
көргөндөр туралбаптыр ага каршы.

Аянбай мен канчалық каарым төксөм,  
шааларым<sup>1</sup> менден дагы ашып түшкөн.

Көргөндөр үрөйү учуп сүрлөрүнөн,  
кыйласы өздөрү эле өлгөн экен.

Буларды кийин билдим. Ал кезекте,  
качкындар тар кыяга кептелгенде,

заматта чөптөй чаап сулаттым да,  
жан көрбөй, бурулгамын арт жагыма.

Асканын булуңунда кара ташка  
карасам, кара аргымак малдан башка,

далдалап минген ээсин – төшүн тосуп,  
кишенейт жер жаңырта мойнун созуп.

Ажалдан арга таппай кутулууга,  
айласыз экендигин туйунса да,

тыбырайт жанталаша ээсин коргоп,  
таңыркап карап калдым сезим козгоп.

Шилтебей кылышымды тартып алдым,  
ширидей ал кишиге карап калдым.

Дал ошол абалымдан пайдаланып,  
атынан ыргып түштү канат жайып.

---

<sup>1</sup> Шаалар – Чи-Лу-Сендин дубасы менен жааралган Айкөлдүн белиндеги боз кисеге бекитилген кырк чилтени, ак жолборсу, ажыдаары, ак шумкарь, урунмары, кара чаар кабыланы жөнүндө сөз болууда.

«Кана эми, кандаш боорум, чаап сал!?!» – деп дагдайтып көкүрөгүн турду тиктеп.

Селт этип чочугандай жаман түштөн,  
бой таштап Аккуламдан ыргып түшкөм.

Өкүнүп кылганым, башым салып,  
кечириим сурамакка жакын барып,

жанына Аккуланын қуралымды  
калтырып, кечип бардым шагыл-кумду.

Айбыга төмөн карап, өрүү жерде  
ал турган тектирчеге бардым эле.

«ТАРТ!!!» – деген ачуу үнгө удаа чыккан  
«зүү» деди жебе үнү аба жарган.

Дагы эмне болуп кетти деген ойдо,  
кададым карегимди кандаш жоого.

Каруудан артын карай чаба берген,  
оң колун мыкчый кармап сол кол менен,

кубара түшкөн эрдин кесе тиштеп,  
туруптур ач илбирстей мени тиктеп.

Кылчайдым ким болду деп добуш салган,  
түшүрбөй тарткан жаасын Бакай абам,

керилип таноолору, каны качкан  
жүзүнөн каар бүркүп ашып-ташкан,

керегин тигил жанга октой кадап,  
керилген жаанын огун белен кармап,

коркконбу, же ачууга алдырганбы,  
кыйлада барып анан үн чыгарды:

«Безери! Журт безери арбак урган!  
Шайтандын өзү окшойсун Тенир кууган!

Азгырып, бир-бирине кандаштарды,  
кырдыруу – сага кесип болуп калды.

Безери, безерисин Тенир кечкен!  
Аз болсо Журт түбүнө жетмек элең!..

Жазаңды Тенир берсин. Өлтүртпөстөн,  
телинген улагаңа жеткиртирем!

Тирүүлөй жүнүн жулган канаттуудай,  
томойуп жалгыз баргын, арсыз шумпай.

Ээ болуп дүйнө-мүлккө кайтат деген,  
алышсын, балдарынын кунун, сенден...» –

«Байтөрө деген ушул экен го» деп,  
таң кала тиги адамды турдум тиктеп.

Куулугу, баатырдыгы тең салмакта  
жаралган жан көрүндү ичи кара.

Бул дагы далай жанды қырат деген,  
тунгуюк туюмуш белги берген

бир сезим түшүнүксүз, бирок ачык,  
как жарып көөдөнүмдөн турду атып.

«Сөзүң ак Бакай баатыр кандай айтсан,  
кетирдим жаңылыштык, мойунга аlam.

Аттигин! Тұз кол салсам болмок эле,  
күл калмак коломтоңдо сен келгенде...

Баары кеч, кайтып кайра келәэриме  
күмөнмүн, көзүм жетпейт анча деле.

А бирок Тұрк уулунун ким экенин,  
акыры дүйнө әлине далилдеймин!..

Хан Бакай, катагандын айусуна<sup>1</sup>,  
табарың әмне мени алып барғанда?

Кайталап сен айтканды, анан мени  
кармабай, айдан-ачық кетирәэри...

Кошқула... Туугандарча мындан нары  
жолубуз кесилишпейт, билем аны...» –

Үстүнөн әэси түшүп басар замат,  
токtotкон кишинөөсүн кара аргымак,

тикчийе кош құлагы шамдай жаңып,  
адамча биз тарапка назар салып,

«Коқустан мертинсе әэм, андан калбай,  
бой таштайм» деген өндүү төмөн карай,

сүйөнүп кара ташка учкай гана,  
турду эле секириүүгө даярдана.

Байтөрө сөзүн бүтүп бурулганда,  
түшүнүп иш кыябын андан мурда,

---

<sup>1</sup> Катагандын айусу – Кан Кошой жөнүндө сөз болууда.

«Үстүмө минсөң болду, жеп да жетпейт»,  
дегенсип тизе бүктү, жалын төшөп.

Байтөрө минер менен кош аяктап,  
аргымак кишенеди жаны сыйздал.

Адамдан ақылы артық жаныбардын,  
түшүндүм, өлгөндөргө кош айтканын.

Кишенеп жан сыйздата үч мертебе,  
жаныбар, желдей сыйзып кеткен эле...



\* \* \*

...Тал-Чоқу... Арга кетип турган убак.  
Дарегин билдирбеди қыраан Чубак...

Жазатын Эр Шууту да тапты деген,  
жанараак, кан майдандан кабар келген.

Айбыгып аргын ханы Эр Ажыбай,  
Айкөлдөн да бир нерсе жашыргандай,

карегин карегинен ала качып,  
кетмекчи болгонунда кайра шашып,

«Токтогун! – деди Манас Ажыбайды,—  
көзүндү ала качпай тик карачы!

Турганда ажал конуп каш-кабакта,  
калтыrbай ананкыга ачык айт да!

Шууту да бир билгенин айтпай кеткен,  
сен аны кайталабай айтканың жөн...». –

Ажыбай Айкөл шерин аяй карап,  
жүрөгүн сыйздатпоону қаалап турат.

«Айкөлүм, оозум барбайт...– деди Ажыбай,—  
күмөн ой чындык болду, аттигин ай!..

Мандаидан аккан каны жүзүн жууган  
Чубагың қан майдандан качып чыккан,

камчы уруп Көгалага, белди беттеп  
качканын бектурмада турдум тиктеп.

Атадай мээрим төккөн кыргызыңа,  
сары ногой – Көкөтөйдүн жалгызына,

Бокмурун токтотом деп Эр Чубакты  
кууганда, ок жаңылып жазат тапты.

Бет алып бизден жакын Түрк тукумун,  
кеткенин берен Чубак сен да уккун!

Бәэжиндин сары алтынын чачып кетти...  
Берениң элин беттеп качып кетти...

«Чубактын Түркту беттеп качкандығын,  
Ажыбай, Хан Манаска айтпагының!

Бертинип бели сынат Айкөл Эрен,  
жаратын күчөтпөйлү ...», – дегенинен,

кыйбастан Алмамбеттин айткан сөзүн,  
карабай ала качкам сенден көзүм...

Айтпастан кайра кайткым келген эле.  
Аттигин, Алмамбеттен угам жеме...» –

ушинтип Картқүрөңгө камчы салып,  
Ажыбай кан майданга кетти аттанып.

Суук кабар чагылғандын огуна окшоп,  
уу чачып бүт жараатын кетти козгоп.

Теребел алоопонуп өрттөнгөндөй,  
теңселип турду Айкөл эске келбей.

Мындаиды укмак түгүл өндө эмес,  
иш болду үч уктаса түшкө кирбес.

Өрттөнүп көкүрөгү Айкөл Шердин,  
тиштенет кан чыгара бекем эрдин.

«Качты деп суук кабар эшигенче,  
жазатты кан майдандан тапсам эмне!

Угузбай ушул сөздү кулагыма,  
Кудурет, кум толтуруп койсо кана!» –

дагы эле Чубагына кине койбой...  
Ишенип Байтөрөгө... Дал ошондой,

ойгонуп бүшүркөөнүн бир илеби,  
баягы Байтөрөнү элестеди.

Өңүтүн туура байкап чебер салган  
капканга чаптырылбай аман калган,

илбирстей өткүр көздүү ықчам жанды,  
бир көрүп, өмүр бойу унутпады.

Ошол күн мезгил эле түшүм алчу.  
Анын да өмүрүнүн күзү болчу...

«Түйшүгүн жаз-жай тарткан мээнетиндин  
түшүмүн күздө көрүп баалайт элиң.

Байтөрө, мен жыйнаган түшүм наркын  
баалоону урпактарга калтырамын.

Откөрүп торко электен, калыс карап  
өлчөшөөр акыл өкчөп, таразалап.

Алтайда, Ит-Өлбөстүн талаасында  
кырылган санак жеткис адамдарга,

адамдар анық баасын берген болсо,  
жол бербес кемчиликті кайталоого!..

Касташып каңгай менен жер талашкан,  
екең түпкү атадан келе жаткан.

Акыры өч алуунун кек кубалап,  
а көрсө – жалпы журтту тыйпыл кылат!

Кетирген кемчиликті мен тараптан,  
ондоого мүмкүн эмес эми өч качан!

Көк Төңир! Бар тилегим ушул тапта,  
кыркууздун урпактарын аман сакта!

Жарық Күн өчкүчөкту – бузбай тегин,  
жашасын Жер үстүндө кыргыз элим!!!

Антыйдан тайган күнүм болгон эмес,  
а бирок анын куну түк ченелбес!

Карачы, сансыз колум кыргын тапты... –  
Дал ошол тайбас анттын жыйынтыгы!..

Эң кымбат колумдагы асыл нерсем,  
куну жок жоголорун мурда сезсем,

казалуу бул сапарга аттанбастан,  
Кудурет, болмок беле анттан тайсам?..» –

кыйырсыз түгөнбөгөн түпсүз санаа,  
кошулуп жан сыздаткан жаратына,

ұмұттүү карек кадап кан майданга,  
өткөнүн салыштырат азыркыға...



## ЧУБАКТЫН ТӨРӨЛҮШҮ

...Чабуулу Байтөрөнүн тыйпыл болуп,  
Кантуунун<sup>1</sup> тегереги элге толуп,

көз жашы сакалын жууп, «О Кудайлап»,  
жыгылып, кайра туруп, бизди утурлап:

«Кудурет, кулунумду чын көрдүмбү?  
Калайык, түшүм эмес бул өнүмбү?

Жараткан, жолдугуңа ак боз айттым.  
Жигиттер, кулунума өпкө чапкын!» –

аптыга ый аралаш сүйлөп келип,  
атакем тосуп алды кучак керип.

«Бақдөөлөт, Абылымды алып чыккын,  
иниси абасына таазим кылсын»,-

бошотпой кучагынан, қулагыма  
шыбырап атам менден өтүндү да,

---

<sup>1</sup> *Кантуунун* – хандын ордосу турган жер, хандын туусу сайылган жер. (Азыр Ханты–Мансы деп аталат).

бүтүк көз, быйпык мурун, болбураган  
балага колун созуп добуш салган:

«Кулунум, иниң сенден мажүрөөрөк,  
шондуктан чапкан жоодон каткан элек.

Абыкең сендей эмес, кадыресе  
төрөлүп калғандыгын эч жектебе.

Кетпесин көңүлүнө кичи апаңдын,  
иниңди эркелетип учурашкын...

Абыке, чочуркаба, бачым келгин,  
көрдүңбү, кандай абаң бар экенин!» –

Сөөмөйүн соруп мени карап турган,  
иниме ичим ысып қолум сунгам.

Карабай тарткынчыктап качканына,  
көтөрүп жакындаатым дал боорума.

Денесин болбураган аяр ысып,  
жыттадым беттеринен чоктой ысык.

Ал дагы мойунума башын катып,  
аздан соң жыттап кирди шоркуратып.

Каны бир боордошко даба жок бейм,  
болполойгон Абыкеме шунча элжирайм.

Бақдөөлөт энем дагы басып келип,  
жыттады маңдайымдан мээрим төгүп.

Эл-жердин ыйыктыгын, кымбаттыгын,  
э Тенир, ошол құнұ даана түйдүм...

Кемпир-чал, катын-бала жоодон качкан,  
кубанып үйлөрүнө кайтып жаткан.

Өз-жатка өлгөндөрдү иргеп бөлбөй,  
тапшырдык Жер-Энеге баарын бирдей.

Үй-жайы өрттөнүшүп, өздөрү аман  
калышкан туугандарга бердик жардам.

Үстүнө үй көтөрүп, казан астык,  
кайғысын тең бөлүшүп, көнүл айттык.

Пенденин – пенделиги дал ушунда,  
башкадан бачым көнөт кайғы-мунға.

Төңирдин буйругу ушул, жок деп арга,  
карый-жаш канээт кылышып калгандарга,

күйүтүн ичке катып, ийбей башты,  
кун көрүү өз нугунда өтүп жатты...

...Кыш өтүп, жайдын алды Кошой абам,  
кайрадан Ат-Башыга сапар алган.

Кошой хан кеткенине эки ай толуп,  
кубанды Акбалта хан уулдуу болуп...

Төңир ай, эс тартканы байкаганым,  
ар дайым бир жери кем жакшы адамдын.

Көкөмдүн, Кошой, Бакай, Улакканын,  
«Перзент» деп далай уккам зар какканын.

Улаккан, Көкөм экөө кийинчерээк,  
перзенттин үнүн угуп, сүйүндү элек.

Акбалта абам дагы перзент деген  
тилегин жазбай типеп Көк-Теңирден,

тайынып тыным албай барып жүрдү,  
калтыrbай бириң дагы ыйык жерди.

Акыры Таш-Мазарга аттанмакка,  
Акбалта даярданып жаткан чакта,

түшүнө аян берип: «Жалғыз-Арча»  
мазарын тайынгын» – дейт таң атарда.

Акбалта, Суусар эне таң ық сала  
жетишет «Жалғыз-Арча» мазарына.

Атынан жаңы гана түшкөн абам,  
баланын үнүн угат баркыраган.

Дирилдеп тулку бойу, аяр карап,  
арчанын дал түбүнө жетип барат.

Ката элек киндик каны, жылжылаңач  
наристе жатат жалғыз, бек ыңаалап.

Жалынып, жашын төгүп Көк Тенирге,  
жыгылып, колун созот наристеге...

Карк кылып калың элди көл-көпүрө,  
баланын жентек тойун берген эле.

Ошондо аруу абам Акбалтанын,  
уккамын Көк Тенирге жалынганын:

«Баарына ыраазымын Көк Тенирим,  
балама өмүр бергин, бакыт бергин!

Тилебейм мындан башка, өтүнөөрүм,  
жар болуп наристеме – өзүң бердин...» –

Мекени мусулмандын – арабдардан,  
атайын кадыр салып алдырышкан,

таза кан Сейид Кожо азан айткан,  
баланын атын Чубак деп атаган...

Чубакка удаа эле, кичи энем да  
төрөгөн күнү жетип, эркек бала.

Атакем кубанычын жашырбастан,  
азыраак жашыгандай минтип айткан:

«Жеткирген ущул күнгө Бөгөй абам,  
арбагы уруп кетер аны унутсам.

Абамдын жалгыз уулу Бөгөй-Баатыр,  
Алайдан биз келгенче жазат тааптыр.

Артында тукум калбай өткөн эрдин  
ысымын шул уулума келет бергим.

Уулума Көбөй деген атты койдум,  
калайык, өтүнчүмө макул болгун!». –

Ошентип боз қыроодо Чубакка удаа,  
кичи энем төрөдү эле Көбөштү да.

А бирок асман-жердей айырмада,  
өсүштү бир-биринен эки бала.

Жыл эмес айды санап өскөндүктөн,  
Эр Чубак эрезеге бачым жеткен.

Ал эми Көбөш иним Абыкеден,  
канчалық тирикарак болгон менен,

бой келбет, акыл-эси баарысы тең,  
Чубакка салыштырма жетилди кем...

...Дал ошол Чубак, Көбөш төрөлүшкөн  
кеч күздө, Кантуу элин дүрбөттүргөн,

көп жылы эл эскерип унупаган,  
окуя болгон эле эсте калган.

Баягы Байтөрөнүн кичи аялы,  
калы бар ууртунда Калыйканды,

кошулуп качкан элге – кайтпай калган.  
Иликтеп эч бир жерден таппай калган.

Кыязы, кайра келип түнү менен,  
Байтөрө алып кетсе керек деген,

божомол кеп айтылып эл ичинде,  
шол бойдон унутулуп калган эле.

Безери Байтөрөнүн чабуулунан,  
башы эсен, боору бүтүн калган аман,

кайгысыз үй-бүлөлөр өтө сейрек,  
кемде-кем ар-кай жерден кездешишет.

Калайык жыйын куруп ошондуктан,  
чогулуп аш берүүгө бүтүм кылган,

алкымы «Маралдуунун» кептешинде,  
айтылуу «Жалгыз-Арча» мазары эле.

Кечен күз. Аш берүүгө күн чукулдап,  
жигиттер субайларды келмек айдал.

Таңата аттанышып жолго чыккан,  
бейкапар кобурашып бара жаткан,

жигиттер тири укмуштай үндү угуп,  
аттардын оозун тартып калат туруп.

Бир туруп ыйлагандай унудаган,  
ал анан күлкүгө окшоп ташты жарган,

баягы үн аскаларга жаңырыктап,  
бирде алыс, бирде туруп жандан чыгат.

Баарысы туруп калган дабдырашып,  
акыры тобокел деп бастырышып,

капилет көрө сала ишенбеди,  
киши эмес аттар дагы титиреди.

Айрылган далдалынан кийимдери,  
тытылып канталаган ачык жери,

адамдын кейпиндеги бир макулук,  
арчага далдаланат итче улуп.

«Мынчалык көзүбүзгө көрүнгөн соң,  
качпайлык, не болсо да кармаган оң...» –

деп айтып Бакир деген балбан жигит,  
басыптыр арча жакка аттан түшүп.

Бакирге аны көздөй түз бараткан,  
атылып кол салыптыр алиги жан.

Тытмалап, тиштегилеп тийген жерин,  
угушуп киши өндүү сүйлөгөнүн,

«Кыязы адам эле окшойт» дешип,  
баарысы жабалактап аттан түшүп,

жапайы мышыкка окшош макулукту,  
жалпылап жерге басып кармашышты.

Кылкызыл чычаладай көздөрүнөн,  
кыптындай акыл оту сезилбеген,

оркайгон колу-буттун тырмактары,  
оозунан чыгып турат ички заары.

Жырткычтай жаалданат ашып-ташып,  
жечүдөй тиштерин бек качыратып.

Үнүнүн ачуулугу чектен ашат,  
уккандын бүт денесин калтыратат.

Саксайган төөтапандай<sup>1</sup> чачтарына,  
тикенек ширелиптири бүт баарына.

Аркайган тарамыштуу денесинен,  
адамда болбочудай күч сезилген.

Эгерде адам болсо – анда жапан,  
эч качан эл ичинде жашабаган.

Акыры адам сымал макулуктун,  
арканга чырмап-таңып колу бутун,

---

<sup>1</sup> Төөтапан – жерге төшөлүп өскөн, узун бутактуу, жалбы-рагы ичке, тикендүү бадалча. Илиний аты – **акантолимон**.

атка артып кайра артка жөнөшөрдө,  
сезгенсип коркунучту тигил неме,

кылкызыл көздөрүнөн оттой жанган,  
кан агып жаш ордуна, таң калтырган.

«Жайыма койгулачы!» дегенге окшоп,  
добушу аянычтуу чыгат боздоп.

Алардын аябасын билгенинде,  
чаңырып коркунучтуу чиренгенде,

билектей кыл аркандын эби калбай,  
үзүлөт шамшар менен кыйылгандаи.

Бул жанга бир сырдуу күч дем бергенби,  
кылганы таң калтырды көргөндөрдү.

Ордунан ыргып туруп качарында,  
жигиттер кайра жерге басарында,

урчуктуу ташты алып жерде жаткан,  
иргелтпей өзүн-өзү башка чапкан.

Кандай күч ага мынча бийлик кылган,  
бир уруп асыл башын – жанын кыйган?

Көмөчтөй кош бүктөлүп асыл башы,  
кыймылсыз дирт-дирт этип супап жатты.

Эки күч ортосунда бир макулук,  
эсине келип-келбей калды тынып...

Ишенбей көргөнүнө Бакир балбан,  
энкейди жансыз денге супап жаткан.

Кайрадан таң қалуусу ашып түштү,  
көргөндө эмчегинен аккан сүттү.

«Шумдук ай, ырас эле ургаачы экен,  
чалдыккан күчтүү жинге шордуу белем!

Байкүштүн бар көрүнөт эмчек эмген  
баласы, айланадан издесек дейм?...».

Калтырбай кечке чейин жар-коңулду  
издешип шектүү нерсе таппай койду.

Өлүктү таштабастан атка артып,  
өздөрү келишишкен үйгө кайтып.

Угушуп окуяны элдин баары,  
өлүктү эч кимиси тааныбады.

Капилет Ақбалта абам колу менен,  
тытылган бешмантынын өңүрүнөн,

көгүлтүр жакут көздүү топчуну үзүп,  
карады турган өндүү кенеш күтүп.

«О Тәңир, чала тааныт болуп жатам,  
калайык, Калыйканбы, калп айтпасам?..»

деп айтып, өлүк денин ондол, түзөп,  
өксүдү айткан сөзү жүрөк көзөп:

«Байтөрө! Укум-тукум урпактарың,  
Эгемдин каргышынан арылбасын!..

Агайын, арсыз итти мага окшогон,  
азоонун куйругуна байлап койсоң,

сүйрөлүп таш-талканы чыккан денем,  
жем болсун итке-кушка көмүлбөстөн.

Алданып Байтөрөгө болдум каапыр!  
О эл-журт! Үйүмдү өрттөп, күлүм сапыр!

Дилинде карасы жок Калыйканым,  
кечире алbastырың жаңылганың.

Жашоону эл ичинде туура көрбөй,  
жан үчүн турагына кайтып келбей,

тоо-ташты түнөк кылып... Менден көрө  
намысقا бектигинди көргөздүң ээ!

Силердин киши кийик деп болжогон,  
бул менин Калыйканым – ит кордогон...

Жанымды өзүм кыйсам, Жаратканга  
тирешип домуунган болом анда.

Жазанды сезип турам бергенинди –  
тирүүлөй мин мертебе өлгөнүмдү.

Кошуулуп Калыйканга да бир ирет,  
тирүүлөй өлүп турам, о Кудурет!..» –

Чыланып кызыл канга түйдөктөлгөн,  
чачтарын утур сылап өксүй берген.

Акыры атам барып Акбалтага,  
отурган орунунан тургузду да:

«Акбалта,  
Күнөөндүн жоктугу кыпынча да,  
кашкайган Айдай малым эл-журтуна.

Калғыдай ортосунда күйгөн оттун,  
чакырып Байтөрөнү келген жоксун.

Ал эми Калыйкандын жөнү башка,  
уюттуу жан эле да дили таза.

Тарткыдай ушунчалык азап-тозок,  
никеге кара санап жаңылган жок.

Күнөөлүг болгудай ал не кылды эле?  
Күйөөсү экендиgi жалган беле?

Акылын айнытканы бечеранын,  
жазыксыз аккан каны туугандардын.

Кайгыдан бөксөргөндүн орду толбойт,  
кайрат кыл, эстүү жансың, чөккөн болбойт.

Сен муну Калыйкан деп ырастасаң,  
сөөктүү узатуунун камын кылсаң...». –

\* \* \*

Теңир ай, ошондогу сыр түйүнүн,  
жеттиби билчү мезгил чын-төгүнүн.

Көп жылы перзент үчүн зар какшаган,  
бейкүнөө Суусар менен Ақбалта абам,

муң-зыры жеткен үчүн Жаратканга,  
жабышкан дарттын ээси Калыйканга,

түшүндө аян кылып, Ақбалтага  
перзентин бир боорунун берген турат.

Баары бир күнкүл сөзүн айткан элдин,  
уксам да капарыма албай келдим...

О кийин Бокмурундуң тою болуп,  
барганбыз түндөн, күндөн эл чоғулуп.

Эмнеден башталганын билбейм, анда,  
бастырып барган элем чуу чыкканда.

Токтобой чекесинен аккан каны,  
томсоргон жап-жаш улан сүйлөп жатты:

«Атаңдын кан ичмеси кармаганбы?  
Башыма так салгыдай күнөөм кайсы?» –

жаш улан бул сөздөрүн кимге айтканын  
түшүнбөй, тургандарга назар салдым.

Алдырып ачуусуна, каны качкан  
Чубакты кучактаган Ақбалта абам:

«Теңелбе, бир тоголок қумалакка,  
ээлөнбө, акыл-эсиң жыйын бала!» –

деп айтып, ызалыктан көзү жайнап,  
бириңдейт сакалдары, каны кайнап.

Көзүнчө Чубак менен Ақбалтанын,  
«Канкордун уулу» деген сөздү айтканын,

ошондо бириңчи да акыркы ирет,  
укканым өмүр бойу эстен кетпейт...

...Баягы Жаман-Кыя деген жерде,  
көргөнүм Байтөрөнү турат эсте.

Ар дайым анын атын укканымда,  
жанырчу өктөм үнү кулагыма.

Тартылып карегиме бүт турпаты,  
кыймылы, ал гана эмес аргымагы

сакталып карегимде калган белем,  
жанымда турушкандай сезээр элем.

Чубакты көрө сала ачууланган,  
чын эле таңым артып туруп калгам.

«Чаап сал, кана боорум жалтанба!» – деп,  
Байтөрө турғансыды мени тиктеп.

Келбети, көз карашы, баарысы тең  
койондой Байтөрөгө окшош экен...

Башка эмес өзүмдөн да ичке каткан  
сырымды азыр гана эстеп жатам.

А кийин Байтөрөнүн атак-даңкы,  
чын эле бизге тарап келип жатты.

Бирок эл аны эч качан кечирбестен,  
арадан жарым кылым өтүп кеткен.

Мезгилдин оош-кыйышын эсине албай,  
таштаган тамчы каны унуткарбай,

күн түшүп башыбызга турган чакта,  
кеткени Чубагындын ал тарапка,

арбагың тирүү болсо, Акбалта аба,  
тургандыр чокко түшүп ушул тапта...

Дилиме кир кирелек аруу кезде,  
устатым айткан сөзү али эсте:

«Дал келсе убак – сааты, не тилесен,  
Көк Төңир берээрине ишен» – деген.

Төңирден үмүт кылыш тиленбеген  
пендени кезиктириүү болбойт го дейм?

А бирок дал учурун тактап тилөө,  
колунан ар пендинин келмек беле.

Жер шарты, мезгил, убак көп учурда  
дал келбей, тилек кабыл болбойт тура.

А сенин Чубагыңа тилегениң,  
карачы, кандай таамай дал келгенин!

Эл-жерге кам көрүүсүн тилебестен,  
тилепсин өмүр-багын Көк Төңирден...

Бир кезде түшкө кирип аян берген,  
ак көнүл Жин-Периси сактап келген,

эркине койбой, азыр беренимди  
ээрчитип кан майдандан алыш кетти.

Абыке, Көбөшүмдөн артык көргөн,  
Чубагым аскар тоодой медер элең.

Күнөөң жок сенин такыр, баарысына  
кунөөлүү – бир тамчы кан тамырында.

Байтөрө тамчы канга кошуп өзүн  
таштаптыр эл ичине, жетти көзүм...

Качты деп кан майдандан айтылганын  
каалабайм, ошондуктан ант кыламын.

Көзүмдүн тирүүсүндө, бир да жанга  
айттырбайм, качты деген сөздү сага!..

\* \* \*

Эсине келтирем деп Эр Чубакты,  
Көкөмдүн Бокмуруну жазат тапты... .

Болсо да жаштарында кыйла айырма,  
туйулат тагдырлаштай экөө мага.

Көксөөсүн ичиндеги Көкө аbamдын,  
сыртына чыгарбаган ачуу зарын,

туйчубуз дилибизде баарыбыз тен,  
а бирок колубуздан эч келбекен.

Бир гана кудуреттүү Көк Тенири,  
берсе деп типешчү эле элдин көбү.

Ошентип жылдар өтүп аккан суудай,  
агарды чач-сакалы аппак куудай.

Өмүрү күүгүмдөнүп калган кезде,  
Көк Тенир жүрт типегин берген эле...

Жер кылып кең Таласты, Алтай небак  
эсинен кыргызымдын чыккан убак.

Көкөмдүн жакшылыгын тоскон күнүм,  
тартылат көз алдыма күнү бүгүн.

Жаңжалы жаш жигиттин Чубак менен,  
оорутуп көнүлүмдү койгон белем,

өзүмчө, Көкө аbamдын жакшы көргөн  
дөңүнө жалгыз барып отурду элем.

Салмактуу сакага окшоп кыт күйулган,  
жаныма басып келди Көкө аbam.

Жанагы окуяны төкпөй-чачпай,  
абама айтып бердим эч жашыrbай.

Ошондо ыйык сырын жанга айтпаган,  
уккамын аbakемдин өз оозунан.

Жагымдуу жумшак үнү каргылданып,  
сүйлөгөн сакалы ылдый жашы агып:

«Жарыгым, журт ээсисин, ошондуктан,  
сырымды бир өзүнө ачып жатам...

Күн сайын ушул дөңгө жалгыз келип  
олтуруу адат болуп, калгам көнүп.

Бир күнү адатымча сөөгүм жашып,  
олтургам түгөнбөгөн санаа басып.

Чынында тукуянсыз аалам салуу –  
жалгандан түбөлүккө унут калуу...

Аңгыча шуудураган добуш чыгып,  
карадым арт жагыма башым буруп.

Кармалап тээтетиги чоң түп чийди,  
турганын даана көрдүм жаш келинди.

Непиктен айдай жұзұн жаш чайганын  
билашибай, аны қарап жалдырадым.

Ал анан үч бүктөлө кулдук уруп,  
иийле басып келди улутунуп:

«Атаке, кечириңиз, кулдугум бар,  
токтотту тилегиңиз перзентке зар.

Бирөөнө зар дүнүйө – әкинчиге  
тепселип, кор экенин көргөнүмдө,

ынаадым, бұт ааламдын жалаң гана  
қарама-каршылықтан турарына.

Кызымын Нурперинин, шол себептен,  
ойлогон ойнузду ичинизден,

айттырбай туйғаныма таң қалбаңыз,  
сиздеги жалғыз арман – жок балаңыз.

Ал эми бир тукуму адамзаттын,  
ататпай танып жатат өз баласын.

Жеталбай көздөн учуп тамчы сууга,  
бир пенде күмдүү чөлдө зарлап турса,

ал тиги әкинчиси суудан тажап,  
акпастан соопуганын турат каалап.

Оргуган кичинекей булак көзүн,  
соопутпай сакташ үчүн Сизге бердим.

Атабайм өз атымды, анын анча,  
атаке, зарылдығы жок балага.

Атасы – Эр Төштүгү Элемандын...  
Айтууну туура көрдүм ата дайнын...

Күтүңүз – Күндүн нуру тийген кезде,  
кайыптан бүткөн тулпар Мааникерге,

токумга ороп туруп табыштаймын,  
алыңыз билгизбестен бала дайнын». –

Жел сымал жай чилдеде бүт тулкуму  
ысыткан кандайдыр бир илеп урду.

Огундай чакмак чаккан чагылгандын,  
жаш келин жарык чачып узаганын,

көргөнүм өнүмбү же түш экенин,  
дааналап айрый албай тура бердим...

Арадан канча убакыт өткөндүгүн,  
анда эмес азыр деле айтуу кыйын.

Энтигип, корккон добуш чыккан кезде,  
«Э Тенир, бул неси?» – деп келдим эске.

Жанымда өндөн кеткен Баалы турат,  
жалынып Жаратканга: «О Кудайлап».

Көрсө ал күн кечкирип кеткендиктен,  
«келгин» деп чакырганы карайт экен.

Тикемден турган тейде колум созуп,  
кыймылсыз турганымды көрүп, коркуп,

энтеңдеп дөңдү көздөй шашып келет,  
куйүгүп, карыган неме араң жетет.

Ага мен көргөнүмдү айтканымда,  
бечера, боздоп ыйлап, чакап жашка,

«Абышка, айланайын, бир да жанга,  
оозундан көргөнүндү түк чыгарба!

Теңири миңдегимди берди дегин,  
сөзүндү жалган демек кимдер сенин.

Коқустан Төштүк муну угуп калса,  
бергин деп өз баламды чатак салса,

көңүлүң сынып калаар өлөр чакта,  
Көкөтөй, нукусундан аны сакта?..» –

Билчүмүн, малдан башка Мааникерим,  
айттырбай ички сырды түшүнөрүн.

Эртеси Күндүн нуру тийген кезде,  
кишенеп Мааникерим келген эле,

оролгон ак матага эркек бала,  
кыпчылып ак канкы ээрдин конулунда,

көк жалтаң мөңгү сымак катып калган  
көөдөндө музду эритип, баркыраган

баланын эреркеген ыйын уктук,  
бергени чын экен деп ыйлап турдук.

Заматта эл чогулуп, баланы алышп,  
жентекке май томуруп карын жарып,

чарапал чачылага курут чачып,  
жигиттер мал муудашып, казан асып,

бир дагы жан жок эле кубанбаган.  
Баарынан ашып түшүп таң калтырган,

Баалы энең согончогу канабаган,  
баланы сүтү менен оозандырган...

Теңирдин жазмыши го, ошол күнү  
Хан Кошой той үстүндө келип түштү.

Сүйүнчү айткандарга Кошой балбан  
бериптири атын, киймин, анан жалаң

ичинде суп көйнөкчөн калганында,  
баланы беришти эле шондо гана.

Ал ага маани бербей, дарылдаган  
балага назар буруп азан айткан:

«Теңирим, Казынасы чексиз кенен,  
пенденин үнү жетсе, зарын берген.

Жарашат мактоо, алкоо жалгыз гана  
бийлигин чектелбеген, Теңир, сага.

Берешен жоомарт Теңир, алкаш үчүн  
табалбайм, тилим чоркок, сөздүн бүрүн.

Азыр да бир өзүндөн тилей турган,  
адилет тилегимди кабып кылсан!

Көкөмдүн күнү эңкейип калган кезде,  
муногу жаман уулду бергениңе,

жумурай-журт ыраазы, Кудуреттүүм,  
балага абийир-акыл, өмүр бергин.

Көкөмдүн дүнүйө-мұлқ, мал-жанына,  
ээ болчу перзент бердин. Эми ага

ес бергин, ата баркын баалап билсин,  
эзелтен туткан наркты сактап жүрсүн.

Балабыз болбой калса мейли чыгаан,  
болбурап эл ичинде жүрсүн аман.

Жер-Эне, калайык калқ, көргүлө эп,  
атадым пензент атын Бокмурун деп.

Ылайык көрбөй атын чанбагыла!  
Ырымдап койдум аны, танбагыла!» –

Ушинтип барк-барк этип Кошой абаң,  
жаманга Бокмурун деп ат атаган...

Жарыгым, жанга ачпаган сырымды ачтым,  
бүгүнкү уккандарың ичке каткын.

Неликтен муну айтып жатат дебе,  
Акбалта экөөбүздүн бешенеге,

жазылган буйрук иши ушул экен,  
муну сен уккан жоксун – чыгар эстен.

Чубагың Акбалтаның өз баласы!  
Оз каным – Бокмурунум менин дагы!

Бул сырдын сакталаарын билем ичте,  
бир гана тентек желден шек кетпесе...» –

Көкө аbam мына ушинтип сөзүн бүткөн.  
Мен болсо укканымды ошол құндөн,

шуп азыр Ажыбайдан кеп укканча,  
эсимден чыгаргамын караманча...

Теңир ай, Кошой хандын тилеги да,  
убакты-саатында айтылганга,

айныгыс көзүм жетип турган кезим.  
Антпесем болгон ишти не демекмин.

Жамы журт кадырлашып Эр Көкөмдү,  
жалгызын жер бастыrbай бөпөлөдү.

А бирок эркеликке жендиrбестен,  
болбурак Бокмурунум эстүү өскөн...

«Агаин, атакемдин арбагынын  
алдында, милдетимди аткарайын.

Эсепсиз күтүрөгөн малы калды,  
сан жеткис салыктарда алтын-зары.

Өзүнө сообу тийсин, көргөн-билген  
тамшанып сөз кылгыдай ашын берем...

Атакем те түпкүрдөн келе жаткан  
салт-санаа, үрп-адатты бек сактаган.

«Түбү бир, чачылбасын кыркуузум!» деп,  
түн-күнү кылар эле атам тилек.

Алыстап бара жаткан туугандарды,  
калтыrbай эч кимисин чакыралы.

Көнүлдө майда-барат таарынчтар,  
келишсе – сыр чечишип, унут калар.

Ашына айтпады деп кек кылбасын,  
кошуна кангайларды чакыртайын.

Көкшүнү сууп кетсин кангайлардын,  
көргөндө қыргызымдын көкжалдарын!..»

Ушуну убагында эстүүлүк деп,  
улуулар туура көрүп, аш카 кам жеп,

айтылуу ашын берип Көкө абамдын,  
армандуу Бокмурунум, эмне таптың?

Биримдик – сен мактанып сыймыктанган,  
түбү бош болуп чыкты, аттиң арман!

Чындыкты чыркыраган кайда катам!  
Чатагы жети хандын ашта чыккан,

акыры ушул күнгө такаганын,  
азыр мен толук бойдон мойунга алдым.

Эскирип бара жаткан жарат оозун,  
жаңырткан, Бокмурунум, сен болупсун.

А бирок өкүнгөндө азыр андан,  
Кудурет, кайсы менин табар пайдам?

Бир гана көнүлүмдү жубаттырган,  
күйүттүү көөдөнүмө кир салbastan,

арбагын уят кылбай Көкө абамдын,  
аруу дил бул жалгандан узаганың...



\* \* \*

Көзүнөн томолонгон мончок жашы,  
көөдөнүн Айкөл Шердин жууп жатты.

Өзөгүн өрттөп турган ачуу арман,  
өткөнүн Айкөл Шердин эске салган...



## ШОЙ-БО АЯРДЫН АҚЫРКЫ ӨТҮНҮЧҮ

...Чатагы Түрк уулунун четке тарап,  
Чоң-Күнгөй канғайлары угуп калат.

Бир кезде кылдык дешкен тукум курут,  
бириккен кырк тукумдун даңқын угуп,

кайрадан баш көтөрүп алыптыр деп,  
канғайлар каары кайнап, жинденишет.

Кытайдын чоң уруусу маңгый деген,  
kadimki Чоң-Күнгөйдү жердешишкен.

Алардын кол баштаган аскербашы,  
Чань-Тянь – ташты жарган атак-даңқы,

өзүнө дегеле бир жан теңебей,  
жаралган жалгыз гана мен дегендей,

дөөгүрсүп жүргөн кезде чыккан кабар,  
укмуштуу белги берди жан сыздатаар.

Түспөлү дудукка окишош ансыз деле,  
түнөрүп өтө сейрек сүйлөр эле.

Укканда суук кабар – баягыдан  
күчөдү түнөргөнү үн катпастан.

Бир жерди теше тиктеп, кирпик какпай,  
өткөрдү убакытты бир аптадай.

Ал качан козголгондо орунунан,  
аскерлер тизе бүктүп күтүп турган,

шамалдан жапырылган камыштардай,  
шашыла жыгылысты жер кучактай.

«Түбөлүк коштошууну жарык менен,  
түгөнгүр, кими бизге буйрур экен?», –

деп ойлоп, ар бир жоокер жалбырактай,  
дирилдеп ажал күтөт өйдө турбай.

Калтырап коркуп жаткан аскерлерин  
карады, жашырбастан жийиркенгенин.

Буқадай жерди челип чачкан күлдү,  
коошпой турпатына чыккан ұнұ,

кысылган, чыйылдаган добуш менен,  
кыймылсыз аскерлерге мындаі деген:

«Койнунан эр карматкан катындардай,  
коркоктор, тургула бат калтырабай!..

Бөлүнүп төрт бөлүккө, төрт тарапка,  
токтоосуз азыр баарың жол тартқыла.

Эмненин богун жешип жүрүштү экен,  
алиги Чоң-Бәэжинде аяр деген?..

Буруттун өчкөн отун тутандырган  
баланы эмнеликten жок қылбаган?

Ал азыр күчкө толуп калган бекен?  
Анда биз уттуруппуз, акылы кем,

алиги улуу аярды Шойбо деген,  
акыры ууга кактап өлтүрттүрөм!..

Түн бойу жылдыздарды түгөлдөшкөн,  
түйүндүү сырларды бүт билем дешкен,

төлгөчү, балчылардын баарысын тең,  
токтоосуз апкелүүгө буйрук берем!..» –

кайрадан үн чыгарбай тымып калды.  
Каапырды «Нескара» деп аташканы,

мына ушул дүлөй-дудук мүнөзүнөн,  
мангыйлар ылайыктап ат беришкен.

Кеп кылат көрүшкөндөр Нескаранын,  
көөнү айнып, түспөлүнөн, кусушарын.

Түйүлгөн жар кабактуу, эпсиз башы,  
түксөйгөн, ортосу алыс кыска кашы.

Кыйшайган бүтүк көздөр орун алган,  
көргөндү таң калтырып – как чыкыйдан,

булчундуу тарамыштар кош жаагында,  
бултуктайт сыртка тээп, каарданса.

Кобулдуу кош таноодон чыккан деми,  
ургандай кыш чилденин ызгаар жели,

сакалын, муруттарын сейрек чыккан,  
сербейтип туш-тарапка үйлөп турган.

Чүйлүсү бүлкүлдөгөн кыска мойну,  
чаначтай Күнгө көпкөн тулку бойу,

буржуяуп мүчөсүнүн булчундары,  
букага түспөлдөшөт кыймылдары.

Ченемсиз күчкө эгедер ушул жанды,  
канғайлар сыймыктанып дөө атаары,

кабары жетпеген жер жокко эсе деп,  
кытайлар кадырлашып салышчу кеп.

Каарданды мына ошол дөө каарын төгүп,  
канғайдын аярларын боктоп-сөгүп,

«Кандайча каргыш тийген буруттардын,  
кашайып, көрбөдү экен шер баласын?

Болбосо, билип туруп ичке каткан,  
бар белем эл саткыны аярлардын?

А балким, баарысынан туурарагы,  
жар болуп буруттардын чоң кудайы,

көздөрүн ныл бастырып аярлардын,  
көргөзбөй сактаган бейм шер баласын?..». –

Түн түшүп, үн чыгарбай, бирок ичтен  
өзүнө суроо берип сан миндеген,

кәэсине ылайыктуу жооп тапса,  
жоопсуз калат көбү караманча...

Кетишкен аскерлердин алды кайтып  
келишти, төрт тараптан кабар алып.

Ачылган бал китебин жылдыз санап,  
аалымдын бир нечесин алдына айдап,

аскери Нескаранын, мурду кесик,  
айоону эч билбegen Гу-Чонг кирип:

«Таксырым, айтканымды туура тапсан,  
сөздөрүн угуp көргүн булар айткан.

Айбаттуу арыстаным, табар арга  
али да бар көрүнөт, туйумуда»,—

деп айтып, эки колун бооруна алган  
карыйны алып кирди ак сакалчан.

Кийгени – айлуу түндөй жалтыраган,  
кара көк – Ай, жылдыздын түсүн салган

матадан жер чийдире кемсөл кийген,  
менсинген каректери көптү билген,

башында көк такыя куп жарашип,  
акылын айгинелеп турат жаркып.

Өзүнүн өнөрүнүн баасын билген,  
өктөм жан, каректерин ирмебестен,

кадалтып калдуу көзүн Нескарага,  
кеп айтты салмак менен үн чыгара:

«Буркандын буйруганы, Нескара дөө,  
буга сен бизди айыптаап күнөөлөбө.

Бичикке анын аты жазылыштыр,  
баарыбыз кабардарбыз, сен угуp тур:

ал түшкөн жерге көктөн нур чагылып,  
чагылган чакмак ойноп, сел ағылып,

түшкөндө энесинин курсагынан,  
түйүлгөн муштумунда уйуган кан.

Түн түшүп, кайра жаңы сүрүлмөк таң,  
төбөдө күйүп турмак тогуз ак шам.

Буркандын бул белгиси болгон жерге,  
аярлар учурунда барган эле.

А бирок Улуу хандын буйругунан,  
аярлар Таш-Калаага кире албаган.

Эң кенже бир тууганы Улуу хандын,  
Азиз хан тандаттырып жар алганын,

урматтуу Нескара дөө, уккандырсын,  
убада-шерт кылганын Улуу хандын?

Шартында: ханайымдын тынчын алган,  
айрылмак, жебе тийип, чымын жандан.

Чагылган чакмак ойноп, сел акканда,  
аярлар батына албай шерт бузганга,

уруксат алып туруп Улуу хандан,  
убакыт-саат өткөн соң араң барган.

Бойунан бошоно элек ханайымдан,  
алты аяр жан соогалап араң калган.

Арадан үч ай өтүп, анан гана  
төрөлгөн сүннөттөлгөн эркек бала.

Бичикке аты түшкөн ошол бала,  
Көйкапта окуп жатат ушул тапта.

А бирок ал баланын аты Алмамбет,  
Бичикке түшкөн эле ал «Манас» деп.

Бар болуп Улуу лама, баардык аалым,  
чечмелеп сөз маанисин, анан анын

кошумча Алмамбеттин аты дешип,  
кеп бүткөн ушул ойго баары бекип.

Эмнеге таянганын азыр айтам,  
эгерде Нескара дөө купак салсан...

«Манастын» маани-жайы не билдирет,  
мен аны түшүндүрүп айтуум керек.

Жараткан не жаратса – баары жандуу,  
адамдын жаны болот түбөлүктүү.

Жан-досу учуп кетпей бийик көккө,  
байланып жерде калат түбөлүккө.

Эл-жерин өз жанынан кымбат көрөт,  
калкалап, өзүн кыйнап жүрө берет.

Мындай жан эзелтеден чанда гана,  
жаралган Жер-Эненин тагдырына.

Кыямат-кайым күнү келгичекти,  
калкалаар алыпейим<sup>1</sup> шерибизди,  
  
биз билген илим сырын толук бойдон,  
балага үйрөтүнү чечип койгон.

Ошентип ушул тапта ал балабыз,  
Көйкапта жүргөнүнөн кабардарбыз.

---

<sup>1</sup> Алыпейим – айкөл деген мааниде.

Ал эми азыр минтип аты жаңы,  
агарып тұнду жарған таң сыңары,

угупсун Шер баласын буруттардын,  
чын эле аты Манас аталаарын...

Бул демек: Көк-Теңири тигилердин,  
баладай Бурканыбыз бизге берген,

көремет ырыскысын аябаптыр.  
Кантебиз, колдон келбейт, түшүн баатыр...

Өрттөп ий баарыбызды, бирок андан  
өзүң бил, канча экенин табар пайдаң.

А эгер кеңеш салып кеп сурасаң,  
анда мен арга болоор акыл айтам...». –

Калдуу аяр сөзүн бүтүп, Нескарадан  
кашқая жооп күттү тартынбастан.

Тұнөрүп кирпигин да ирмебестен,  
түзөлбөй бир калыпта жер тиктеген,

темирдей әрки күчтүү аскер башы,  
тигиге карек кадап минтип айтты:

«Аярым, теңаталық кылганыңа,  
аргасыз баш ийдирген өнөрүң да...

Сөзүндүн тууралығын туйумумда,  
сөзгемин өзүм деле сенден мурда.

Туура айттың, Чоң Кудайы өзү баштап  
колдогон Пири аны келди сактап.

Өтүнөм азыр сенден, Шойбо аярым,  
не биссен ал жөнүндө баарын айткын!» –

«Кетирсем пенделикти Улуг Тоодо,  
Бурканым, кечире көр, кылдым тобо!» –

ушинтип Шойбо аяр күбүрөдү,  
улантып өз пикирин, башын ийди:

«Сен дагы керт баш эмес – элин үчүн  
сураган талабыңа башымды ийдим...

Тайынып, тазалануу максат менен,  
жап-жалгыз, Улуг Тоого барган элем.

Ошондо Көк жылдызым сыр чечишкен,  
ободон нурун төгүп мындай деген:

«Жетпеген бир ирмемдик убакытка,  
жериңе бүлүк салар ушул тапта,

бир Шердин төрөлгөнүн сезбедиңер,  
жыл эмес күндү санап күчкө кирер.

Тоодогу кереметтүү ыйык жайда,  
бир адам билим берет Шер балага.

Жар болуп жаратканы, Пири көлдойт,  
жеткиче тилегине тоскоол болбойт.

Жок кылуу – нурдан бүткөн ал баланы,  
жараным, колунардан келбей калды...

Тең келбес ага эч ким, анан бирок,  
жаралган өлбөс болуп жандууда жок.

Жарыкта жандуу аттуунун баарысы тен,  
жаралат сөзсүз түрдө бир жери кем.

Дал ошол кемтик жерден алдырарын,  
дегеле туйбайсыңар, жарандарым.

Кемтиги Шер перзенттин зардан бүткөн:  
Ай, жылдыз шире-нурун көктөн төккөн,

тепшиге ал ширени тосуп алып,  
чайқаган киндик эне ага салып,

сол колдун оту турган ай далыга,  
билбеди, шире тийбей калганына.

Жалынганд учурунда бир Төнир деп,  
жан эти коргошундай эрип кетет...

Жараткан тайбастыгын калыстыктан,  
жараным, болот го дейм шундан түйсан.

Болбосо, өзү коргоп сүйгөн жанды,  
канакей, кемтиги жок жаратканы?

Сен уккан «бир ирмемге жетпейт – деген,  
силердин жарык жерде он жылга тен...» –

Түнөргөн Көк жылдызымын ушуну айтып,  
түнөгүн салмак менен жай айланып,

жымыңдал муздак нурун төгүп мага,  
жылмышып кирип кетти ак булутка.

Ааламдын сырын ачуу кечкис күнөө,  
аргасыз мойунга алдым аны мен, дөө...

Акылым эң акыркы сага кошор,  
аракет кылып көргүн, балким болор.

Колдосо кудуреттүү Улуу Буркан,  
кармашып Шер баланы тыңдым кылсан,

эл-жерди келе жаткан бүлүнүүдөн,  
эреним, эсен сактап каларсың дейм...» –

ушинтип Шойбо аяр сөзүн бүтүп,  
тигилди Нескарага жооп күтүп:

«Эмне кыл десен азыр Шойбо аяр,  
эрениң баардыгына турат даяр.

Аягы эмне менен бүтсө дагы,  
жоопту эл алдында бир тарталы.

Акылды өзүң кошкун. Күчтү – мага  
Ишенгин, мен ишенсем кандалай сага.

Женисем бирге артып Эр уятын,  
женсем сен жеңиш балын бирге таткин». –

Айоосуз кол башчынын қуулугуна,  
акылдуу аяр ичен баа берди да,

баш тартсын же тарпасын сунушунан,  
башка жол жок экенин билип турган,

пенде эмес аалам сырын билген Шойбо,  
пейилинде туура көрбөй батты ойго.

«Аттигин, урмак болду Эр кусуру», –  
деп ойлоп сар-санаага батып турду.

Ал анан сырт жагынан сыр бербестен,  
акырын үн чыгарып мындай деген:

«Болуптур, бар дилиңден аскербашым,  
күнөөсүн тартың келсе ыйык жандын<sup>1</sup>,

даярмын, эки дүйнө жыргалынан,  
дегеле кейибестен башым тартам.

Кылымды жашап бүтүп, жети жаштын –  
быйыл жай босогосун аттагамын.

Дүйнөгө түркүк болбойм ансыз деле,  
сапарым арып калган курак эле.

Эгерде өзүңө оордук кылган жүктүү,  
кааласаң бир чал менен бөлүшүүнү,

дагы айтам, мен эч качан баш тартпаймын.  
Баштагын аскериңди, мен даярмын.

Жер алыс, анан дагы жооң күчтүү,  
жаш бала – Жараткандын сүйүктүүсү.

Айбаттуу арыстан жүрөк аскербашым,  
өзүңө кадыр салып бар сурарым:

женисең ушул сапар ал баладан,  
жоолашпа аны менен сен эч качан!..

Турам деп убадага берсең антты,  
туурасын айтам качан аттанаарды». –

Амалы куруп туруп аскербашы,  
талабын Шойбо аярдын туура тапты.

Ошентип, кийинки жыл эрте жазда,  
аттанмак болушту эле буруттарга...

---

<sup>1</sup> Ыйык жан – Айкөл Манас жөнүндө сөз болууда.



\* \* \*

...Тал-Чоқу... Жандан өткөн ызгаар эми,  
алмашып ысық күнгө, бүт денени  
туздуу тер былжыратып эзип турат.  
Тынымсыз сасық жыттуу аптап урат.

Кан-ириң аралашып туздуу терге,  
жагымсыз таасир берет Айкөл Шерге.

Берен Шер назар бөлбөй бирок ага,  
кайрадан карек кадайт кан майданга.

Бозоруп, чан үйулгуп жаткан тарап,  
биринчи кагылышын эске салат.

Канчалык кайғы басып турса дагы,  
каңгайдын Нескарасын качырганы,

эсине түшө қалып, «бырс» деп алды,  
эрендин жарк дей түшүп каш-кабагы.

Букадай бир мойундуу алп-дөө шердин,  
буралтып койуу чанды качкан жерин,

каректен жай сыйырды Айкөл Берен,  
кан майдан бир тынымга чыкты эстен.

«Кайраным» деп эскерип хан Бакайды,  
кагылыш көз алдынан жай чубады...



## НЕСКАРАНЫН ЖЕНИЛИШИ

...Ал кезде тогуз жаштын жаңы гана  
аттагам астанасын ошол жайда...

Аскерин коштоп келген Кошой абам,  
Алтайга баарын таштап, өзү кайткан.

Бул жакта: ногой, нойгут, аргын, найман  
дагы да көп сандагы майда уруудан,

кол топтоп, аскер курап тынч жатпастан,  
машыгып, согуш сырын билип калгам.

Бейгамдык коркунучтуу экенине,  
баарынын көзү жетип калган эле.

Эч бири каршы болбой ошондуктан,  
эп көрүп аскер ишин жактырышкан...

Апакем башкалардан артыгыраак,  
аскердик ойунума көнүп бурат.

Ал мага жагар эле, бирок ичтен  
апамды асқиялайм сыр бербестен:

«Келиңиз, Эштек Баатыр – Кайталанган!  
Жагабы аскер иши мен алпарган?

Салыкта зарыңыздан жоокерлерге,  
сарамжал мардын досу, берээрсиз ээ?

Көнүлү өз жайында сардарлардын,  
билирсиз өлүмгө да тик каарын?» –

Апакем тамашамды кай бир кезде,  
чын тутуп бет оттору кызарчу эле.

«Түгөнгөн каңгайлардын аярлары,  
түшүрүп те түпкүргө марды-зарды,  
  
түбүнө Эштек хандын жеттик дешкен,  
түйтөйгөн мен байқушту эстешпестен.

Теңирдин калыстыгы – таятаңдын  
тактысын кур калтырбас уул таптым.

Ата-энем, армандуу өткөн асылдардын,  
аттарын өчүрбөгөн өзүң барсың!

Мен эмес – жалпы қыргыз элин үчүн,  
сан жеткис зар-алтыны, мал-мұлкүсүң!..

Билемин, сардарларың сыймык менен,  
сезерин не байлыкка ээ экенин.

Колунда турса байлык кол жетпеген,  
көр дүйнө аскериңе керек дебейм.

Кызыгып көр дүйнөгө бир кезекте,  
Кыз-Көлдүн түбүнө атаң жеткен эле.

Жарыгым, жашоомдогу медер туткан,  
жалынып бир өзүндөн сурай турган,

жапжалгыз өтүнчүмдү четке какпа,  
жалғандан өткүчөкту эске сакта!

Карегим, кулу болбой көр дүйнөнүн,  
карапаман калкыңдын камын көргүн!.» –

Уялыш оруну жок тамашамдан,  
унчукпай жерди тиктеп, кетип аргам,

өзүмө-өзүм ичтен ант бергемин,  
эч качан мындан нары апакемдин,

көңүлүн оорутуучу сөз айтпаска,  
кызыгып дүйнө-мүлккө көз артпаска.

Ичимде ушуну ойлоп, бирок не деп,  
айтууга ылайыктуу табалбай кеп,

бетимден отум чыгып турганымда,  
береним Бакай келип түштү арага:

«Чыйырды, арыбагын, алың кандай?  
Ишине Манасыңдын жетине албай,

кубанып турган кезин қут болсун деп,  
кудайдан бар дилимден турал тилеп.

Эреним эрезеге эсен жетип,  
элине кам көргөнү мына минтип,

көөдөндө көп санаадан арылтса да,  
көңүлдү мүмкүн эмес тынчытууга.

Жердин да кулагы бар, ошондуктан  
жетесиз бирөө-жарым арабыздан,

көралбай, Байтөрөдөй кечэеки эле,  
кылбасын чыккынчылык Эрениме...

Капыстан қаңгайларга қаңшаар кетип,  
борбойун көтөртпөстөн түпкө жетип

койбосун, көралбаган кас-душман деп,  
күн-түнү санаам тынбай тынчым кетет.

Мерчемдүү жер-жерлерге аскерлерден,  
малчылар, данчылардын кейпин кийген,

караалды койдуралык тынным албай,  
кабарды берип турсун тынчып қалбай.

Ойумду Манасыма билдиргени  
келгемин, Батмазуура, кенешели...» –

акылдуу көздөрүнөн төгүп мээрим,  
апама, мага карап бүттү кебин.

Өкүнүп өмүр бойу ошол күндөн,  
өзүмө күнөө койуп кечирбекен,

орунсуз тамашамдын жыйынтыгы,  
апамдын көңүлүнө так калтырды.

Ошондон тартып апам, аскер ойну  
ойнолгон жерге такыр келбей койду...

Алтайдын аймагында баардык уруу,  
атайы жыйын қуруп, бүтүм кылды.

Каңгайга чектелишкен жер-жерлерге,  
жашыруун караалдарды койгон эле.

\* \* \*

Ойроттор, кангайлардын чектерине  
аймакташ эл жашаган бардык жерге,

тымызын жайгаштырган караалдардан,  
түн-кунү тынымы жок кабар алган,

чынжырдай бир-бирине илинишкен,  
чабарман-чапкынчылар илгиртпестен,

угулса шектүү кабар тигил учтан,  
түз эле хан ордого жетип турган.

Аяндык<sup>1</sup> көпөс барып Чон-Күңгөйгө,  
Ай бойу соода кылыш жүргөн эле.

Бир балчы бал китебин ачып жатып,  
байкады ал көпөскө назар салып.

Жанына басып келип шашқалактап,  
жашыруун кулагына минтип айтат:

«Жалгыздап, жан адамга кошулбастан,  
жээгине дарыянын кечте барсан,

жаңылбай айтканымды так аткарсан,  
жазылган бал китеpte сырды ачам»,—

---

<sup>1</sup> Аяндык – шаардын аты.

шыбырап соодагерге ушуну айтып,  
шашылып балчы артына кетет кайтып.

Көпөстөн айла кетип: «Не болсо да,  
көрөйүн буйурганын маңдайыма», –

деп ойлоп, айласыздан кечке таяп,  
дайранын жээгин бойлоп жалгыз барат.

Камышты шыбырттатып, арасынан  
көпөскө кел бери деп кол жаңсаган,

балчыны көрөр замат, бир тынымга  
буйдала туруп калат орунунда.

Кайрадан «бар тобокел, көрөйүн» деп,  
камыштын арасына басып кирет.

Билалбай кооптонгон түрү менен,  
балчыга суроо узатат мыңдай деген:

«Быкпирдай кайнаган эл арасынан,  
пейилинiz түшкөнүнө тобо кылам.

Кулачым анча деле кең жая элек  
көпөсмүн – ушул ишти кылган эрмек.

Максатым: жер кыдырып, элди таануу,  
ал элдин өскөнүнөн өрнөк алуу.

Жеринен женилирээк өздөштүргөн,  
буйумду эл-жеримде кездешпеген,

арзанга сатып алып элге алып барам,  
анымдан куру калбай пайда табам.

Жараткан күнөөлөсө ошол үчүн,  
жарлыгын уга турган күнбү бүгүн?

Андан да таң калғаным – кайдан жүрүп,  
алғансыз мен сүйлөгөн тилди билип?.» –

Көпөстүн суроолорун укпагандай,  
токулган камыш таарда олтуруп жай,

согулган кызыл талдын кабыгынан,  
салмактуу китең алды, баштыгынан.

Этиет таар үстүнө койуп аны,  
эч нерсе айтпай, аяр барактады.

Бойолгон чаар түстөгү керик тыштуу,  
бал китең – барактары жыпар жыттуу,

Ааламдын терең сырын ичке каткан,  
үн салат жаргак барак шыбыртtagан.

Сыйкырлуу сырдын ээси – балчы дагы,  
тунжурап бир кыйлага үн катпады.

Басыңкы күнүрт добуш угулганда,  
баятан чочуп, сүрдөп күткөн жанга,

бастырган жүктү алғандай бирөө үстүнөн,  
женцилдей, демин тартып үшкүрүнгөн.

«Жарыгым, азан-казан эл ичинен,  
Жайы бар кайрылганым эмнеликтен.

Жылдызды бешененде жанып турган,  
муногу жылдыз менен салыштыргам.

Жылдызың бул жылдызга бирдей келди.  
Жыйынтық чыгарууга түрткү берди.

Жер кезип көптөн бери издеп жүргөн,  
жигитти тапканым кылбайм күмөн...

Жалганда өтө сейрек аң терини,  
жарыгым, алган жериң эсиндеби?

Тоголок жетим элең ошол кезде,  
топ менен иш баштаган кезин әле...

Боорукер бир ургаачы сени аяган,  
бир сырдуу аң терисин тартуу кылган.

Дал ошол аң теринин арты менен,  
сен ушул даражага жеткен элең...

А бирок ошол бойдон сен ал жакка,  
кайрылып экинчи ирет барбадың да?..

Татым туз же болбосо бир тамчы суу,  
жашоодо, эгер билсөң адам куну.

Ал эми сага берген байлык кунун,  
мойнуна жүк кылышат бүт тукумун.

Урпагың карыз кылбай ошондуктан,  
жүгүндөн кутултаар бир арга табам.

Берметтүү кундуз тери берген жандың,  
баласын бир кырсыктан сактап калғын!

Адамдык парз-милдетиң бул айтканым,  
ал азыр уккун анын каршы жагын.

Азыркы укканыңды башка жанга,  
айтууга ой жүгүртүп болбо убара.

Анткени, ойгоондо эмес – уктаганда,  
артындан аңдытаарым эске сакта.

Айтканды кыйشاюсуз түз аткарсан,  
ажалдан өзүн, элин қалат аман.

Кылпындай шек билгизсең – бейқут жаткан  
элиңдин аты өчөт бул жалгандан.

Керт башың, элин-жериң қымбат десең,  
кыласың мен айтканды қыңқ этпестен!..

Кесибиң эл қыдыруу болгондуктан,  
колундан келерлигин билип турام.

Таң заардан кербениңди жолго камда,  
жүрүп кет шек туудурбай бир да жанга.

Бир кезде жетимдигиң көрүп, кыйбай,  
эч кандай пайда көздөп, колко қылбай,

жакшылык қылган жанга түз баrasың,  
акыры кайтарууга кайрымжысын.

Жарыгым, эмнени айтып жатканымды,  
эскерип, эсиңе азыр сала алдыңбы?

Жообунду угуп туруп – ал тарапка,  
айтамын баарыңды не максатта», –

деп айтып, балчы кескин сөзүн үзөт,  
көпөстөн көзүн албай жооп күтөт...

Көзүнө соодагердин те илгерки,  
күндөрү кордук көргөн элестеди.

Томолой жетим бала тирикарак,  
жалданып бир көпөскө сапар алат.

Кербенчи кишилердин баарысы тен,  
кенедей аяшпастан кемситишкен.

Башчынын досу барын алыс жакта,  
баарысы барышарын шол тарапка,

«Көзгө атар мерген жигит» деп айтканын,  
кулагы чалар эле жаш баланын.

Жол тартып тыным албай келишти эле,  
жапжашып бир ажайып кооз жерге.

А бирок эңсеп келген кербен башчы,  
досунун өлгөндүгүн элдер айтты.

Ал эмес араздашып ханы менен,  
мергендин туугандары көчүп кеткен.

Көздөгөн иши онунда болбой калып,  
көпөстүн пулу күйүп, ачууланып,

ал ишке күнөөлүүдөй, баарысынан  
ачуусун чыгарды эле аябастан.

Олжосу болбогонго анча деле,  
кайтуунун камын көрүп жаткан эле.

Көнүмүш адатынча туш келгени,  
койгулап ал жетимди муштай берди.

Тигиге-буға чүркәп жанталашып,  
тушунда турғандарды билбейт ачык.

Бир кезде жону «тыз» деп ачышканда,  
чыдабай катуу тийген камчы уусуна,

чыңырган баардык үнү жетишинче,  
чынында, нааразы эле Көк Тенирге.

«Бүтөгөн мен болсом да жер тешигин,  
боздотпой бул жалгандан алгын!» – деген

үнүнө жооп кылгандай чыркыраган,  
угулган сүрдүү добуш так жанынан:

«Балага кол тийгизбе, канкор наадан!  
Мындайга жазаң жокпу, о Жараткан!

Убалы жазыгы жок бечеранын,  
урарын акыры бир – эсиңе алгын!» –

Камчысы кайра жаңы шилтенбестен,  
капыстан чыккан үнгө чочуп кеткен,

көздөрү чанагынан чыга жаздал,  
көпөс да туруп калган аны карап.

Жетимче – кудуреттүү Көк Тенирге,  
көз жашы чындал эле жеткенине,

калтырап кубангандан ыйлап турду,  
кароого батына албай жүзүн бурду.

Жупжумшак кол тийгенде маңдайына,  
жүмүлган көзүн ачып карады да,

сөөлөттүү бир аялды жашы улгайган,  
көрдү эле мээрим төгүп карап турган.

Токtotуп ыйлаганын, жашын аарчып,  
томсоро карек кадап, турду катып.

Колунан өткөн ысык бүт денине,  
керемет жылуулукту таркатты эле.

Кадалтып каректерин жаш кылгырган,  
ал аял каргылдана добуш салган:

«Карегим, келечегим каранғы деп,  
кайғырып жабықпагын, жарығы көп  
алдыда, ағын суудай өмүрүң бар,  
а бирок бул кордуктун тагы калаар...

Тең келбес бүт тургандар ушул жерде,  
болосуң эсеп жеткис байлыкка ээ.

Ошондо ушул күндү унутпагын,  
ойуна өмүр бойу бек сактагын.

Кордолгон бечераны көргөнүңдө,  
кош көнүл карап ага өтүп кетпе!

Кайырчы-мискиндерден аянбаган,  
карегим, боло көргүн кайрымдуу жан». –

Ал аял сүйлөп бүтүп, ошол замат  
өзгөрүп бет түспөлү, сүрдүү карап,

көпөскө ансыз деле калтаарыган,  
каардуу карек кадап минтип айткан:

«Көпөсүм, аман-эсен өз элине,  
баланы милдеттүүсүн жеткиргенге.

Ойлобо бул баланы жок кылам деп,  
каараса нээтиң кокус – койгун эстеп,

калы бар, көрүп алгын – он уйулда,  
каласың бул баланын кусуруна.

Көрсөткөн буга чейин кордугундун,  
жазықсыз жазасы үчүн, жалгыз уулун

жабыркап жүрүптур го талма оорудан.  
Жан бооруң калсын десен өгер аман,

анда сен амандыгын бул баланын,  
ак нээттен өз баландай тилеп баргын.

Кетирип кербениңди өзүң калгын.  
Ордого бул баланы ала баргын!..» –

сүрдүү аял сөзүн үзүп, артындағы  
сабырлуу жаш айымга добуш салды:

«Жарыгым, хан ордодо күтүп калат,  
жүрө гой, баланы азыр алып барат...» –

Узаган аялдардан көзүн албай,  
унчукпай тура берген түшүнө албай,

чамынбай кербен башы жанагыдай,  
унаага жүк арткан соң сүйлөгөн жай:

«Эркектей сүрү укмуш ургаачы экен.  
Капырай, бул белгини эмне десем?..

Кетүүнү ушул жерден бачымыраак,  
негедир эт-жүрөгүм сезип турат.

Аяңдап жол тарткыла, артыңардан  
жетемин асып башым калса аман.

А кокус артыңардан барбай калсам,  
аманат ар бириңе бүт табылгам...

Жараткан Көк Тәңири өзү колдоп,  
Жол Пири баарыңарга болсун жолдош», –

ошентип топту узатып кербен башчы,  
ордого бала менен багыт алды.

Эшиктен тоскон жигит экөөнү тен,  
ээрчитип ак өргөөгө алыш кирген.

Элеңдей босогодон аттай берип,  
эки аял олтурганын кайра көрүп,

көпөстүн айла-амалы кеткен өндүү,  
унчукпай улагага тизеледи.

«Оңдонуп олтургула орун алыш,  
дасмалда насильтардан даам татып.

Энемдин бир ооз сөзүн угуп, анан  
элиңе кайтасыңар кармалбастан», –

жайнаган даамдарга колун жаңсай,  
жаш айым сүйлөдү эле сабырлуу, жай.

Бала эмес көпөс сүрдөп, аргасыздан,  
даамга кол тийгизип, бата кылган...

Улув аял оруунан турат дагы,  
кичирэек баштыкты алат куржундагы.

Жанына жаш баланын басып келет,  
көгүлтүр бөз баштыкты ага берет.

Анан ал эки жибек жоолукка ороп,  
экөөнө үчтөн алтын жамбы кошот.

Көргөнүн унуткандай буга чейин,  
көпөскө қарек қадап баштайт кебин:

«Экөөнө уйуткуну бирдей бердим.  
Дилиңер таза болсо киминдердин,

улаган байлыгынан үзүр табат,  
укумдан-тукумуна мурас калат.

Акыры ач көз адам нээти кара,  
ыйыктын кусуруна каларына

эскертип койгонум он: урпагы да,  
жазасын Жараткандын тартарына.

Төбөдө Тенир күбө көрүп турган.  
Жер-Эне өзү күбө сөзүмдү уккан.

Кылбагын кыянаттык бул балага,  
колунду тийгизбегин бөз баштыкка.

Бул баштык – боздоп жүргөн жетимченин,  
көп аккан көз жашынын куну экенин,

эскертип айтып койуу парз-милдетим,  
эсиңе сакта көпөс, жан тийбесин!

Жеткенде ушул бала барапына,  
ачасың бөз баштыкты шондо гана.

Алганды кейитпестен ак соодала,  
аны сен кемитпестен бир динарга<sup>1</sup>,

жетимдин өз колуна толук берсөң,  
үзүрүн ак эмгектин көрөсүң сен...

Нээтиңер таза болсо – байлық, дөөлөт,  
куйултуп төбөнөрдөн Төңир берет.

Жарыгым, муун-жүүндү бошоттурган,  
мунунду тең бөлүшүп, назар бурган,  
  
муногу апакеңе батаңды бер,  
Төңирден перзент тилейт, ээрчитип кел!».

Кайраттуу кары аялдын карегинен,  
капилет мончок-мончок жаш төгүлгөн.

Ошондо дабдыраган жетимченин,  
оозуна укмуштуудай сөз киргенин,  
  
анда эмес, кийин деле түшүнө албай,  
келгенин эстеп турду көпөс ыйлай:

«Кудурет, тынчымды алып көп жыл бойу,  
көтөргөн жүгүм менин ушул болчу.

Сиз кимсиз?.. Бир кездеги бала чактай,  
турамын азыр дагы түшүнө албай.

---

<sup>1</sup> *Динар* – акчанын аталышы.

Кезиккен ошондогу эки аялды,  
боорукер Перилер дейм азыр дагы.

Бул ойду мен эле эмес, кербен башчы  
жалгандан узаганча көп жолу айтты.

А бирок адам дейсиз аларды Сиз.  
Үйык жан, айтыңызы, деги кимсиз?

Болсонуз қадимки эле жөн-жай адам,  
бидиниз мунун баарын анда кайдан?

Эгерде адам болсо тигилер да,  
тилегим кабыл болгон экен анда...

Ошондо кары аялдын өтүнчүнө,  
оозума мындай сөздөр кирген эле:

«Жомоктой үйдө жашап, бирок Сиз да,  
жүзүнүз жуулабы ачуу жашка?

Мунунуз болбосо эгер чындал эле,  
мун-зарым менин Сизге жетmek беле!

Апаке, билип турام өзүм деле,  
кире албайм бала болуп ичинизге.

А бирок жетим зары Көк Төңирге,  
ишенип турам азыр жетээрине.

Эгерде тирүү жүрсөм бул жалганда,  
тилээрим Көк Төңирден жалгыз гана,

зарымды уккан аруу мундуу жанга,  
бергин дейм арка-жөлөк эркек бала!

Апаке, бул тилемки тирүү жүрсөм,  
күн сайын тилериме антым берем!..».

Айткамын бул сөздөрдү ыйлап туруп,  
жыгылып түктүү Жерге башымды уруп.

Билдиңиз айтпасам да, кары аялдын  
баардыгы дал келгенин айткандарын.

А бирок пенде экемин, илик салып  
билибедим ким экенин қайра барып.

Эгерде ушул күндө чындал эле,  
жардамым керек болсо шол энеге,  
кандай күн туш келсе да баш тартпастан,  
талапты аткарууга тике барам!»

өткөнү чубап өтүп карегинен,  
өксүгөн көпөс шунтип айткан экен.

Ошондо кенебеген азиз балчы,  
ойлонуп сөз аягын минтип айтты:

«Мына шол сен да кошо тилек кылган,  
перзентти мундуу аял төрөп алган.

Талабым: ал балага ушул тапта,  
тузагын тартып жатат дөө Нескара...

Баланын аты Манас, жери Алтай,  
жатпаган чыгар деймин ал деле жай.

Шонтсе да сени аяган ханайымдын,  
алдында милдетинди эсиңе алғын.

Келерки жай толугу кан майданда,  
кездешет уулу менен дөө Нескара.

Оозундан жел чыкпасын, бар болгону  
милдетин ҳанайымга айтып койу...

Жол алыс, опурталдуу, ошондуктан  
даяр бол бар қырсыкка, көпөс мырзам.

Акым жок азыр сенден жашырууга,  
ажалга баратасың тике гана.

Эгерде шек туудурсаң кичине эле,  
тыңчы деп кармаласың баардык жерде.

Бул жактан колго түшсөң мұрт өлөсүң,  
ага мен алдын-ала кам көргөмүн.

Ал эгер колго түшсөң башка жактан,  
айоосуз, жан чыдагыс кыйноо тартсан,

кай жакка, не максатта баратканың,  
кармаган кишилерге болот дайын.

Каласың ҳанайымдын каргышына,  
залалың тийет анын жалғызына.

Ошондо урат сени ант кусуру,  
чабылтып, чачылтасың әл-журтуңу.

Ушунун баарысынан сактай турган,  
үгүп кой, жасай турган жалғыз арган:

кай жерде колго түшпө, ошол замат,  
токтоосуз бул жалғандан кеткин узап.

Ал үчүн алакандын отундагы,  
жумганда аты жоктун тийген башы,

лао-гун чекитинин дал үстүнө,  
кутуну, түспөлдөшкөн жүгөрүгө,

теринди титип туруп тигип берем.  
Туткунга түшүп калып, керек десен,

ирмемдик катуу ооруга чыдап туруп,  
колунду бир нерсеге бекем уруп,

сындырсан кутучаны, кыйналbastan  
узайсың ошол замат бул жалгандан.

Шыргалаң муздак сууну ичкенинде,  
мындан да жеңилирээк болмок эле.

Муну сен аргаң кетсе колдоносун.  
Жарыгым, тилегеним – жолуң болсун!...». –

\* \* \*

Тұн бойу құзғұ нөшөр тынбай төгүп,  
таңға маал катуу шамал булут сөгүп,

тұнөргөн булуттарды удургутуп,  
тұн жакка тентек шамал айдайт улуп...

Табы айнып апакемдин көптөн бері,  
талыкшып алсыроосу күчөй берди.

Кесели салмактанган бул күндөрү,  
кейитип албайын деп апакемди,

табыштап аскерлерди Бакай ханга,  
түнкүсүн калып калам хан сарайда...

Кырк күнчө болуп калган алдырганым,  
кыл табып Кулумбайдын Кулатайын.

Жаш табып ата өнөрүн аркалаган,  
жактыrbайт, жооп бербейт кеп сурасаң.

Сумсайган қуба жүзү сырын катып,  
сездирбейт эч нерсени ачык айтып.

Устаты өнөрүнүн экендиgi,  
укмуштай дарыгерлик чебердиgi,

уламыш сөзгө айланган эл ичинде,  
уланды урматтаймын чын дилимде.

Өнөрдүн ээси экенин далилдеген,  
так кыймыл – эч сезимге жеңдирибеген,

чыкыйган жаш уланды – кылым ашкан  
акылман карыяга салыштырам.

Түн бойу тынным албай бир ирмемге,  
дарысын алмаштырып дембе-дембе,

түйшөлүп түн кечкенин кесел менен,  
түйшүгүн бир кыпынча сездирибеген,

шамдагай сергек туруп орунунан,  
шыбыртсыз аяр басып сыртка чыккан.

Таңга жуук бир аз тынчып калды белем,  
уйкуга кирип кеткен мемиреген,

апама шырп алдыrbай, мен да акырын  
артынан өйдө турup сыртка бастым.

Өзү эле қупкуу болгон ансыз дагы,  
көргөндө өңдөн кеткен Кулатайды,  
жүрөгүм «солк» дей түшүп, бүткүл денем  
жыйрылып, жамандыктан кабар берген.

«Баатырим, Бугулунун токойунда,  
бир адам кыйналууда, нээти таза.

Тезирэек чаптырыныз жигиттерди,  
алыстан кабар алып Сизге келди...

Кеңизек, келин-кыздар тез кыймылдап,  
мала, көк уйларды бүт өзүнчө саап,

кырк карыш ак казанга сүттү куйуп  
жылытысын, үйдүн ичин жылуу кылып.

Тезирэек! Отүнөмүн, тез болсо экен!  
Тенир ай, кечен сездим эмнеликтен?» –

Төбөдө тирелген көк түшсө дагын,  
туйулчу кенебестей бул уландын,  
  
мынчалык шашылганы карбаластап,  
жамандык болоорлугун турду ырастап.

Башканы ойлобостон ошондо мен,  
бир гана апакемден тынчым кеткен.

Арадан чай кайнамча убак өтүп,  
карапып кеткен жанды атка өнөрүп,

ашыккан топ жигиттер келишкенде,  
Кулатай карбаластап тоскон эле.

Тұтұнмө-тұтұн чурқап чогултулған,  
тандамал уйдун сүтү жылып калған.

Тарттырып коломтодо күйгөн отту,  
калтырып бир аз гана қызыл чокту,

жылаңач чечиндирип тиги адамды,  
жылымық казандагы сүткө салды.

Жупжука ак кийизге салынған жан,  
карматып жигиттерге төрт жагынан,

денеси күйбөсүн деп, табып өзү  
сүт менен бүт денесин жууј берди.

Бир кезде ал адамдан көк буу чыгып,  
денеси сүт арапаш терге жуулуп,

акырын көзүн ачып карады да,  
тиктеди баарыбызды айландыра.

«Сүйлөбөй муну ичкин!» – деди табып,  
тамырдан кайнатылған дары алпарып.

Аздан соң алиги адам кусуп жатты,  
алсырап, кыйладан соң көзүн ачты.

Карасы тарап бир аз жүзү агарып,  
асмандаі көпкөк көздөн жашы ағып,

таң кала тиктей берип үйдүн ичин,  
тиштенип жыйғансызы болгон қүчүн.

Берметүү кундуз тери төрдө илинген,  
бергендей ал адамга башкача дем,

каргин бардап ачып кайра-кайра,  
кадады каректерин мен тарапка.

«Эгерде жаңылбасам, кыязы сен,  
Эреним, Манассыңбы, мен издеген?

Садагам, чындал эле таанып турсам,  
сөзүм бар ханайымга айта турган.

Айтууга аманатты үлгүрөйүн,  
андан соң тагдырыма тобо дейин...» –

Кыбырап эриндерин алсыз гана,  
кыйналып сүйлөдү эле үн чыгара.

Үшкүргөн добуш чыгып арт жагымдан,  
капилет ким болду деп карай салсам,

акылын жоготчудай алдастаган  
апамды көргөнүмдө, кубангандан

сүйлөөгө сөз табалбай, адатымча  
көтөрүп алдым өйдө жаш балача...

«Апаке, эсенсизби? Сиз бир кезде  
аяган жетимчениз барбы эсте?

Боорумду – тилеп алган Көк Төңирден,  
кырсыктан сактаганы келген элем.

Кангайдын Нескарасы эмки жайда,  
камданып жатат кандуу кол салууга.

Калы бар оң көзүндө балчы кебин,  
кастарлап, аманат деп айтып кепдим...». –

Угулбай андан нары айткан сөзү,  
ал адам бул жалгандан узап кетти.

Ошондо өмүрүндө Кулатайдын,  
көргөмүн бир гана ирет ыйлаганын.

Көзүнөн аккан жашка ээ боло албай,  
көөнүмдө калган сөзү мына мындаи:

«Аттиң ай! Бир аз сезгенимде,  
бул адам, балким, тирүү калат беле!?

Сол колдун бармагынын ич бетинде,  
сыры бар уктатуучу бир чекитче.

Мына ошоп чекитчеге уу катырган  
чайырлуу кутучаны тигип салган.

Баатырым, азыр мага ачык дайын,  
тигиптирил бул адамга ууну атайын.

Кыязы, эскертилип айтса керек,  
үшүбөй, сууга түшпөй жылуу жүр деп.

Жол бойу нөшөрлөгөн жаан өтүп,  
чамынган Бугулуунун сусун кечип,

куту эрип, денесине уу тараган.  
Кеч түйуп, капалбадым сактап аман.

Жазмыштыр, бирок баатыр, өзүмдү-өзүм  
өмүрүм өткүчөкту кечирбесмин.

Алакып бир ооруга – экинчисин  
алдастап кыйналса да сезбегеним,  
  
антыма чыккынчылык кылганга тең,  
Ак-Пирим кечирсе да өзүм кечпейм!..» –

Күнөөсү Кулатайдын эмнеде эле?  
Акылым жетпейт ага азыр деле.

Жарыкта аз жашаган өмүрүндө,  
кечирбей өзүн-өзү өткөн эле.

Алиге чечилбеген бир табышмак:  
апакем ооруп жаткан ай алдастап,  
  
билинбей изи дагы ошол оору,  
төшөктөн турган бойдан каксыз болду.

\* \* \*

Кеч күздө кабар угуп, ал кыш бойу,  
каңгайдан коргонуунун камы болду.

Калың жүрт түгөл бойдан жаз алдында  
көчүшмөк Тогуз-Булак, Жылгындууга.

Кантууда – хан ордого атам менен,  
калтырдык жоокерлерди жашы өткөн.

Каңгайдын жолун тороп тосмок болгон,  
камдалды калың аскер күчкө толгон.

Жылдагы элдүү жерлер ээн калып,  
жайгашты жалаң аскер орун алып.

Эл-Журттан аз да болсо тынып санаа,  
эрендер даяр турду кан майданга.

Орукта он чакты сан<sup>1</sup> жоокер калды,  
майданга жыйырма бир сан<sup>2</sup> аскер барды.

Ойрот-Бел, Орук-Талаа ортосунда,  
күн-түнү машыктырдык даярдана...

Алдандын ашуусунун түбүндөгү,  
Ағырчы деп аталган биздин жерди,

каңгайлар ээлик кылып алғандыгын,  
карылар кеп салғанын көп уккамын.

Мына ошол Ағырчыга билинбестен,  
Ақбала деген жигит күздө кеткен.

Жай алды Ақбаланын өзү келди,  
көргөнүн төкпөй-чачпай айтып берди,

кеч күздө ашып келип маңгыйлардын  
аскери Ағырчыда кыштаганын.

Кар кетип ачылганда Алдан бели,  
каңгайдын толгон экен аскерлери.

Аларды қан майданга баштап келген,  
атақтуу аскербашы – дөөсү экен.

Коштоптур чон жүрүшкө Нескараны,  
кадимки Кары Хандын Улуу аяры...

«Жакында жөнөгөнү жатканына,  
жаңылбайм, көзүм чындал жетти ага.

---

<sup>1</sup> Он чакты сан – он мин.

<sup>2</sup> Жыйырма бир сан – жыйырма бир мин.

Кабарды өзүм гана жеткирүүнү,  
эп көрүп, тынбай жүрдүм күнү-түнү.

Дагы бир себеби бар келгенимдин,  
кыпсындай жалганы жок көргөнүмдүн.

Бул жакка аттанаардан үч күн мурда,  
чытырман чер бадалдуу суу бойунда,

күүгүмдө кездешүүгө келдим эле,  
каңгайдан кабар берчү жигиттерге.

Ал жактык мергендердей кийим кийип,  
ар бири жаа-жебесин жонго илип,

салаалап кокту-колот, өндүр менен,  
чогулуп жатышты эле улам бирден.

Бир кезде, түшүнбөймүн, эмнеликтен,  
бадалдын түпкүрүнө баскым келген.

Эч кимге ал ойумду билдирибедим,  
бадалдан жалгыз аяк жолду көрдүм.

Белгисиз күч жетелеп жаткан өндүү,  
кайдадыр бачым жетип баргым келди.

Токойдун чыгыш жаккы тарабында,  
жеткемин шылдырттаган мөл булакка.

Бергендей токтогун деп бирөө буйрук,  
басалбай андан нары калдым туруп.

«Шумдук ай, бул тарапка не келдим?» – деп  
ой жоруп турганымда сууну тиктеп,

капыстан чыккан үнгө көңүл бөлдүм,  
шашыла келе жаткан чалды көрдүм.

Сезилип мени аңдыган душман өндүү,  
жебени тартаарымда: «Токто!» – деди.

«Жазыксыз бир да жанга жаа сунбагын,  
чочубай мерген жигит, сөз тыңдагын!

Жаш жигит, убакыт тар, ошондуктан  
сөзүм бар жалгыз сага айта турган.

Эч кандай суроо бербей мени уккун,  
унутпай көңүлүңө бекем туткун.

Жарыгым, сага берер да бир кеңеш,  
мен – киммин, аны билүү зарыл эмес.

А сенин ким экениң мага дайын,  
аңдыктан бир өзүңө бар айтارым...

Жаралган ар пенденин жылдызы бар,  
жалгандан узаганда жаны баар.

Жар салып Жер-Энеге түшкөн кезде,  
жылдызы Ай толгонго тушташ келсе,

анан да қалган болсо таң агарып,  
астынан тоссо эгер күш үн салып,

оронот касиеттүү аппак нурга,  
орун жок түк каралык андай жанга.

Алпейим, айкөл эрен, жазы маңдай,  
жан болот дили таза аппак таңдай.

Туш келсе эгер Айдын караңғысы,  
төрөлөт бул мүнөздүн дал каршысы.

Эгедер эркке, күчкө, акылга да,  
эгерим агарбаган дили кара.

Ушундай эки адамдын камын көргөн,  
жарыгым, пенделербиз экөөбүз тен...

Жылдызы – айбанаттын шаасы Арстан,  
таң нуру төгүлгөндө көзүн жарган,

жадырап тийген Күндөй, тандабастан  
жалпыга бирдей текши нурун чачкан,

Ата-Журт ар-намысын ыйык туткан,  
артыкча жараган Шер адамдардан,

ал сенин Айкөл Шерин – кызмат кылган,  
чабуудан аянбайсың жаның курман...

\* \* \*

«Айбаттуу арстандай Айкөл Шерге,  
тен келер эрдигине жок пенdede.

Кемтиги – денесинде талуу жери,–  
жүрөгү, мээси, жана каректери.

Артыкча аруу, таза Айкөл Эрен.  
Аттигин! Ажалы шол айкөлдүктөн!..

Жараткан мыңдай деген сөздү айтканын,  
жарыгым, бардыр деймин мурда укканың;

«Тиленсең пендерем чындал – кабыл этем,  
сактансаң – бар кырсыктан сактап өтөм...»

Максатым сени менен кездешүүдө,  
бул сөздү айттырмакмын Айкөлүңө:

Төрөлгөн Ай караңгы мезгилиnde,  
букадай тоң мойундуу Нескара дөө,

«Букачар» топ жылдызы камын көргөн,  
кайрат-күч, топтоп-жыйып қураг қүчүн,

чапканы жолго чыкты колун баштап.  
Чыккынчы деп ойлобо элиме жат.

Ээсине Эгиз-Көлдүн берген анттан,  
тая албай ушул сөздү айтып жатам.

Жарыгым, душманынын талуу жери  
желкеде – Да-Чжүй деген чекитчени,

найзанын учун түздөп тийгизсе эле,  
алп дөөнүн ажалы чын жетээрине.

Нойубайт бөлөк жери эч нерсеге,  
өлүмү Нескаранын ошоп жерде...

Жарыгым, токтолбостон кайт элиңе,  
жеткиргин укканынды Айкөлүңө!». –

Кары адам бул сөздөрдү бачым айтып,  
өзү да токтолбостон кеткен кайтып.

Мен дагы тыным албай жолго чыккам,  
Баатырым, аманатты айтып турам...» –

Акбала сөзүн бүтүп, бирок дале  
кандайдыр күмөнсүрөп турган эле.

Ағылган көөдөнүнөн Нуршооладан,  
айтпаган күмөндүгү ойун даана оқугам:

«Айттырган аманат сөз алиги адам,  
чын эле жан болдубу ак санаган?

Же балким жат душмандын торун жайган,  
жеткирип келдим бекен байкабастан?

Кабарды алып келип түпкө жеткен,  
калкымдын убалына калбас бекем?..» –

Чагылган түмөн-туркүн ойуна мен,  
так кесе тынчтандырып мындаи дегем:

«Кабатыр болбо бекер, ал адамдын,  
билимин өмүрүндө калп айтпасын.

Пендеге баш ийбестен, жалгыз гана  
баш ийип кулдук урат Жаратканга...» –

Айттырган ушул сөздү мени ошондо,  
а балким, Көк Төцирим өзүң болбо?..

Ошентип шол ирмемден баарыбыз тең,  
күзөтүп душман жолун кезек менен,

мейли күн, мейли түндөп келсин каңгай,  
мекенди коргоп турдук биз шайма-шай...

Акбала келген құндың өтпөй апта,  
астыңқы душман колу Уулуу-Чатка,

өргүмөк болушту деп кабар берген,  
жигиттер Уулуу-Чатты құзетүшкөн.

Теңирдин буйругу бейм ошондо да,  
болбосо, өргүшмөкпү Уулуу-Чатка?

Бодонун уусуна мол кенен чатты,  
эл конбой Уулуу-Чат деп аташканы,

белгисиз болгондуктан каңгайларга,  
бир чети узак жолдо чарчаганга,

көйкөлгөн тупаң чөптүү, оттуу жерге,  
кутмөккө арттагылар келишкенче,

көк жибек кол чатырын тиккиле деп,  
колуна Нескара дөө буйрук берет.

Табы айнып кол артында калып калган,  
алыстап кете албады Улуу Аярдан...

Жаңы эле азыктантып чакан колду,  
жоокерлер жай алышып жатмак болду.

Аңғыча чыккан үнгө коогаландуу,  
аскерлер айттырбастан жапырт турду.

«Алдаяр Аскербашы, көз кашайды,  
ичи көөп Шүдүнгүттүн – өлүп калды!

Жылкылар боортоктоп жер чапчылап  
жыгылып, чекесинен өлүп жатат.

Буркандин аянына тан берели,  
тил алғын Аскербашы, чегинели». –

Корккондон калтыраган улоо башчы,  
кошуунду дүрбөттүрүп бүлүк салды.

Ажалы жалгыз мүйүз Шүдүнгүттүн,  
алгандай Нескаранын жарым күчүн,

айтууга бир ооз буйрук алы келбей,  
алсырап көпкө олтурду жер ченгелдей.

Кыйлада эс токтолуп, анан гана  
колуна буйрук берди ачуулана:

«Аттигин! Ашусу чер Ойрот-Белге  
артықбаш күч жумшабай... Откүм келди ээ!..

Ал азыр өкүнгөндөн табар пайда  
дегеле болбогон соң, бир гана арга,

жарактуу улоо калса, жыйналгыла,  
жоокерлер, Ойрот-Белге жол салгыла!» –

кошуунга буйрук берип Нескара дөө,  
кол баштап сапар алды астыга жөө.

Жер уусун жакшы билип жол баштаган,  
жоокердин башын гана чаап салган.

Жазыгы анча деле жок болчу анын,  
билбесе не кылмакчы уунун жайын.

Ачууга алдырганын Аскербашы,  
азаптуу жол басканда мойнуна алды...

Чытырман чер токойлуу бел түбүнө,  
келишти душман колу таң сүрүлө.

Күч топтоп алыш үчүн азыктаңып,  
кутүшмөк болду артын тыным алып.

Иш жөнүн акылга өкчөп мындан наркы,  
ирмебей каректерин Аскербашы,

тунжурап үн катпастан адатынча,  
түктүйөт жөргөмүшчө желе тарта.

Тыптыйпыл чаба турган буруттарды,  
түмөндүү айла-амалын түзүп жатты.

Арттагы кол топтолуп келген кезде,  
алды жак чыгып калган Ойрот-Белге.

Камышын каман түрткөн жерге окшоп,  
чытырман чер токойду балта-чоттоп,

каңгайдын түмөн колу каптаганда,  
калың чөр талкаланып болду талаа.

Жыбырап жер жайнаган кумурскадай,  
жылмалап Ойрот-Белден бери карай,

тоскоолду тоготпогон селдей каптап,  
түзөлтүп ой-чунқурду келе жатат.

Күчүктөй чаңкылдаган добуштары,  
келтирип итиркейди, кулак жарды.

Курапсыз миндеген көл жөө, астыда,  
курапдуу аскерине жол салууда.

Киши эмес шагып жылып келаткандай,  
каз-катар каптаган жоо ирет бузбай,

аскердик тартипти бек сактаганын,  
анда мен ак дилимден баалагамын...

Биз дагы карап турбай бүктүрмада,  
ат койдук жоонун алдын каршы ала.

Алардын астын тозуп «айгайлаган»,  
аскерди күтпөгөнү ачык – Айдан.

Бир кезде кырк урууну бытыраган,  
биригип баш көтөрдү кайра баштан,

катьғын катылганга берип жатат,  
деген сөз кетсе дагы элге тарап,

арбын деп чын сөзүнөн апыртмасы,  
азуусун Айга жанганды Аскербашы,

күчүнө, ақылына, түмөн колго  
ишенип, женемин деп чыккан жолго,

текебер Аскербашы кырдуусунган,  
тебелеп конушумду – койду таман.

Кыраандай жоокерлерим кыргын кылды.  
Күтүүсүз камчы тийип, шагы сыйнды.

Душмандын ақыл-эсин жыйдышырбастан,  
сан-минң кол түмөн колго сокку урган.

Жанагы ирет менен келе жаткан,  
каңгайлар чар учкандай бытыраган.

Өлүмгө тике карап «ай-гай» салып,  
өрөөнгө өлүк толуп, кан-жин ағып,

беттешип бир чекитте күн менен түн,  
баткандай болду канга дүйнө бүтүн.

Жапжашыл түскө оронгон ойдуң-талаа,  
tos чыгып жуурулушту кызыл канга.

Ой-чункур тегизделип өлүк толду,  
өзгөрүп – өзүнчө бир дөңсөө болду...

Ошондо – чаң-тополоң арасында,  
баягы түрк уулундай, каңгайлар да,

кай жакқа бет албайын – баардык жерде,  
кыйрашып жан берүүдө өздөрү эле.

Ага анча маани бербей адегенде,  
кубаным түмөн колум теңелгенге.

Качышкан қаңгайларга назар бөлдүм,  
ошондо кереметти даана көрдүм:

төгүлүп Ош-Пиримдин көгүш нуру,  
калкалап айланамды жанып туру;

астымда мардын шаасы уусун бүрккөн,  
ак жолборс атырылат күркүрөгөн;

какканда шуулдаган канаттары,  
шаңышыган тәбөмдөгү Акшумкарды,

жел айдал жебелерди душман тарткан,  
жеткирбей өздөрүнө тийип жаткан;

колумда ач албарсым алтымыш кез,  
узарып шилтенүүдө өзү эле тез.

Жетпеген көз ирмемче убакытта,  
жоомдун алтымыши суналууда...

О Тенир... Кудуреттүү ЫЙЫК ЖЕРИМ!  
Коргогон жат душмандан – күчүң сенин.

Ата-Журт күчүмө-күч кошконун мен,  
а кезде туйя албапмын, аттин десен!

Душмандын саны арбын болгон менен,  
дем берип күчүбүздү төңештирген,

Ата-Журт, өз элимдин деми экенин,  
анда эмес, кийин деле билбептирмин!..

Алсырап душман колу, шайы кетти,  
ак туусун элчиликтин желбиретти.

Кеп-сөзгө келелик деп белги берип,  
кептепди бел түбүнө колду имерип.

Намысын бекем кармап көкөлөгөн,  
Нескара сөз айттырды мындай деген:

«Кыргынга учуратпай аскерлерди,  
Кыраааны чыксын жалгыз, беттешели!» –

Жекеме-жеке деген чакырыкка,  
мен дагы макул элем ошол тапта.

Ансыз да Тенир берип өз жазасын,  
ажырап Шүдүңгүттөн жөө калганын,

демөөрү бийик Эрдин жаасы сынып,  
туура эмес – тургансышым таба кылып.

Жөө чыкса Нескара дөө, анда мен да,  
ант берем Аккулага аттанбаска.

Жазылган маңдайларга тагдыр-буйрук,  
ажалды кимибизге турса буйруп,

аны биз аттап өтүп кете албайбыз,  
а демек, ага-мага бирдей намыс.

Урулуп доолбастар – эрөөл талаа,  
ушу азыр бирөөбүздүн каныбызга

жүзүн жууп, денебизди бооруна алат.  
Жашоону буйурганы аман калат...

Түпөктүү Култегиндин сыр найзасын,  
тизелеп таазим кылып колума алдым.

Жалынып – жар болгун деп Көк Тәңирге,  
жашоомдо биринчи ирет чыктым жеке...

Дайыма ала жүрчү Таш Бурканга  
тайынып Нескара дөө өз салтында,

төбөсү турган сымал көктү тиреп,  
басканда салмагынан жер титиреп,

түбүнөн, ойноп жүлуп, чоң теректи,  
тим эле сез кылғандай туйум берди.

Майдандын тиги учунан мени карай,  
менсине сыр көргөзүп мелтиrep жай,

колунун учу менен койдой ташты  
корголдой топташ ойноп келе жатты.

Ага мен дегеле бир жүрөксүбөй,  
астынан утурладым күлгүмсүрөй.

Баш ийип тагдыр-буйрук дегенине,  
болов иш бир өзүндөн деп Тәңирге,

болсо эгер ажал деген – ушул Алп Дөө,  
барайын дедим тике так өзүнө.

Таш ойноп тецине албай мелтиреген,  
Нескара чочугандай бир нерседен,

көздөрү чанагынан бери чыгып,  
колунда ташы менен калды уруп.

«Эрөөлдүк эрежени бузбагын!» деп,  
Эренди эки тарап бирдей тилдеп,

ызычuu сөздү укпай, колум созуп,  
ыргыткан койдой ташын алдым тосуп.

Урунган сол колума ошоп ташты,  
таштасам көрүнбөстөн жерге батты.

Калтаарып Нескара дөө кайра дагы,  
кармаган карагайдай сом найзаны,

камданып айдалыма түздөп сунду,  
капыстан чыккан үнгө жалт бурулду.

Тоңмойун болгондуктан, тулку менен  
толгонуп арт жагына карай берген.

«Катыгүн! Коқүй Манас! Манастаган», –  
Хан Бакай кыйкырууда билбейм кайдан.

Ошондо бир жагымдуу туйум турду,  
баягы Акбаланын үнү угулду:

«Желкеде Да-Чжуй деген чекитчеге  
ургуунүн сыр найзаны!» – дегенинде,

себестен эмне кылыш жатканымды,  
сунгамын далдал туруп сыр найзамы.

Желкеде чункурчасын жыра сайдым,  
тепчиген сыр найзамды булкуп алдым.

Бууранын булчуундай май териси,  
суурулган найза учунда кошо кепди.

Алп дөөнүн атырылып кызыл каны,  
арынан кымбат экен кара жаны,

тебелеп аскерлерин качып барат,  
карабай арт жагына шашып барат.

Тепселген адам эмес таштар дагы,  
бырыксып упуралып кумга айланды.

Алп дөөсү акыл-эстен айрылгандаЙ,  
алактап арка жагын бир карабай,

бет алды желдей сзып келген жагын,  
унутуп аскеринин кырылганын...



...Тал-Чоку... Баягы эле қүйгөн майдан...  
Айкөл-Шер шол майдандан көз албаган.

Алтайда – «Дөө-Майданда» көрүнүшкө,  
азыркы ал-абалы тетирисинче...



## КОШОЙДУН КАБАРЫ

Анда ал оттой жанган бала чагы,  
алпештеп эл-жеринин куму дагы,

ооматы кеткен алпты жөө качырып,  
кыргындан калган колун бел ашырып,

жерине – маскарапап шылдың кылбай,  
женىлген кас душманын узаткан жай.

О Тәнір! Анда жеңсе, азыр минтип,  
алсырайт Эрендери четтен кемип.

Канчасы кыраандардын аман калат?..  
Калчадан алган жарат зилдеп барат.

Жат жердин топурагы жатка тартып,  
калабы кайран баштар чанга батып.

«Болоорду болжоп болбойт. Жалғыз гана,  
билимин не кыларды ушул тапта.

Жоомдон качып көргөн жан эмесмин,  
жазданам топурагын душман элдин!

Женемби, жеңилемби – ар-намысым,  
артымда урпактарга таза калсын!..»

Алгачкы беттешкен жоом жеңилгенде,  
аны мен аяганым али эсимде.

Санааркап Улуу Аярдын тагдырына,  
жибергем Акбаланы Ачыргыга.

Сездентер сезимимди – эскергенде,  
кабарды Акбаладан уктум эле.

Аягы дал ошондой бүтөрүнө,  
Аярдын көзү небак жеткенине,

аны мен – ар-намысы бийик жандын,  
алдында жылдызы өчкөн Нескаранын,

ал өзүн күнөөлүүдөй сезгендиктен,  
абишири ал сезимди кечиребестен,

азис жан сары ооруга чалдыкканын,  
Акбала айткан сөздөн баамдадым.

Түрүлгөн Нескаранын түмөн колу,  
жеңилип сан-мин қолдон шылдың болду.

Абыдан катуу кейип ошол ишке,  
ал өзүн түз күнөөкөр сезген эле.

Эмнеси болсо дагы, кеселинен  
жөнүкпәй аалам салып кеткен экен.

«Урматтуу Аскербашым, тагдыр-буйрук,  
жазыптыр маңдайларга шуну буйруп.

Жалгандан кетер кезим чукул калды,  
сөзүмдү макул көрүп, кулак салчы?

Сөөгүмдү мен жалғандан узаган соң,  
калтырып ушул жерге кеткениң он.

Анткени, караган жүз эл алдына  
барғанда агарбасын билесин ә.

Шерттешип, жеңилүүнүн уусун бирге,  
эктөбүз тең таталық дедик эле.

Жасалған жалаң әлдик жек көрүүдөн,  
туруштуқ бере албадым ал ууга мен.

Сен аны тоготпойсун: күчүң, жашың  
көтөрөт мыңдайлардың дагы канчасын.

А бирок эсиңе алып анттан тайба,  
Манаска сен әкинчи каршы барба!

Бул ызаң унутулат. Тил албасаң,  
каласың мыңдан дагы күнгө жаман.

Жалғанда эң акыркы тилегеним,  
жай алса мен каалаган жерден деним.

Жийделүү токойунда – Ак-Булактың  
жанында киши бойу кызыл таштың,

жайым бар даярдалған, мүмкүн болсо,  
жашырып кетсең экен сен ошого!..» –

Аярдың өтүнүчүн эң акыркы,  
айткандай аткарыптыр Аскербашы...

Каныма жат – душман деп эсептеген,  
каңгайдың Улуу Аяры әмнеликтен,

акыркы дем тартканча ойлоп мени,  
табышмак бойдон калды кам көргөнү.

Жүздөшпөй бир да жолу бул жалганда,  
жан үрөп, жакын сезген атамдан да,

арбагың Улуу Адам, ушул тапта,  
айтууда калыстыкты ким тарапка?...». –

\* \* \*

Каны жат, дили нээттеш Улуу Аярга,  
Айкөл Шер кандаш боорун салыштыра,

көнүлүн бир туугандан муздаттырган,  
алгачкы ачуу сөздү эстеп турган...

Жеңилген түмөн колу Нескаранын,  
жер-жерге желдей учуп тараганын,

чабам деп чымчым элди опурулган,  
чыккандай болду деми – далай душман.

Жазатын тапса дагы сан-мин әрен,  
жалпы журт чачырабай аман деген,

калайык-калктын көөнү бир аз тынып,  
арадан өткөн эле жылдар жылып...

Шол жылы жашым толуп он экиге,  
жигиттик толук курак келген эле.

Саналуу айлардан соң – кыш чилдеде,  
ал жашка Абыкем да чыкмак эле.

Болбурап эч нерседен капарсыздай,  
жүрсө аны сезер элем жаш баладай.

Биз эмес бой көтөрүп жамы журт да,  
кулачын керип калган туш-тарапка...

Качышкан Нескаранын колу менен,  
кетиптири бүт кангайлар жерди ээлеген.

Бошогон ал жерлерге кайра барып,  
калышкан айрым уруу байыр алыш.

«Эгерде Манас Баатыр болбогондо,  
каяктан Ата-Конуш тиймек колго!

Хандыктар – ар уруудан турбай эми,  
Манасты хан көтөрүп баш ииели.

Ар уруу өз хандыгын сактап калсын,  
а бирок баарыбызды Ал башкарсын», –

ушундай талап койуп туш-тараптан,  
хандары ар уруунун келип жаткан.

Жүйөөлү кеп болду деп атам дагы,  
талабын калайыктын туура тапты.

Кантууда – хан ордону Чоң ордо деп,  
атоону баардык уруу көрүштү эп.

Жайлоого хан тукумун көчүрбөстөн,  
жамы журт хан көтөрүү камын көргөн.

Ошондо дене бойум ичиркенткен,  
уккамын ачуу сөздү Абыкемден...

Чыдабай жай чилденин аптабына,  
чайынып Балыктынын шапатына,

денемди талыкшыткан чарchoом тарап,  
көбүктүү айлампаны тургам карап.

Келгенин Абыкенин байкабапмын,  
кылчайгам жайынча эле карап артым,

көргөндө, Абыкенин болбураган  
башынан адатымча жай сыласам,

эркелеп мурдагыдай кубанбастан,  
жыйрыла өтө салкын добуш салган:

«Абаке, айырмабыз бир аз гана,  
а сен мени дайыма эле жаш балача,

төбөмдөн төмөн басып, мурдум чертип,  
туямын, турганыңды кемсингенкенсип.

Чын дечи, ай болсо да улуу экениң,  
анан да баласымын кичүү эненин.

Атам да, сен да бизди кемсингенкениң,  
акыркы айларда аны даана сездим.

Антпесе бул жердеги алтын такка,  
атабыз олтургумзак мени гана.

Ордого киндик каным тамган күндөн,  
орунсуз жер кыдырып тентибегем.

Төрөлгөм түпкү атамдын конушунда,  
таятам жер обаган башка жакка.

Андыктан ата-конуш мага гана,  
ак дилден арналаарын танбайсыз да?

Ал тиги таятаңдын аманаты,  
арналган сага деген алтын такты,

Алайда турғандыгын уккан элем,  
абаке, аны дагы танбассың дейм?

Эл сени Айкөл дешет, чын болсо анда,  
эмне үчүн ээ болгун бар эки такка?

Эгерде ырас болсо Айкөлдүгүн,  
эмесе айтканымды туура көргүн!

Алтайды толук бойдон мага бергин,  
атамдын ордун басып мен бийлеймин!

Алайга кеткениң оң бачымыраак,  
ал жерде алтын тагың күтүп турат!..».

Өз сөзү экенине Абыкенин,  
анда эмес, азыр деле ишенбеймин.

Ал кезде укканыма таңым артып,  
айтууга сөз табалбай тургам катып.

«Чын эле ушул сөздү айтып жаткан,  
береги боордошумбу болбураган?..»

деп ойлоп турпатына назар бөлгөм,  
кетүүгө кам урганын даана көргөм.

Бул сөздү башка бирөө айттырганын,  
жалтанган көздөрүнөн байқагамын...

Бексултан – Абыкенин таятасын,  
билчүмүн «Чаян-хан» деп аташарын.

Неликтен экендин Акбалта абам,  
кээрдүү какшыгынан далай уккам.

Чагымчыл, заар тилдүү мүнөзү анын,  
кечирбес кекчилидиги, төккөн каарын,

коқустан кыйыгына калган жандын,  
кеп кылган акыр бир күн мерт табарын,

ущундан улам «Чаян» атыкканын,  
улуулар кеп кылганын көп уккамын.

Кур намыс, бийлик үчүн ошол адам,  
куйтулук кылгандыгын баамдагам.

Билдирген ким бирөөнүн түкуруусун,  
боору ма эмне дешти ойлоп турдум.

Ачууга алдырам го – хандыгынан  
атама айтпай туруп башым тартсам.

Бел туткан, медер туткан атама да,  
калбайын калайыктын кусуруна.

Жайынча түшүндүрүп, таарынтастан,  
жашыrbай уккан сөздү баарына айтам.

Журт уксун кесир кылбай жатканымды,  
билирхем хандыктаң баш тартканымды.

Ошентсем – жашы өтүп карып калган,  
ортодо байқуш атам кыйналбастан,

биригип жаңы гана баш көтөргөн,  
бир боор эл биримдикте калар бекен?.

Антпесем, төркүндөрү кичүү энемдин,  
ажырым салаарына ишенемин.

Оорутуп көнүлүмдү, ич муздаткан,  
орунсуз жоругуна таарынбастан,

Абыкем эп көрбөсө эркелөөнү,  
айтууга макул болдум так кебими:

«Абыке, байкоос албай эр жеткенин,  
боорум деп кичүүсүнүп эркелеттим.

Аңдабай энөөлүктү кетирипмин,  
аны сен ойуңа албай кечиргинин?

Айтуунун ачуу сөздү кажети жок,  
ал билсең – как жүрөккө кадалган ок.

Алтын так, бийлик деген эгер билсең,  
ал сенин көлөкөнө келбестир тен.

Жалганда бир тууганга теңдеш жогун,  
жадына бекем сактап жүргүн, боорум...

Жайынча түшүндүрүп калайыкка,  
жан боорум, олтургунуң ошол такка.

Ал эми мага деген байлык, бийлик  
анчалык зарыл эмес, жүргүн билип!». –

Үндөбөй Абыкеге жер тиктеген,  
ушинтип, белги бердим «жүрү» деген.

Бет алып хан ордону шаша бастым,  
бүтүмүм элге келди бачым айткым.

Жакындай берип аппак хан өргөөгө,  
жагымдуу тааныш үндү эшиткенде,

жүрөгүм чыгуучудай көөдөнүмдөн,  
жүгүрүп жаш баладай шашып киргем.

Ош-Пирде адеп эле көргөн кезден,  
окшошпой бир да жангы ыйык сезгем.

Адамдан бир өзгөчө жараган жан,  
алп мүчө, аян сырлуу Кошой абам,

жаш чая каректерин, кучак жайды.  
Жаныма кымбат жыты мурун жарды.

Аптыгып, сүйлөшүүгө жетпей чама,  
алкымдан бек жытташып шоркуратা,

кыйла убак өткөндөн соң, анан араң,  
кылгырып көздөн жашым, сөз баштагам:

«Ак мөңгү аска-зоодой арка туткан,  
арыбай жүрөсүзбү асып абам!

Жалпы журт, жаш-карысы кырсыктан тыш,  
жар болуп Көк Тенири жатабы тынч?

Журтумдун уйуткусу – Көкө абам,  
жүрөбү эл ичинде эсен-аман?

Жамғырчы – жалгыз тагам медер туткан,  
Жеримди баспасын деп касташ душман,

жердеген жердин чеги – Үч-Турпанды,  
абаке, ал кишиден қабар барбы?

Жердеген түпкү атабыз – түпкүлүктүү,  
жериме кусалыгым өтө күчтүү!

Чаалыгып келгениңиз эске албастан,  
чаржайыт үстү-үстүнө суроо салган,

аңдабас Манасыңды алабарман,  
абаке, кечириңиз ойго албастан?...» –

Ойлоно олтурган соң Кошой абам,  
олуттуу адатынча сөз баштаган:

«Эр жетип, элге тарап атақ-даңкың,  
эсине ал эл-журтундун кубанганаң.

Кармаган туубуз деп колубузда,  
калайык бир өзүндү тутат арка.

Кадырлуу Көкөтөй Эр баш болушкан,  
Кырааным, эл-жериңден дубай салам!

Ылайык – элдин ичи тыңч деп айтсам,  
ырасы – жердин көбүн кангай баскан.

Анжыян, Кокон менен Маргаланды,  
анан да бир топ эле майда шаарды,

кангайлар өз үйүндөй баса олтурган,  
калкыңа қадимкидей бийлик кылган.

Соодага калкаланып, адегенде  
сөздирбей түп максатын келишти эле.

Сыйдырып алышкан соң көчүктөрүн,  
сазайын беришүүдө жердик элдин...

Өздөрү-өздөрүнө бек болушкан,  
өкүнүп ушул күндө Санжы таган,

карааның көздөн учуп жүргөн кези,  
келүүгө мени менен жетпеди эрки.

Алайлык туугандарың – баягыдан  
арылап, тынчыраак деп тоо таянган.

Чеби бар катагандан саал сездел,  
Чаң-Чундар<sup>1</sup> өтүшүүдө бизден четтеп.

Анжыян, Кокондуктун бир далайы,  
аркалап Ат-Башыга көчүп барды.

Жамғырчы төрт-беш сандай эли менен,  
жоолашса кангайларга келмекпи тең?

Ошентип тагаң дагы сыр бербестен,  
өзүндөн жардам күтөт тынып ичтен.

Элин бар – ээси жоктук кылтып атат,  
ээсизди ээлпеймин деп душман басат.

Ууздун уйуткулуу алтын тагы,  
укумдан-тукум улап келатканы,

жашируун эмес – элдин баары билет.  
Жолборсум, журтуң – тагың сени күтөт!

---

<sup>1</sup> Чан-Чун – Ууз хандын урпактарына душман болгон эл.

Аңызың элге тарап, өзүң барбай,  
«Алтайда качып жүрөт» дешет қаңгай.

Ар кандай сөзгө өзөк болбосун деп,  
Алғырым, абаң минтип келди издең.

Бул жакта ага-тууган туура тапса,  
береним,— Жакып-Ханым берсе бата,

күттүрбөй, қыраан Шерим, түпкү атаңдын,  
күн жетти, ээлей турган алтын тагын.

Айкөлүм, акылдашып элиң менен,  
абана көп күттүрбөй жооп берсең?» —

ушинтип сөзүн бүтүп Кошой абам,  
үндөбөй адатынча тымып калган.

Үстүмдө оор жүктү Абыке арткан,  
үлгүрүп Алп абакем алыш салган.

Ордого ызам менен келген бойдон,  
ортого болгон сөздү айтып койсом,

канчалык жашырсам да, бирок ичте  
капамды элим туйуп калмак эле.

Хандыктын уйуткусу – бул үй-бүлө.  
Кичине уйутқудан шек кетсе эле,

эгерде элди сүт деп эсептесек,  
ээ бербей чекесинен ирип кетет.

Уу сөзү Абыкенин – карындағы,  
чириткен қумалакка окшоп калды.

Алп абам мына ошол қумалакты,  
ачтырбай жан кишиге алып салды.

Жанагы Балыктыда бүтүмүмдүн,  
жар кылмак болдум эми башка түрүн.

Атама, Алп абама, андан бери,  
аларга учурашып келгендерди,

сыдырып карегимден өткөрдүм да,  
сөзүмдү багыштадым түз атама:

«Атаке, Кошой абам айткан кепке,  
айтайын өз ойумду, туура келсе?

Бул жерде оптурушкан хан абалар,  
баарысы калыс кебин өздөрү айтаар.

Атайы ат арытып алыс жактан,  
астыдан өтүп келсе Кошой абам,

болом деп алакандай Алтайга хан,  
болбостур түпкү журттан башым тартсам.

Алтайда качып жатат дедирбестен,  
атанын конушуна жол тартсам дейм.

Жазатын тапкан кезде Чыйырды абам,  
жигиттер чогулуптур кырк уруудан.

Кадимки хан жигити – сардарлардан,  
kyрк жигит айырмалуу кырк бир тууган.

Кабылса кандай күнгө кыйышпастан,  
kyрк жигит бир-бири үчүн жанын кыйган.

Атаке, ошолордун жолун улап,  
алгамын кырк уруудан жигит курап.

Кыркына башчы кылгам Кыргылчалды.  
Кырк жигит сардар эмес – ЧОРО Аталды.

Мына ошол кырк чоромдон башкаларын,  
ээрчитет өзү гана каалаганын.

Ажолук кылабыз деп келген каңгай,  
артына кылчайуга алы калбай,  
  
качкыдай бұлұқ салып қубаласак,  
калкыма кырдуусунган каңгай, калмак,

жеримди жердегени мындей турсун,  
төлөтөм кербенине жолдугу үчүн!

Кыйырсыз мекендерген бир кездеги,  
кыркуузга тийешелүү баардык жерди,  
  
кыдышып, эл қадырын сураар убак,  
келгенин Кошой абам айтып турат...

Элимдин чачылганын жыйинасын деп,  
Эгемден кылыпсыңар баарың типек.

Үзүлгөн үмүттөрдү улай турган,  
чачылган эл-журтумду курай турган,  
  
убакыт жеткендигин көрүп турам.  
Улуулар, ушул жерде сөзүмдү уккан,

ар бириң ак жол типеп берсөң бата,  
аттансак токтолбостон Ата-Журтка!

Атаке, алдан-күчтөн кала элексин,  
Алтайда алтын такка өзүң ээсин.

Болбосо, алдан бир аз тайдым десен,  
бел болчу Абыкең бар күчкө жеткен», –

ушинтип сөзүм бүтүп, баарысына  
унчукпай карек кадап турдум кыйла.

Кадырлуу ар-бир уруу башчылары,  
капилет уккан сөзгө тымып калды.

Тартышкан эки-үч айдан берки убара,  
талаага кеткенине жүз кубара,

ар бири өз ойлорун айтышкан соң,  
акыры бүтүмүмдү көрүштү он.

Ар уруу жолдун камын көрүшмөккө,  
антташып, кечке жакын тараشتы эле...

Башкарган үйшөн, аргын, наймандарды,  
баарынан Тыныс хандын Айдарканы,

жашыrbай кубанганаын – Эр Көкчөнү  
жадырап жолго камдап энтеңдеди.

Баягы Байтөрөнүн кыргынынан,  
биригип үч уруу эл аман калган,

бир сандан араң ашкан түтүнүнө,  
билирман хан аталып жүргөн эле.

«Тукуму Тыныс хандын мекен кылган,  
түгөнбөс мейкин талаа жер чалкыган,

тепселип мангул, калмак-каңгайларга,  
тең болбой кайран уруу кор болууда» –

деген сөз көптөн бери айтылса да,  
дегеле шаасы жетпей бошотууга,

күч топтол, тууган жерди баскынчыдан,  
куткарап күн келеби деше турган.

Айласыз ичтен тынып жүрүшкөндө,  
айтылган менин сөзүм, үмүттөргө,

тутанбай жаткан отко май тамгандай,  
түтүнү тарап күйдү от жалындай.

Баруудан баш тартқандар болушпады,  
бүлүнүп көрүлүүдө жолдун камы.

Бул жерде такшалышкан жоокерлерден,  
бөлүнүп тең экиге калсын дегем...

«Жүрүштө жүрөрүбүз канча мезгил,  
болжоого мүмкүн эмес деги эч бир.

Биз кайра кайтып мында келгичекти,  
бүлүнтпөй коргой турган элди-жерди,

аскерге жол көрсөтүп, акыл айтаар,  
калышсын Эр Улаккан, Акбалталар...

Жеткиче Баатыр Манас эрезеге,  
жер кезип аны менен кеттим эле,

азыр да чогуу кетип жатканымы,  
агаин, көңүлүнө албагыла?

Кыйышпас үчөөбүздүн антыбыз бар.  
Күбөбүз – Көк Тенири, ыйык мазар,

кошулуп колубуздун аккан каны,  
жуулуп Аккуланын ыйык жалы,

антташып кыяматтык дос болгонбуз.  
Аллага ажырымсыз жаш ортобуз.

Ант шарты – туш болбойлу кандай күнгө,  
азапты, ажалды да көрүү бирге.

Кыямат-кайым күнү – Таңмакшарда,  
беребиз бирдей жоопту Жаратканга.

Аткарып анттын шартын ошондуктан,  
Эр Манас кайда барса мен да барам.

Аңдыктан бизди таштап баратат деп,  
айтпасын ага-тууган нааразы кеп»,-

ушинтип сөз чебери Бакай абам,  
калгандын, кеткендин да көөнүн жууган.

Топтолгон Алтайдагы кыргыздардын,  
тактыга отургубай бирдик ханын,

хандыктар кандай болсо ошол бойдон,  
калайык калтырууну көрүштү он.

«Жерлерди – түпкү атабыз ээлик кылган,  
жигиттер тазартышса кас-душмандан,

биригип жалпы кыргыз бир ордого,  
башчыбыз болсун Манас дал ошондо». –

Жалпы журт бүтүм кылыш ушундайча,  
жабыла жол жүрүүгө кам урууда...

\* \* \*

Кам бүтүп, сапар тартып жөнөй турган  
күттүргөн күнүбүз да келип калган.

Аттанып кетебиз деп заар менен,  
апама коштошкону кирген элем.

Орунсуз тамашамдын кесепети  
ооруткан көңүлү түк жибибеди.

Ошондон бери карай асыл апам,  
ортого мурдагыдай ой салbastan,

оолактап баратканын сезгенимде,  
от болуп бүт жан-дүйнөм күйөр эле!

«Ошону ала кетсем өзүм менен,  
оңолбос – ойлогон ой, ишим» – дегем...

Баягы Ош-Пирдеги мээримди издең,  
баргамын апакеме кечирсе деп.

Астымдан утурлаган апакем да,  
алдырып турган экен сарсанаага.

«Кулунум, күн кечендей кеткендиктен,  
кош жакка барсамбы деп турган элем.

Алысқа аттанасың, ошондуктан  
камынгам даам татса деп өз колумдан.

Жаныңа келишээр деп чогуу-чаран,  
жигиттер, Бакай менен Кошой абан,

дайындал аш-даамымды күтүп турам,  
даамымды баарың келип чогуу татсан!

Артындан алар дагы келээр бекен?  
Албаймын убактынды, баары белен...» –

апакем адатынча салмак менен,  
акырын сөзүн айтып басып келген.

«Аттигин, алаңгазар жаным ай!» деп  
азыр да өзүмдү-өзүм турдум тилдеп.

Апамдын менден башка медер туткан,  
эч кими жок экени эстен чыккан.

Ар дайым обочороок ак өргөөдө,  
апакем өзү жалгыз турар эле.

Унутпай Айкан менен Бекайдарды,  
өзүнө үйүр кылып күн албады.

Олдоксон тамашамдан бери карай,  
обочо – бир да жанга сырын ачпай,

жүргөнүн өзү менен өзү гана,  
жүрөгүм сезсе дагы даабай ага,

жөн гана «бош убактым болбойт» деген,  
шылтоону бетке кармап жүргөн элем.

Апакем баарын билип, айттырбастан,  
аңысын туйундурду астыртадан.

Арманын, таарынычын, баарысын тең,  
апакем айтып койду бир сөз менен.

«Албаймын убактыңды» деген сөзү,  
аралап жан-дүйнөмдү көзөп өттү.

Азыр да убакыттын ага арнаган,  
абыдан аз экенин ойго албагам.

Айтууга асылымса сөз табалбай,  
агарган саамайларын аяр сылтай,

азаптын издерине жүзүндөгү,  
агызган көз жашымдын төгүлгөнү,

апамдын музга айланган сезимдеги,  
арманы, таарынычы эзилгени

сезилип солкулдаган денесинен,  
солуктап апам дагы ыйлай берген.

«Олдоқсон айткан сөзүм, жаным апа,  
оорутту жүрөгүндү жанга бата.

Өзүндөн «кечиргин» деп сураш үчүн,  
өтүнүп, ишенгинин, даабай жүрдүм.

Жаратты байкабастан салып алган,  
жан апа, кандай кылып айыктырам?

Апаке, аш ичсем да ошол құндөн,  
ач өзөк калган сымак тойбой жүрөм.

Анткени, акыл гана тойгузаарын,  
айтчы эле Наби устатым ар күн сайын.

Кесенди – акыл қуиган байкабастан,  
кечиргин, кесир қылып чайпап алсам!.

Сырдашкан ырларыңды жылдыз менен,  
сагындым, жаным апа, ырдап берсең..

Бул жерде медер туткан менден башка,  
бир да жан жок экенин билем, апа...

Апаке, макул десен өзүм менен,  
Ата-Журт конушуна ала кетем!..» –

Бырышып торчолору баскан жүздөн,  
биригип жаштарыбыз ағып түшкөн,

жүрөктөн, дилден чыккан ачуу жашка,  
жуулуп көпкө турдук эне-бала...

Апакем жыттап туруп маңдайымдан,  
муңайым үн чыгарып, сөзүн айткан:

«Жарыгым, эр жолунда баратканда,  
ээрчиген аял үчүн болбос туура...

Эл-жерди жат душмандан бошоткон соң,  
элиме, ээрчиип сени барганым он.

Артыкбаш жүк болбостон андан көрө,  
аманың тилеп күтөм ушул жерден.

Айланып аман келсөң, андан нары  
болор дейм тагдыр нени буйурганы...

Келишсе чоролорун, абаларың,  
кешикти алар менен чогуу таткын», –

апамдын сүйлөп жаткан сөзүн үзүп,  
аптыга Акбалта абам шашып кирип,

күчтүү бейм өз кайгысы биздин ыйдан,  
калтааый карбаластан добуш салган,

«Чыйырды, иши оңолбос Акбалтанын  
жүгү ооду, кайра дагы жардамдашкын?

«Баласың» деп койгомуун чунагымды.  
Балээге арылбаган қалбадымбы!

Жөн салды ал сөздү айта салганымса,  
эки апта өттү окшойт, баамымда.

«Сапарга мен да аттанам» – дегенинен,  
«Садагам, баласың» – деп койгон элем.

Унутуп ошол бойдон сүйлөшкөнүм,  
үү-дууда элге арапаш жүрө бердим.

Кемпирим жигиттерден бир нече ирет,  
келсин деп чакыртканын койбой кенеп,

ал турмак ачуум келип, бирок ичтен:  
«Ай сени, шишин толгон экен» – дегем.

А кечөө чектен чыгып чыдаганым,  
ачуумду ичке катып тыйа албадым.

Анымды тургандардан жашырсам деп,  
айткамын Улакканга тамаша кеп:

«Чаптырып чабаганчы кайра-кайра,  
кеп бар го чакырттырып жатканында.

Женеңе зарып болуп калсам, демек,  
жашартчу дары таап алса керек.

Шашылыш жұмуш чыгып кетти эле деп,  
айтып кой, калышса егер мени издең»,-

ат койуп ачуум менен үйгө жетсем,  
арбайып сөөгү қалып, өндөн кеткен,

кемпирим утур тосуп турған экен,  
көргөндө жашын төктү үндөбөстөн.

Кандайдыр кооптончу катуу чырды,  
кемпирдин кебетеси айтып турду.

«О деги соосунарбы жоо чапкандан,  
обу жок үңүлдөбөй ачык айтсан!» -

курулай опуруулуп, теренімде,  
«Кудай ай, болду экен,- деп - дагы эмне?» -

кемпирдин жообун күтпөй үйгө кирдим,  
көргөндө чунагымды шондо билдим.

Сүрмүйүп<sup>1</sup> сүлгү<sup>2</sup> гана калган Чубак,  
сүйлөбөй жатып алды тетир карап.

Басылбай кемпиримдин ыйлаганы,  
билинбей айткан сөзү, бырыллады:

---

<sup>1</sup> Сүрмүйүп – абдан арыктаган.

<sup>2</sup> Сүлгү – адам түспөлдөгү эле сөлөкөтү қалып арыктаган.

«Ақбалта, өзүң кеткен күндөн бери,  
Чубагың бир да бұдур ирмебеди.

Сүйлөбөйт. Сөзүмдү угуп-укпаганын,  
кыймылсыз карегинен биле албадым.

Болбосо араң-араң дем тартканы,  
билинбейт тирүлүктүн жышаанаы.

Ушуга күнөөлүсүң өзүң гана,  
эмне деп койдуң эле Чубагыма?

Айттырып кайра-кайра жигиттерден,  
Ақбалта бачымыраак келсин десем,

кашайып, жооп айтпай, жада калса,  
кармалып жатып алдың неге ал жакта?

Картайып калғанымда көргөн балам...  
Көк Тәңир! Карайлатпа! Кандай кылам?» –

Кемпирдин боздогону жандан өтүп,  
кейисе менин дагы аргам кетип,

чаптырсам Улакканга чабарманды,  
очупап бачым эле жетип барды.

Сүйлөбөйт, ага дагы карабады,  
сезилбейт, түк билинбейт дем тартканы...

Ал сени жандан артық көрчү эле деп,  
атайын сага келдим арга издең.

Коқустан кепке сынсан чыдабасмын.  
Чыйырды, буга өзүң айла тапқын.

Кудурет, иш онунда болот белем,  
кезиктим Манаска да ушул жерден.

Көгөрүп жаткан болсо ал жөн гана,  
Баатырым, сөзүң өтөт Чубагына.

Абаңдын кадыры үчүн ушул ирет,  
Айкөлүм, койосуңбу кызмат өтөп?..» –

Айласы қуруп турган Акбалтага,  
апакем аягандай карады да,

акырын, бирок өктөм үнү менен,  
абама буйрук бере мындей деген:

«Акбалта, алактабай андан көрө,  
коштогу Бакай ханга бачым жөнө...

Башкача жаралғанын эске албастан,  
баланын көңүлүнө бүлүк салсан,

ал анын эмнесине кубанмакчы,  
абыдан туура сени жазалаши.

Балким сен байкабассың жеткилендүү,  
болбосо, атка минээр жашка келди...

Бакай хан шашып келип сырттан гана,  
бакылдап кетип калсын кайра артына:

«Заарда аттанганы шашып жатсак,  
көрүнбөй кайда жүрөт эссиз Чубак!

Акбалта, Чубакты тап! Кошко келсин!  
Манастын жини келип жатат» – десин.

Бул сөздү уулун угуп ыргып турат,  
Бакайдан мурун кошко барат Чубак.

Чоролор күтүп аткан болуп аны,  
келишсин чогулушуп мында баары.

Ал өзүң кошко барып, Кошой менен,  
аларга айтып койуп, бачым келгин...

Чубагын кандай тескеп алам десе,  
Манастын кылганына кийлигишпе!» –

Абакем туура көрүп уккан кепти,  
аттанып, чапкан бойdon кошко кетти...

Үзүлгөн сөз аягын улабадык,  
үндөбөй экөөбүз тең ойго баттык...

«Чубагым бешке жаңы чыккан кези,  
а бирок ач илбирстей анын сези.

Жалтантып жаш-карыны тик караган,  
жалындуу каректери оттой жанган,

маанисиз бир да сөздү сүйлөбөгөн,  
менсине ууртун жыйрып чанда күлгөн

баланы – «баласың» деп бир дагы жан,  
батынып аны өзүнө айталбаган.

Байкабай айтып койсо «баласың» деп,  
басынтып жатканындай көрүүчү жек.

Акбалта атасымын дегендиктен,  
анчалык маани бербей айткан белем...

Болуптур, таарыныптыр атасына,  
балага неден жазды Суусар апа?

Энеси коркконунан өлө жаздал,  
эчен күн кыйналганын көрүп жатат.

Чыгарчу эрдин көркүн – көктүк эмес,  
чынында жасайт муну ташбоор, мерез!

Билмексен болуп койсом муну эгер,  
өзүмчүл мерездиги өөрчүп кетээр.

Аны азыр андан көрө ур-токмоктоп,  
мойнуна алдырганым тура болот.

Эгерде таштабаса бул кыялын,  
эскертем чоролукка жарабасын.

Ойлогон өз керт башын жоокер болбойт,  
ооматы оосо элин – сатып кордойт!

Ал азыр өзгөнү эмес – энесин да  
аябай, азап салган тежик жанга,

колдоноор жалгыз жазам – катарымда  
эч качан орун болбойт кайталанса.

Чын дилден чоро болом десе мага,  
чыдасын баардык койгон талабыма!» –

ушинтип ичтен чечип, бүтүм кылдым.  
«Келеби, келбейби» деп күтүп турдум.

Аздан соң ызаат кылып апакемди,  
Акбалта, Кошой баштап баары келди.

Түнөрүп бүт дүйнөгө таарынгандай,  
түн түшүп келди Чубак кабак ачпай.

Апамдын даярдаган даамын татып,  
аруу дил тилек тилеп бата тартып,

ордунан турушмакка камынганды,  
олтура туруларын өтүндүм да,

ошондо Чубагымды бириңчи ирет,  
узуну-туурасынан ойда ийлеп,

келтирип бут-бучкагын ийге толук,  
кошулган катарыма чоро болуп...

Өзүмдөн бөлөк жанга билдирбеген,  
өктөлүү бир ой шондо өкүм сүргөн:

«Чубака жашташ Көбөш, бала дечи.  
Каалаган хан болууну Абыкемчи?

Чыр салып, жолго аттанам демек тургай,  
жүрүшөт чоо-жайына көнүп бурбай...

«Тенирден бирди тилеп, үчтү алдын,  
Көбөштү мага бергин, Жакып ханым!

Уулду болсом Тенир ыраа көрбөй,  
учушат көпөлөктөр жашка жетпей.

Бақдөөлөт бөтөн эмес,— баласында  
канымдын бар экенин билесин да.

Өмүрдүн кечи келип калган убак,  
өлсөм мен Көбөш такка ээлик кылат»,—

деп айтып, үч жашында алып кеткен,  
келтирбейт, таятасы ошол тейден.

Атам да Абыкени өз жанынан,  
алыска чыгарууну каалабаган.

Ал эми, каршы болгон ата-энеге,  
айтылган ачуу-катуу көр-жемеге,

туруштук берип баарын жеңип алган,  
туйгунум – Чубак чогуу жолго аттанган...»



\* \* \*

...Тал-Чоку... Откөндөрүн элестеткен,  
талькпай Айкөл Шерден кабар берем.



## АТА МЕКЕНДИ ДУШМАНДАРДАН БОШОТУУНУН БАШТАЛЫШЫ

Жарчылар түн жарымдан бери карай,  
жүрүштү жар салышып жаны тынбай:

«Калайык! Жардыгына Жакып хандын,  
кабылдап баарың бирдей кулак салгын!

Тараган Ууз хандын кырк уулунан,  
тукумду кангай чаап чачыраган,

кайрадан башын кошуп туу астында,  
кыраандар чоң жүрүшкө аттанууда.

Аттанган ал балдарга ак жол типеп,  
баргыла: «батабызды берели» – деп.

Жалпыңар хан буйругун аткаргыла,  
жаш-кары дебей баарың тең баргыла!.» –

Жайнатып «Жыйын-Дөбө» үстүн элге,  
жалпы журт чогулушуп келген эле.

Жүз буруп кыбылага баарысы тең,  
жабыла типек типеп мынтай дешкен:

«Жар болуп Көк Төңири, өзүң копдо,  
Жол Пири, жоокерлерди сакта жолдо!

Ак жолтой болсун Манас кол баштаган,  
абийир таап, аман келсин чоң сапардан.

Көк Төңир! Өз колунда баардык жагы,  
колдосун аталардын арбактары!

Оомийин! Ар-намысы колго тийсин!  
Ордого аман-эсен кайтып қелсин!» –

калың журт кәэси ыйлап, кәэси күлүп,  
калышкан чурулдаша бата берип.

Кылкылдап көк асаба туу астында,  
кол баштап аттангамын Ата-Журтка...

Ордодон окчунураак узаганда,  
эки абам кеп салышты катарымда:

«Баатырым, ойубузду туура көрсөн,  
баштасак бул жүрүштү дал төбөдөн.

Эгерде айак өйдө барсак, анда,  
элди эмес – кайтарабыз жерди гана.

Дүбүртүң өзүбүздөн мурун жетсе,  
доотайлар<sup>1</sup> малды-жанды айдал кетсе,

кул кылып бир боор элди салып берип,  
калабыз жер кеңейип, элден кемип.

Баатырым, ошондуктан дал төбөдөн,  
каңгайдын жолун кесип түшсөк төмөн,

---

<sup>1</sup> *Доотай* – кичине деңгээлдеги атка минерлер (чиновники-тер).

Калмакка тийешелүү Үч-Турпандын,  
Көр Султан<sup>1</sup> бийлик кылган чыгыш жагын,

кабарды мурун берсек, билишет да,  
кезинде тийиштүүсүн Эштек ханга.

Алдыда алты жүз сан кол баштаган,  
ал жакка жол баштаса Хан Айдаркан.

Ээлесек Кара-Сууну – жердин чеги,  
эгерде кетем десе қалың черүү<sup>2</sup>,

аскерин Нескаранын узаткандай,  
аларды туура болоор кетирген жай.

Бет алып андан төмөн, чекесинен,  
бошотуп элди-жерди келербиз дейм...» –

ушинтип ойун айткан эки абамдын,  
акылын макул көрүп – туура таптым.

\* \* \*

Ээлеген Кара-Сууну Көр Султанга,  
эскертип Хан Айдаркан айттырганда,

аскердин алты жүз мин санын угуп,  
айласы кетет анын алы куруп,

ээлеген хан сарайын, элин таштап,  
түн ката Азат белин ашып качат.

---

<sup>1</sup> *Көр-Султан* – калмактардын ханы.

<sup>2</sup> *Черүү* – жоокер.

Кабарлайт Терс Майодо<sup>1</sup> Текес ханга,  
капилем жоо келгенин калмактарга:

«Кадимки Эштек кызы Батмазуура,  
жесири Хан Жакыптын, карыганда

Эр Манас – жеңе аялдан туулган бала,  
карантуң салмак болду калмактарга.

Алысцы Алтайдагы Тыныс хандын,  
Алаша катын тууган Айдарканын,

«Жеримди бошотсун» – деп жибериптири,  
а балким муңу эч ким туйа электири?..

Камынгын Текес ханым колду қурап,  
түптөгү улуктардан жардам сурап,

эл башы – үстүбүздөн бийлик кылган,  
эртерээк Акунбешим ханга айттырсан?

Кер-Көлдө Орго ханга кабар бергин,  
Сээрчи, аярларын ала келсин.

Жалынып Лайлаанатка<sup>2</sup> Текес ханым,  
күлдүрлөр, тыргоотторго<sup>3</sup> кабар салғын.

Кантуудан арзып келген Шер балага,  
колунду, Текес ханым, мыктап камда.

---

<sup>1</sup> Терс Майодо – калмактардын чоң хандыгы жайгашкан шаары.

<sup>2</sup> Лайлаанат – жараткан.

<sup>3</sup> Күлдүрлөр, тыргооттор – калмак уруулары.

Манасы майыштырса, кокуйлатаар  
Кошойу, Улакканы, Бакайы бар...» –

бутунан Текес хандын кучактады,  
Көр-Султан коркконунан бышактады.

Караанын көрбөй туруп – кабарынан,  
Хан Текес каны качып калтаарыган,

ойун он, санаасын сан бөлүп турду,  
айласы алты кетип, амал курду:

«Улукмун арасында буруттардын.  
Ушинтип туйар элем курутаарын...

Каканчы – Бээжин алыс түптө жаткан,  
жардамга кол келгиче Кара-Шаардан,

күлүмдү көккө үйлөп койор бекен,  
качырган Нескараны – Манас деген...

Алтайда айдоодогу Ногой хандан,  
кандайча туулду экен андай кыраан?

Кыйылган кырчынында Эштек хандан  
туулган Үч-Турпандык Жамгырчы хан,

сасыткы чыгып калды дээр элек,  
сары ногой тайаке-тайын койбой кенеп.

Тукуму ошол болсо – туйагынан  
туулсан кайдан жүрүп ашкан чыгаан?

Ушинтип теңге албаган кызалактын,  
уу жатын болгонун көр, Лайлаанатым!..

Олтуруп албай эми шашылайын,  
Күяска дорголордон<sup>1</sup> чаптырайын.

Атканы жаза кетпес мергендерден,  
айтканын эки дебес берендерден,

алтымыш-жетимишин аттап-тондоп,  
астынан буруттардын тосом болжоп.

Бел-Ашуу, Күңгөй-Тоонун зоо кыркасын,  
ашталган Эчки-Өлбөстүн кош аскасын,

башынан тосот кылган бүктүрмадан,  
буруттар келчү жолду тостурттурам»,-

ошентип калмактардын Текес ханы,  
ордуна олтура албай дүрбөп калды...

Көр Султан келээр замат чаптырышкан,  
доргосу аярды алып келип калган.

Көргөндө ишеничтүү сээрчи-аярды,  
Хан Текес шашкалактап сүйлөп калды:

«Ашыгып чаптыртканым, аяр сени,  
Көр Султан Кара-Судан качып келди.

Алтайда айдоодогу буруттардын,  
аярым, уктуң беле Шер туулганын?

Айласын курутканы Нескаранын,  
а көрсө жээни экен Эштек хандын...

---

<sup>1</sup> Дорголор – жигиттер.

Эзелки Ууз Хандан калган тагы,  
Эштеккө тијешелүү жердин баары,

айарым, ошол Шердин энчиси экен.  
Аны айтып алты жүз сан аскер келген.

Айласы қуруп качкан Көр Султандын,  
айтууга чакырткамын суук қабарын». –

Мактанчаак Куюс аяр камырабай,  
менсине Текес ханга сүйлөдү жай:

«Түп жакта каспан менен каканчындар,  
туурада тыргoot ханы Акбешим бар.

Капталда – каңгай, калмак, чин тукумун,  
бийлеген Акунбешим зор улугун.

Бул жакта өзүң менен өзүм бармын,  
бу кандай, буруттардан чочулашың?

Ортодо төрт буруттар ойрон болот.  
Оштонбо, кетет сенин эмнең короп?..

Алтайда айдоо жеген алты бурут,  
Жакыптан калмак беле Шер туулуп!

Кан тартып, ажал айдал келген экен,  
кашайтып буруттарды, түпкө жетем!..» –

текебер Куюс аяр атка минип  
түн бойу тыным албай ишке кирип,

аскерин бекиндирип капка – шаарга,  
мал-жанын айдаттырып алыс жайга,

тогуздан аяр алып тоого келди,  
тогуздап арып-дуба салып кирди.

Шум аяр жин-перини багындырган,  
шумдук ай, мына мындай дуба салган:

Кийелер<sup>1</sup> жерден чыккан адам болду,  
кубулган сансыз аскер жерге толду.

Камыштар, кара-кыяқ, каксоо чийге,  
кыйынмын деген жоокер кол тийгизсе,

кыйылган чөптөй сулап, ажал табат.  
Куу Куюс мына шундай дуба салат.

Карагай, кайың, терек жер жайнаган,  
калың кол болуп калды куралданган.

Сүктанткан жоокеринен султаны көп,  
сан жеткис жөө аскерге айланды чөп.

Дөө болду – чынар терек, карагайлар,  
бутагы – көк тиреген сыр найзапар.

Сээр менен колду курап түмөндөгөн,  
чакыртып Текес ханын көрсүн деген.

Дүрбөтпөй Ақунбешим, Орголорду,  
көргөздү черүүлөрдү, дорболорду<sup>2</sup>.

Текес хан, Куюс аяр шаттанышып,  
ээрчитип аскерлерди кырктаң ашық,

---

<sup>1</sup> Кийелер – өсүмдүктөр.

<sup>2</sup> Дорболор – алдыңкы катардагы аскерлер.

көргөндө өзгөрүлгөн жердин жүзүн,  
куралду аскер толгон ойун-түзүн,

ишенип, ишенишпей оозун ачат,  
«Лайлаанат, көлдөй көр!» – деп таңданышат.

Өйдөсү жылтыраган музга айланган,  
өрөөнүн өрттөй кызыл сел каптаган,

өйүзү-бүйүзүнө күлдү балбан<sup>1</sup>,  
өткөрбөй колдоруна күрсү<sup>2</sup> алган,

кошуунду көргөн Текес таңы артып,  
бастырып барышканда жакындашып,

тизилген калың аскер жарак алат,  
таамайлап көл салууга даярданат.

Текес хан сынамакка аскерлерди,  
балбаны Сяньгунга буйрук берди:

«Алдыңкы катардагы жоокерлерди,  
баатырым, аябастан сайгын!» – деди.

Сээр аскер<sup>3</sup> тоготпостон найза урганды,  
суналтып Сяньгунду сайып салды.

Баатыры аттан қулап, чымын жаны  
бөлүнүп денесинен чыркырады.

---

<sup>1</sup> *Күлдү балбан* – зор балбан.

<sup>2</sup> *Күрсү* – барсканга окшош курал.

<sup>3</sup> *Сээр аскер* – дубанын күчү менен жааралган аскер.

Мактанып өнөрүнө Куйас аяр:  
«Мынакей ханым,— деди – колун даяр». –

Таянып Куюсына калмак ханы,  
таптакыр коркуу деген унут калды.

\* \* \*

Шер Манас ар бир колду айрыш үчүн,  
Кантууда мына мындаи кылган бүтүм:

аскери ар бир хандын коп баштаган,  
ар түрдүү күш канатын сайынышкан.

Аларды талаш-тартыш болбосун деп,  
көздөрүн таңып туруп бөлүштүрөт.

Ошондо Айдаркандын кармаганы,  
булуттай жапан каздын ак канаты,

аскердин туулгасын көрктөндүрдү,  
абага соңор жүнү желбиреди.

Жүрүштө жолду ката жоокерлерди,  
чакырып канатынан атап келди.

«Ак каздар», «каз актар» деп атальштан,  
«Казактар» деген атка көнүп калган.

Дал ошол казактарга жол баштаган,  
аскери Айдаркандын алты жүз сан,

бул кезде хансыз калган Кара-Суудан,  
бет алып Терс-Майого багыт алган.

Алдыда Күнгөй-Тоону аша берип,  
Айдаркан туруп калды колду көрүп.

Түмөн кол тизилишип жер жайнаган,  
Түрүлүп Эчки-Өлбөскө келип калган.

«Кабарчы каңгайларга жеткен экен,  
кашайгыр, капитап жерди кеткен экен!» –

деп ойлоп хан Айдаркан токтоп калат,  
далай эр ага артынан жете барат...

О анда, ушул Үрбү, Каракожо,  
атасы Эр-Мажиттин Карапеко,

кыпчактын Таз-Чечени, акылга бай  
Кутубий, сөз чебери абам Бакай,

баарысы күчкө толгон убактары,  
жыйырмадан кырк жаштагы курактары.

Аягы көзгө иләэшпей, күндүк жерде  
жайнаган аскерлерди көрүшкөндө,

айласы кете түшкөн Хан Айдаркан,  
артына кайтып келип кебин айткан:

«Кабарчы укса керек, кашайгыры,  
көрүнбөйт жоокеринин баш-аягы.

Баатырым, канча аракет кылган менен,  
чамабыз келбес бекен буларга тең...

Алты жүз туу көтөргөн алты жүз сан,  
аянбай капитап кирсек алты жактан,

алардын аскерине салыштырсан,  
анда биз болгудайбыз алты эле жан.

Аяксыз жер жайнаган каапырларга,  
алыбыз жетпөөчүдөй караманча..

Береним, мындан колго катылбастан,  
туурадыр андан көрө кайра тарткан?...». –

Ошондо Айдарканга алгачкы ирет,  
айткамын ачуу сөздү момундай деп:

«Эреним, сөз угуздун эмне деген?  
Эркек деп ойлогонум бекер белем!

Коргогон аял айтпас коломтосун  
кеп айтып турганыңа жолуң болсун!

Эрөөлдөн качып чыгып, ажал жетсе,  
аңгекке түшүп өлгөн шермендече,

кеп айттың хан Айдаркан, катын айтпас!  
Кокуй күн! Эрлер кайда анттан кайтпас?

Качалы каапырлардан кайра артка,  
каптаса калкаланаар жай барбы анда?.

Коргобой элди-жерди, кангайларга  
кошкону келдик беле караманча?» –

ушинтип ачууланып, Аккулага  
аттанып, айттай салып камчы урарда,

акылман Бакай абам жолум тосуп,  
айтты эле аскер жакка колун созуп:

«Токтогун, мен барайын ал тарапка,  
көрүнүп койуп качам кайра артка.

Астынан тосо чыга каларсынар,  
Арстаным, айгайды анан салаарсынар...». –

Көрүнүп Бел-Ашунун бели менен,  
көк жалым Bakай abam жөнөп кеткен.

Ал жерде абакемден санаам тынбай,  
акмалап арт жагында бараттым жай...

Кыймылсыз карап турган аскерлерге,  
көрүнүп өтө чукул барса деле,

кандайча качыргабан немелер деп,  
көк жалым Bakay abam турду тиктеп.

Жапжакын жарым бута чукул барды,  
жарагын шакылдата үн чыгарды.

Жабыла бүт баарысы аны туурал,  
абама алар дагы найза сунат.

«Буларга кандай болот үн чыгарсам»,—  
деп ойлоп кыйкырыптыр Bakay abam.

Жайнаган жарак сунган аскерлер да,  
жанырта айгай салып кыйкырганда,

астында Көк Buуданы ала качып,  
алдастап туруп калды тизгин тартып.

Атсамбы деген ойдо мынтык сунат,  
алар да мынтык сунду аны туурал.

Береним сынамакка ал шумдарды,  
бакылдан, башын чайкап каткырганы,

баяғы калың черүү калталаңдап,  
баарысы каткырышты арсаланаңдап.

Абакем мына ошондо билген экен,  
аскерди жасаганын сээр менен.

Катылбай аскерлерге қыраан Бакай,  
кайрадан кошко келди камырабай...

«Кол эмес, амал экен, Арстаным.  
Колдонуш керек эми қаршы амалын.

Эгерде мылтық атсак ал да атқыдай,  
эрендер қырылышат бири калбай.

Құрәшсөң құрәшүшөт, чапсаң чабат,  
ал жансыз – жандуу гана ажал табат.

Амалын ойлонолук, койсок таппай,  
аскердин баары бөөдө қырылгыдай...». –

Алты жүз сан аскердин арасында,  
бар эле аалымыбыз, аярлар да.

Болду бейм түшүнүктүү иштин жайы,  
бал ачкыч<sup>1</sup> наймандардын Абылайы,

чын эле ишенгендей өнөрүнө,  
чыкыйып мына мындай деген эле:

«Чекседе<sup>2</sup> от дарыны алып чыгып,  
чачкыла сээр аскерди айландырып.

---

<sup>1</sup> Бал ачкыч – дубаны жандыруучу.

<sup>2</sup> Чексе – дары салган идиш.

Үстүнө кыл арканды майлап туруп,  
койолу куудан жагып, тутандырып.

Өзүбүз алыс туруп, дуба салам,  
тутанган отту алыстан карап турام.

Аңдан соң күн күркүрөп, шамал согот,  
от дары жалын бүркүп алоолонот.

Өзөнгө бороон соксо Тенир жалгап,  
өрттөнгөн сээр аскерден дүмүр калат...» –

Ошентип от тутанып, шамал тийди,  
карагай, кайын, терек баары күйдү.

От-жалын ойун-кырын жалмап салды,  
ошол жер «Өрттөндү» деп атак алды...

Кармалбай капка-шаарга капитап кирдик,  
кашайган Текес жайын шондо билдик.

Акылдуу экенине карабастан,  
аярын өлтүрүптүр аябастан.

Өктөөдө өмүр бойу жүргүчөкту,  
ал анан өлтүрүптүр өзүн-өзү.

Ал кезде ага анча баа бербегем,  
а көрсө Текес туура кылган белем...

\* \* \*

Жыйдырып калмактарды калтырбастан,  
журтуна мына мындай жардык кылгам:

«Жаа тартып, кылыч чаап, ок атпады,  
жарабайт талашыбыз мындай калкты.

Алууга акыбыз жок жырык ийне,  
баардыгын калтырабыз өздөрүнө.

Байқушу чочулабай бизге келсин,  
байлары кошко бирден сойуш берсин.

Ханыңар өзүн-өзү аябады,  
Куястын жардамына карабады.

Кылганын көзү менен көргөн муну,  
катыны, баласы да айтып туру...

Калабыз десең – көнгөн жерин ымна,  
кетебиз десең каршы болбойм ага.

Бир гана жардыгымды билип койгун,  
баш ийип басташпастан калкым болгун!

Бул жерде калмак, тыргоот баарың барсың,  
башкарчу ханыңарды шайлап алғын!». –

Үйшүңбай үч сан үйлүү жаны менен,  
үч жүз сан үйүр, короо малы менен,

Хан бол деп калкы кадыр салса, анда,  
«Көнгөм,– дейт, ой жүгүртүп,– жалаң малга».

«Бол»,– дешсе журт баалаган Дардек Эрди,  
«Өзүмдү башкара албай жүрөм»,– деди.

Доотайлык мансабы бар Караканы,  
«Сен бол» – деп калайыгы камаккка алды.

Калк сөзүн кайтарууга көөнү чаппай:  
«Карыдым» – деген сөзүн айтты Доотай.

Антсе да ичтен муйуп хан болууга,  
анысын ачык айтпай турганында,  
  
бир бала чаап келип, ага карап,  
бек сүйлөп, өткүр-өктөм койду талап:  
  
«Тактыны тээп салып өлүп калган  
Текестин тонун тоноп тартып алсан,  
  
ойлончу, арты кандай болот анын?  
оолукпай учурунда баш тарткының!» –

Карача олку-солку ойдо турган,  
катуу айткан сөздү угуп баласынан:  
  
«Кой калкым, уят кылба карыганда,  
көрдүнөр жакпаганын балама да...» –  
  
ал дагы мына ушинтип баш тарткан сон,  
калмактар хан тукумун көрүштү он.

Текестен төрөлүшкөн алтоо эле,  
жок болчу айрымасы анча деле.

Алтоонун эң кенжеси Тейиш бала,  
толду эле он сегизге жаңы гана.

Эстүүбүгү, эси жокпу – не болсо да,  
эп көрүп шол баланы хан тагына,  
  
салышып ак кийизге, алты жолу  
айлантып хан калаасын, такка койду.

Текестин кызыл туусу – айчыгы алтын,  
кубантып, желбиреди, калмак калкын.

Жаңы хан такка олтурса салт бойунча,  
жамы журт камынышмак хан тоюна.

Көпчүлүк хан тоюнун камын көрдү.  
Капилем калың колго кабар келди.

Ай тамга – көгүш тууну көтөрүшкөн,  
калың коп калмак элин селейтишкен.

Жүрөгүм түрсүл согуп, ичтен муйуп,  
жакыным келатканын турдум туйуп.

Өзүмдү токтото албай алга чаптым,  
утурлап колдун алдын бара жаттым.

«Кагылам карааныңдан кандашым!» – деп,  
карабай аңға-дөңгө тагам келет.

Аттардан экөөбүз тең бойду таштап,  
бирибиз-бирибизди бек кучактап,

куйулган ачуу жаштын шорлуу даамы,  
куйкалап тургансыды тандайларды.

Канча жыл четте калып, ызасы ашкан,  
карындаш – медерине кусасы ашкан,

сагыныч, санаркоосу жуурулушкан,  
солкупдап ыйлап турду жалгыз тагам:

«Эсимде элес-булас калган атам,  
э Тенир, тирилгендей болуп жатам!

Өлгөндөр кайра туруп келгенге окшоп,  
өзүмө ээ боло албай келем боздоп!..

Медерим – бир уядан учуп чыккан,  
мээнеттүү, кичинекей Батмазурам!

Тагдыры – жерге түшөр замат аны,  
дениздин толкунуна таштаганбы,

урунту турмуш шары чамындыдай,  
не жазды ал азапка кабылгыдай!

Каралдым, каршы турду бой бербестен.  
Теңирим, кайрымжыга сени берген!

Кубанчы – қубатымдын тамчы каны!  
Көргөнүм чынбы деги кайра дагы?

Тирегим, таянычым арка туткан,  
Теңирге ыраазымын, кылбайм арман». –

Жытташып алкымдардан моокум кана,  
ыйлашып көөдөндердөн бук чыгара,

Жамғырчы таякемдин алы-жайын,  
жашымды токтото албай сурап жаттым:

«Арыбай жүрөсүзбү эсен-аман,  
Аскар-зoo, арка туткан жандаш тагам!

Үй-бүлө, эл-жериңиз, жашы-кары,  
үмүткөр, кырсыктан тыш жатышабы?..

Уялаш медериниз –жаным апам,  
айтты эле өзүңүзгө дубай салам.

Соолугу дурус, бирок баарыңарга,  
сагыныч – кусалыгы жаңырууда!

Жүрүштө түйшүк салып койомун деп,  
суранган өтүнчүмдү көрбөдү эп.

Жаралуу жан-дүйнөңөр... Баарын билем,  
жабыгып күн кечтиңер бала кезден.

Жибитип, тирек болуп экөөнөргө,  
кетирсем деген тилек көөдөнүмдө...» –

аягын айттырбастан, арт жагымдан,  
абалар салам айтып келип калган.

Жашыган муун-жүүндү чыйралтканы,  
жан абам карс-карс күлүп добуш салды:

«Жамғырчы, эсенсиңби, элдин баарын,  
түшүрүп дүрбөлөңгө не кылганың?

Кайакта калдайган кол келатат деп,  
кам көргөн хан тойуна эл элендеп,

калмактын эли түгүл чочуп биз да,  
капырай, түшүп калдык карбаласка.

Чочуткан кыргыз, калмак жоокерлерин,  
Жамғырчым, оңой эмес сенин сүрүн...» –

Жакты бейм Хан Кошойдун айткандары,  
жабыла коштоп кетти калгандары.

Сурашып алды-жайды, элди-жерди,  
сүйлөштүк талкуулашып көп нерсени.

Билдирип наразылык Үрбү, Айдаркан,  
бир кыйла талаш-тартыш сөз айтышкан:

«Каяктан эл болмокчу калмак каапыр,  
курулай кыялданды Манас Баатыр.

Тийгизбей мал-мұлқұнө, анан кайра  
өзүнөн хан көтөрүп калмактарга,

кетирип койбодукпу жаңылыштык.  
Түз сүйлөп Жамғырчы хан, кыл калыстык?» –

Сөзүнө Айдаркандын жооп қылып,  
сүйлөгөн таякемди уктук тынып.

«Туурабы, туура эмеспи – көч кыядан  
кетиптирип небак узап, хан Айдаркан.

Бир болот хан жардыгы, ошондуктан  
бузулбайт бир дагы кеп Манас айткан...

Жардыкты ошол бойдон калтыралы.  
Жалпыбыз булар менен сак туралы.

Эзелтен пас талашкан жоом эле,  
эркине койуп, өзүң бил дегенде,

каңгайдын босогосу – калмак, тыргoot,  
каалгасын кас душманга ачып койот.

Бул элдин үрп-адатын, каада-салтын,  
далай жыл коншу жашап билип калдым.

Үлгүрбөй кечигипмин! Эрте келсем,  
көтөрмөк элек ханды биздин элден.

Калмактын карапаман калкы – түркөй.  
Төбөлдөр арасында көп дубакөй.

Аңдыктан аябастан бекем кармап,  
ұстұнөн карай турған улук шайлап,  
  
салыкты тыным албай оор салсак,  
сезишимек кыйынчылық, эл начарлап.

Түркөй эл кара курсак камын ойлоп,  
түйшүгүн тартышканы бизге оң болот...

Тойуна калыпсыңар, сактанбасак,  
жоокерлер арасына бұлұқ салат.

Бөлүнүп уруу-урууга бириндебей,  
биригип сак туралық бекем чептей.

Жүрүштү мындан нары улаганда,  
кең пейил болбо Манас душманыңа.

Айтылбайт бекеринен элдеги кеп:  
«Аяган жоосун – жоокер жарапуу» – деп.

Оргу хан, Акунбешим – аяй турған  
жан эмес, боорум Манас, эске тутсан?

Ой-түзүн, тоосун эмес – бул тараптын,  
зоодогу билип калдым жараңкасын.

Ойунду билип турам, өзүң менен,  
мени да чогуу ала кетсем деген.

Кандашым, боордоштук семизине,  
көлкүлдөп эрип турат тулку-дене.

А бирок Ата-Журтум бүт баарынан,  
Айкөлүм, ыйыктыгын кантип танам!

Бул жердин билгендер жок сырын менче,  
бир боорум, чекти ишенип таштайм кимге?

Бошотуп конушунду жаткан кезде,  
бул жерде мен болушум зарып нерсе.

Жалпы ойум мына ушуңдай, баатырларым,  
чечербиз акылдашып анан дагын...». –

Таякем сөзүн бүтүп калган кезде,  
Тейиштин чабарманы келди бизге.

\* \* \*

«Баатырлар, баштайлы деп хандын тойун,  
Ат-чабыш, балбан-күрөш, башка ойун,

айтылып калган экен хан жардыгы,  
калайык өзүнөрдү күтүп калды.

Көптөн-көп башын ийип Тейиш ханым,  
өтүнүп жаткандыгын кабарладым». –

Тургандар жооп кылып чабарманга,  
түз эле бет алганбыз хан сарайга.

Ошентип салт бойунча той башталып,  
балбандар, жарак-жабдық, ат тандалып,

ат-чабыш, эңишиш-күрөш, эр-сайышка,  
эрендөр эки жааттан дайындала,

оýун-шоок өтсүн үчүн шат-көңүлдүү,  
оýлонуп эки бетке тең бөлүндү.

Болдук деп жаңы тууган калмактарга,  
казактар макул болду кошуууга.

Калганы орчун кыргыз уругу деп,  
Ууздун урпактары болду бир бет...

Кырк атка байге сайып, баш байгеге,  
жылкыдан бир сан, уйдан жарымы эле.

Алтындуу калы килем жапкан жүз нар,  
андан тыш жүз жамбылык дилдеси бар.

Үч жылкы – байгени алмак эң аягы,  
жабылуу нары менен беш жамбыны.

Тейиш хан жана минтип жардык кылды,  
жамы журт үн чыгарбай дымып турду:

«Үч күндүк жолго айдалып – Эчки-Өлбөстүн  
тушунан күлүк аттар койо берилсин.

Болбосун көтөрмөчү ат алдынан,  
чыкпасын утурмалап бир дагы жан.

Чоң күлүк байге алат, чобурларын  
кошкондор чоноңдошуп арданбасын.

Эки күн эл ашыкпай ойун көрсүн.  
Үчүнчү күндө келген ат байгесин,

эч кандай чыр-чатаクсыз ээси алсын,  
чатаクトы чыгарган жан жаза тартсын!

Бузбайлы ат чабыштын эрежесин,  
баш ийип айтканыма баары көнсүн!..» –

Айтылды калган шооктун эрежеси,  
козголуп далай эрдин депебеси,

күлүктөр өткөрүлдү чубатуудан,  
көркүнө көз тойгузбай суктандырган.

Биринен-бири өткөн күлүктөрдү,  
тандаган чыгаан билгич саяпкери,

«Чебердин-чебери» деп эл баа берген,  
кыпчактан чыккан устат Кайыпберген.

Ошончо күлүктөрдөн тогуз жүздү,  
оогондо күн шашкеден, бөлүп бүттү.

Астына күлүктөрдү салып алып,  
токсон эр кетишкен соң ат айдалып,

бөлүнгөн өйүз-бүйүз эки тарап,  
бул жерде калган элге берип тамак,

«Баштайлы эриктиrbей элди эми» деп,  
балбандар күрөшүнө берди кезек.

«Чыксын,— деп,— казактардан Байсал Балбан»,  
байкабай айтып ийип хан Айдаркан,

өкүнүп калган менен, айтылган соң,  
балбанын чыгарууну көрүштү он.

Өздөрү өздөрүнө чыксын дешкен,  
калмактын арам ойун кечең сезгем!..

Кири жок орчун кыргыз уругунан,  
кадимки сары-ногой Бөрү чыккан.

Кечээ эле бирге келген эки тууган,  
калмактын хан ойунда каршы чыккан.

Майданга жетер замат Бөрү балбан,  
Байсалды карчытынан бек кармаган.

Аткырдай салаалары ошол тейден,  
Байсалдын бөйрөктөрүн койо бербей,

башынан үч айлантып жерге урду,  
калмактар мыйыгынан күлүп турду...

Ошондо таякемдин кебин эстеп,  
аттигин, бирок эми кеч болду деп,

ичимден шагым сынып, сырт жагымдан,  
сыр бербей, күлө багып минтип айткам:

«Жыккан да, жыгылган да бир туугандар,  
андыктан калыс сөзүм азыр айтаар,

байгени – жаңы тууган болгондуктан,  
бергинин қалмактарга, Бөрү Балбан». –

Байсалга ызаланып четте турган,  
бет алышып басып барып колдон алгам.

«Шек бербе Байсал аба, душманга»,- деп,  
шыбырап жай сүйлөдүм теше тиктеп.

А бирок, теренинде жүрөгүмдүн,  
агаргыс болгонуна жетти көзүм.

«Арман ай, бир беренге кемидим» – деп,  
акырын басып кеттим андан четте.

Кайрадан күрөшүүгө чыкпай балбан,  
эр сайыш башталсын деп бүтүм кылган.

Ошондо Карабанын Эр Сайкалы,  
ортого токтолбостон атып чыкты.

Булкунуп Сары Буурул буудан аты,  
астында атырылып туйлап жатты.

Тулкуна жоо кийими күп жараашкан,  
туулга туйук болот, темир калкан.

Түпөктүү тогуз кулач сыр найзаны,  
түгөнгүр, толгой кармап колуна алды.

Тулкунда жанып турган Нуршооладан,  
түн түшкүр, кыз экенин көрүп тургам...

«Армансыз жаа тартышып, чабышпастан,  
ат койуп найза сунуп, алышпастан,

кетирип хан Текестин төрт амалын,  
кесмедей кескилетип өз аярын,

аргасыз арам өлүм кабылдатып,  
аalamга салды өзүн жара тартып.

Каратып калмактарды буруттарга,  
кылмакчы көз каранды, түгөт бала.

Катынга кантип чыксын эрендер деп,  
Көр бурут кур намыска турушат бек.

Шер бала, кан майданга айлаң куруп  
чыгарсын, ага чейин күтөм туруп.

Ойундан окус кылып буруттардын,  
Шер уулун түпкө жетип курутамын!

Атышпай баш ийгенче буруттарга,  
аттанып кеткеним оң тигил жайга!

Өкүмүм өзүмө-өзүм кабыл алган,  
өлтүрөм же болбосо өлүм табам!

Кыйынын окус кылсам, төрт кыргызын,  
калмактар бир ирмемде талап тытсын.

Аттарын айдал кетти ат чабышка,  
ал азыр Арстаны ажап тапса,

аргасын кетирдик деп турган бурут,  
аздан соң болорсунар тукум курут...» –

чыгарган көк бет кыздын бул өкүмүн,  
чиналган шооласынан окуп билдим.

Жеңишке оңой-олтоң жеткендиктен,  
жеткилең ой жүгүртпөй – кемтик кеткен.

Аттарды қайрый албайм өкүнгөндө,  
аракет кылуум керек сыр бербеске.

Кошуунга коогалаңды билдириүүгө  
акым жок, азыр эми андан көрө,

кеңешип Кошой, Бакай абам менен,  
кеп-сөзгө көк долуну көндүр десем,

ал өзүн ашкере шер баалап жатат.  
Аялга кантип эрдин колу барат...

Көөнүмө тынчтык бербей ички туйгум,  
көңүлүм чөгүп кыйла жалгыз турдум.

Ансайын күчөп көк бет өйдө-төмөн,  
чапкылап Сары Буурулун ээ бербеген,

«Кыргыздар! Эрин барбы чыга турган,  
чыккыла!» – деп демитет каар урган.

Көз жаңсап хан Бакайга четке бастым,  
көргөнүм, туйгандарым ачык айттым.

«Калмактын Эр Дөгөнү эстүү адам,  
көк бетин алып кетсин эр майдандан.

Чыгарып секелегин эр сайышка,  
тийбесин калмак калкы кур намыска.

Док урган долу кызга эр азамат,  
теңелип, төнтайлашып кантип барат.

Байге үчүн кылган болсо бул амалын,  
жулкунтай көк бет кызын, өздөрү алсын», –

ушинтип ачуулансам, Бакай абам,  
таңданып мага мындай суроо салган:

«Баатырым, ат үстүндө олтурушу,  
уйуган сом темирдей бүт тулкусу.

Конур үн ишенимдүү добуш салган,  
жигиттен айырмасын көрбөй турам.

Өздөрү айтпаган соң, кыз деп андан  
корккондой болбос бекен башты тарткан?

Дегеле ошол эрдин кыз экенин,  
Дөгөнгө не деп айтып далилдеймин?» –

«Кейиткен дал ушундай кысталыштан,  
келтирип кеп ыңгайын жол таппасаң,

кең ээси экениңди журтуң билет,  
кереги чеберликтин качан тийет?» –

аргасын өзүм деле таппай аткам,  
айласыз абакеме катуу айткам.

Ачынып сөз уусуна Бакай абам,  
түз барып Эр Дөгөнгө сөз баштаган:

«Той ээси Дөгөн-Баатыр, чыккан эрдин,  
эмне үчүн жардык кылбайт ким экенин?

Кылыйы кызга окшоп турғандыктан,  
кызыгып, болот го дейм жай сурасам?

Теги ким, кайсып элден, канча жашта?  
Жарчылар элге угуза жарыя айтса.

Эгерде ырас эле болсо аялзат,  
эр жигит беттеп чыгуу бизге уят.

Ургаачы жок экени арабызда,  
баарыңа белгилүүдүр айтпасак да.

Чыр-чатақ чыгарууну каалабасаң,  
кызыңды алып кеткин эр майдандан!» –

Дөгөн Эр атка минип, түптүз эле,  
чамынган көк долуга барды тике.

Сөзгө жок, эр көкүрөк кайран эрен,  
суулуктап Сары Буурулду мындаи деген:

«Сайкал кыз, элди ойлосоң бекер жерден,  
кан төгүп, кагылышпа бурут менен.

Кыз болуп калганыңа калың элдин  
билээрсің, эч күнөөсү жок экенин.

Эр жигит чыкпайт дешип кызга каршы,  
сайыштан баш тартууда кыргыз калкы.

Жаш өтүп кеткенине карабастан,  
жарыгым, майдандан кет, мен сайышам». –

Ошондо текеберлүү көк бет долу,  
сунулуп найза кармап турған колу,

көздөрү оттој жанып, каны качып,  
найзасын сунуп барып алды тартып.

«Тур мындаи Дөгөн Баатыр, эгерде сен  
ордuna сары улактын кетпейм десен!

Шул азыр Лайлаанаттын жолдугуна,  
чалынып калып жүрбө садагага», –

анан ал ойдолотуп буурул атын,  
октолуп келип турду бизге жакын:

«Чын болсо Шер экениң шылтоо кылбай,  
чычымы буруттардын чыккын мындаи!

Жеңгендей амал менен Нескараны,  
өлтүрдүң аяр Күяс, Текес ханды.

Тегимди билгиң келсе – сенден кылча  
кемдигим жок экенин билгин, мырза.

Энекем энекенден өйдө күшү,  
кадимки Кенеш шаанын эрке кызы.

Апакем Айымбала энеңе окшоп,  
тилеген Лайлаанаттан зарлап, боздоп.

Бек түкүм атам доотай Карабаны,  
билбеген бурут менен калмак барбы?

Туулуу кызбы, эркекпи – Жаратканга  
тийиштүү экендингин танбассың да?

Курулай тапкан шылтооң – качып менден,  
кыз болуп туулганым айып бекен!

Кеп кылыш кемсүнтүүнү ургаачы деп,  
курулай шылтоо дебей эмне десек?

Кам көргөн Шойбо аяр болбогондо,  
калтыrbайт болчу сени Нескара, соо.

Арстан түз качырып, тике барат,  
аларын амалданып аңдып албайт.

Текес да жаңылышты Дөөгө окшоп,  
аны эч ким туура көрүп, мактаган жок.

Алардын аңкоолугун пайдаланган,  
амалды эрдик дебейм мен эч качан!

Кыз туулуп калганымды шылдыңдабай,  
Шер болсоң беттешели, чыккын мындай!» –

Он үчкө жаңы толгон ойрон кызга,  
ошондо болдум эле чыңдап ыза.

«Чын болсо көлдөгөнүң Көк Төңирим,  
чамынган көк бет кызга күч бергениң?!

Ай тамак перизатын Карабанын,  
айныгыс, ачуулансам мерт кыларым.

Баш тартсам – анда өзүмдү сөз өлтүрөт,  
булуттай аруу Аяр да күнөөлөнөт.

Чыгайын демин суутуп көк долунун.  
Ачууга алдырбайын, жар болгунун!» –

бүтүмгө бекип ичен мына шундай,  
баштагам хан Бакайга сөзүмдү жай:

«Аттардан тандап мында алып калбай,  
Акылдан айныптырбыз биз аябай.

Айтканда келбейт эми калыбына,  
Абиддин Акмаралын алдыргыла!

Эртерээк ээрдетип алып келсин,  
ээлэнген бейбак менен беттешейин». –

Ошондо ок тийгендей чочуп абам,  
оркулдап, оройлоно минтип айткан:

«Жаңы эле «кызга кантип эр түшсүн» деп,  
жанымды сууручудай турган тилдеп,

сен белең кабыланым, Манас-Баатыр,  
жол болсун айтканыңа анда азыр.

Буруттун алты жүз сан аскеринде,  
жок экен кызга тени дедиргенде,

табарың әмнө сенин, айтчы ачык?  
Тобунда жокпұ урен бир кызчалық?

Айдаркан калмак болуп кетти беле,  
Аттанып эр сайышқа чыкпайт неге?» –

«Абаке, сөзүң жөндүү, бирок дагы,  
ачууга, кур намысқа алдыrbайлы.

Каалабайм кан төгүүнү жөн жеринен,  
Жер көркүү – үстүндөгү эли менен.

Чабылып, чачылуудан чымчым калган  
элиме элди кошуп туугандашсам,

куралып эл көбөйүп, кулач керсек,  
курама болсок дагы КЫРГЫЗ делсек!

Кыйраган жерибизди кармап туар  
калк керек, кандай дейсин, жан бурадар!

Беттешип башка бирөө чыкса азыр,  
бейчеки иш кылабыз анда такыр.

Өлтүрүп же өзү өлүп көк бет долу,  
ачылат касташуунун кандуу жолу.

Ал канча өзүн баатыр сезсе дагы,  
аттиң ай, анткен менен аты ургаачы.

Арымды кетирди деп капа болбо,  
абаке, батаңды бер, жолду тоспо?...» –

\* \* \*

Алдырып Ақмаралды Бакай абам,  
орошон орчун кыргыз уулу турган –

оң жакка жүзүн буруп, жооокерлерге  
оолактан туруп добуш салган эле:

«Жигиттер, өзүбүздүн салт бойунча,  
берели баарыбыз тең аппак бата.

Эңсеген Сайкал кызга Шер-Манасты,  
эки элдин көңүлү үчүн аттанталы.

Эр сайыш ошончолук керек десе,  
«Э» дебей чыгышмакчы баарысы эле.

А бирок кырк чачы деп кыз баланын,  
агаин-туугандары сыйлаганын,

Сайкал кыз кордогондой кабып алып,  
сабыры кетип турат ачууланып.

Береги алты жүз сан балбандары,  
kyргыздын Айкөл Манас шери дагы,

кемсингип же корккондон баш тартпады,  
калкыңды, кыз атыңды сыйлаганы.

Карегим, каалап турсаң качпайт сенден,  
калкыымдын кабыланы Манас Эрен.

Бул ойун...Хан тойунун шааниси да,  
болуптур, жол берелик тамашага.

Агаин, баарыңар тең бата бергин!  
Баатырым, тилегениң кабыл келсин!

Омийин! Моокум канып тамашага,  
о Тенцир, эр-майдандан соо чыккыла!». –

Ошондо өйүз-бүйүз турғандардан,  
орошон кыргыз, қалмақ бата тартқан...

Жаныбар, болгунуң деп акканжыга<sup>1</sup>,  
жайма-жай Акмаралга аттандым да,

айкырып камчы салып дардактабай,  
алсам деп кыз көнүлүн баргамын жай...

Алыстан көк бет Сайкал долуланып,  
айкырып Сары Буурулга камчы салып,

түтүндөй түз качырып жанчмак үчүн,  
түгөнгүр, жумшап келет болгон күчүн.

Кыз көркүн кайраттанган каары ачып,  
көөхар көз ойноктогон – жалын чачып,

жаркырап жазы маңдай, кобул мурун  
жарашып тамылжытат жүздүн нурун.

«Ушундай сулуу жандын чындал эле,  
колунан эр өлтүрүү келмек беле?...

---

<sup>1</sup> Акканжыга – акжолтой, ийгилик, жеңиш апкелген.

Жөн эле чалпоолонгон эркелиги,  
жайына койойунчу, мейличи эми», –

ошентип ой жүгүртүп турганымда,  
онбогон Сайкал найза урганында,

көздөрүм караңылап барып анан,  
аз жерден учуп түшпөй Акмаралдан,

ондонуп, кайра беттеп келе жаткан  
ойронду он мүрүгө секин сайгам.

Онбогур, ооруксунуп калды белем,  
ондонду Сары Буурулга аран деген.

«Каңгайлап» ураан салып каапыр долу,  
карчытка уруп өттү да бир жолу.

Жалтансам намыстыр деп төштү тоссом,  
каапыр кыз колтук туштап катуу соккон.

Дал тийип он колтукту тепчиp өттү,  
долу кыз толгогондо сынып кетти.

Сол көлдөп чала сермел карчытынан,  
соопусун бейбак кыз деп булка тартсам,

онбогур омуроомдон аткий кармап,  
омоктуу Сары Буурулду демип барат.

Жаныбар Акмаралдын алы ошо да,  
теңселип, алы куруп, чайпалууда.

Тамаша көрүп маани бербей туруп,  
талпайтып Акмаралды алса жыгып,

Кудурет, кыргызымдын шагы сынып,  
кылымга атым атар шылдың кылып.

Ошентип ойду топтоп турганымда,  
ортого жетип келди Чубагым да:

«Эси жок көк бет долу, эңиши беле!  
эр сайыш эрежесин буздуң неге?» –

айкырып Сары Буурулду башка какты,  
жалт берип Буурул буудан четке качты.

«Кара бет, кыз экен деп койсо сени,  
бузганың карәзгөйлүк – эрежени.

Эр сайыш – эңиши эмес, долу канчык!  
Эреним, не турасың оозунду ачып?

Катынга шилекейин чууруп, ағып,  
калдайган кыргыз элиң унут калып,

чыгарып эр намысын эстен такыр,  
мейлиби, бул супуудан өлсөң азыр?

Долунун жинин кагып койбой қайра,  
турасың, тийди беле жалдырама!

Аңкайып, аябастан бул шуркутту<sup>1</sup>,  
Айкөлүм, ойлонгунуң Ата-Журтту!».

Каары ашып, каны качкан Эр Чубагым,  
эсиме келтирди эле чuu салганың...

---

<sup>1</sup> Шуркут – аялзатына багышталган жаман сөз.

«Айдаркан калмак болуп кеттиби» деп,  
абакем ачууланып койсо тилдеп,

анан да Байсал баатыр жыгылганы,  
ардантып койгон белем казактарды.

Наймандын Эр Догосу Чубакка удаа,  
нарытан чаап келди эр майданга.

Алчудай аттан тартып Эр-Чубакты,  
айкыра атырылып ачууланды:

«Экөөлөп жалгыз кызга тең боло албай,  
эс кеткен кызыталак кыргызым ай!

Эл-жерди ойлосоңор Манас экөөн,  
эки эрен бир бийкечти беттейт бекен?». –

Аңгыча, чындалп чатак чыкпасын деп,  
Айдаркан, Бакай абам келди энтеңдеп.

Оозунан көбүк чачкан Эрен Чубак,  
обдулуп Эр Догого бек кыйкырат:

«Сайынып алсаң эле бир тал канат,  
кыркууздан бөлүндүңбү, эй, санталак!

Аны да азыр эле танып салып,  
калдыңбы калмак менен кандаш болуп?

Болуптур, жаңы калмак, сөзүмдү укчу!  
Карабет эрежени эпсиз бузду.

Кыз эмес – Тәцирди да кечирбеймин,  
канчыктын жулуп алам кекиртегин!» –

Караган бизге жан жок. Чубак Эрди,  
Хан Бакай токтото албай алектенди.

Негедир Айдарканды карап турган,  
аңғыча «канғайлаган» кыйкырыктан,

Ақмарал селт дей түшүп караганда,  
мен дагы жалт бурулдум ошол жакка.

Чамынган Карабанын кара бети,  
чачырап оттой жангандын эки көзү,

келатты ажал айдал жаткан өндүү.  
Чыңалып булчундарым, ачуум келди.

«Теңелбей турганымды бул көк долу  
телтектеп, түшүнгүсү келбей койду.

Болуптур карөзгөй кыз, каалап турсаң  
байқап көр, кандай экен чынданап урган...

Оркотуп омуроомо сыр найзаны,  
онбогур, таштап салып, кайра жаңы

найзаны тажаалдана колуңа алып,  
урушкан экен тууган унут калып,

алаксып жаткандарды пайдаланып,  
алам деп келатканың айдан-анык», –

чuu койуп Ақмаралды тосуп чыккам,  
түпөктүү сыр найзамды катуу каккам.

Төшүнө найза матып баратканда,  
түгөнгөн Ақмарал – ат салмагына

майышып, төрт – аягы қайкалады.  
Көөдөнгө чала тийип, найза тайды.

Шалдайып дөөгүрсүгөн көк бет долу,  
шалактап ат үстүнөн буту-колу,

оочудай эстен танып баратканда,  
о Төңир, алдындағы жаныбар да,

ордунаң козголбостон туруп қалды.  
Жал төшөп, кишенебей – окуранды.

Адамдай акылына Сары Буурулдун,  
абайлап, не қылаарын байқап турдум.

Сайкалды соорусуна ооп қалган,  
сергитип, окуранып эс алдырган...

Оңолуп ойрон долу кайра турду.  
Оңтойлоп омуроомо түздөп урду.

Бул сапар намыс үчүн сунган найза,  
билинип турған эле баардыгына...

Ал анан аттын башын артка буруп,  
аябай Сары Буурулун – камчы уруп,

кайрылбай эр майдандан сыртқа чыкты,  
көрүнбөй қалың әлгө арапашты.

Кайрылып кайра келет деген ойдо,  
карадым кыз артынан батып ойго.

Долунун ачуу сөзү, Чубактын да,  
арымды ачыштырды эми гана:

«Эгерде теңелбеген бойдон калсам,  
э дебей кетет элем эр майдандан.

Бирок ал кылгылыкты кылып койуп,  
бүткөрбөй тамашаны жатса чойуп,

буға да намыс кылбай көнөйүнбү?  
Болбосо өжөрлөнүп көрөйүнбү?...»

«Сыйладым – башты ийип кыз экен деп.  
Сыйладым – урса найза турдум тиктеп.

Сыйрылган көк бет долу жарат салыш,  
Сыйбайт бул ар-намыска далдааланыш!

Чыгабыз биротоло аягына,  
чыккының баатыр болсоң эр майданга!?

Айтчы сен жеңип мени, жеңилбесен,  
азыр мен эр майдандан кантип кетем?.» –

Өз алын даана сезген долу бейбак,  
өкүнүп кеч болсо да жерди карап,

болот миз ташка тийип сынгандай чарт,  
бечара, сынып калды өзү каалап.

Ошондо тан бергидей эрдигине,  
бедели түшкөн долу иш кылды эле:

атасты Карабаны жанына алып,  
жетелеп Сары Буурулду, башын салып,

жанагы сыр найзаны сүйрөп жерге,  
жай басып эр майданга келген эле.

«Баатыр Шер, кем жаралган бейбак кыздын,  
кечиргин кежирлигин, ит кыялын?..

Денеңе салган жарат куну болсун,  
тартууга Сары Буурулду алып койгун.

Сайышта жеңилгеним мындан билгин:  
жетелеп бек атамды, башымды ийдим...

Ант кылам, мындан нары эми эч качан,  
аттанып эр майданга найза сунбайм!...» –

Ушинтип сөзүн бүтүп, сыр найзаны,  
бир уруп тизесине бөлүп салды.

Ал анан башын салып кайра тартты,  
а менин ошол замат шаштым качты.

Кыздан да атасынын сынган шагы,  
кетирип амалымды, тынчымды алды...

Зар болуп бала үнүнө бек Карада,  
көрүптүр Сайкал кызын карыганда.

Эркекче кийиндирип кыз дебестен,  
эл-журтка арка болчу эр дейт экен.

Кадыры өткөндүктөн Карабанын,  
калкы да эркек дешчү балакайын...

«Ал азыр аргасыздан башын ийип,  
алдымда турду кары тек-үңкүйүп.

Сайкал да кыз экенин мойнуна алды,  
баарынан кыйын болду ант кылганы.

Беделин бек адамдын картайганда,  
бертингип койгондугу талашсыз да.

Ал мага салган жарат – ачык жарат,  
армандуу кыз жараты – туйук калат.

Өмүрү өткүчөктүү ата-бала,  
өкүттүү – туш болушаар кыйналууга»,-

ирмемде ушуларды ойлоп ийип,  
ичимден не кылсам деп чебеленип,

эköөнү жакын тутуп бир боорумдай,  
ызасын жуугум келди из калтыrbай.

Кыз Сайкал эр майданын чекесине,  
кадамдап, башын салып барган эле.

Астымда Акмаралдан түшө калып,  
айткамын ак дилимден добуш салып:

«Токтогун баатыр Сайкал!. Бек Каrача!  
Кандайча болот муну кабыл алса?

Каадалуу калк көтөргөн хан тойунда,  
күч сынап тең тайлашуу – бул ойун да.

Балдардын бала кыял тамашасын,  
деги ким жүрөктөргө жакын алсын.

Балабыз, бек Каrача, экөөбүз тең,  
кетирсек одонолук – кечиргейсин.

Муногу эки ат бирдей тартуум болсун,  
кетирип көнүлүндүн кирин жуусун.

Эр Сайкал, эрдик кылсан қеле колун,  
эл қалыс, ақыреттик достошойун...» –

Ошондо шагы сынып, элге батпай,  
түшүүгө кара жерден тешик таппай,

тируү деп эсептелип – өлүмкатта<sup>1</sup>  
турушкан алы қуруп ата-бала,

дирт эте чөл гүлүндөй жаан тийген,  
тамылжып жүздөрүнө кан жүгүргөн.

Майдандын дал четинен шарт бурулуп,  
маңкай баскан сулуу колун сунуп:

«Шер Манас, эрдигиндөн эсиң ашкан,  
жар қылгын ақыреттик – башым тартам...

Кетирген кемчилимдин жазасына,  
кейиштүү...Татыксызмын жар болууга!

Өтө кеч...Бирок баарын сезип турам,  
«Түбөлүк жарыңмын» – деп канәэт қылам!...» –

Кыз Сайкал көздөрүнөн от чачырап,  
қылгырып, көлдорумду бекем кармап,

жанагы жер караган башын эми,  
жоодурай күлүмсүрөп, тик көтөрдү.

«Болуптур, түбөлүктө жарым болгун,  
жалганда жердей бекем достошконум...» –

---

<sup>1</sup> Өлүмкат – өлүү-тируүнүн ортосунда.

дедим да кучактадым Кыз Сайкалды,  
жалганда жыт өмүр бойу эсте калган...

Күн болот алда-кандал деп турушкан,  
күүлдөп кыргыз, калмак кош тараптан,

бакылдап Дөгөн Баатыр, бек Карада,  
баа берди эрдигиме, акылтыма:

«Ансыз да бир суу ичкен коңшу калкын,  
ансайын тууган кылып жақыннаттың.

Калайык! Кыргыз, манжу, магул, калмак,  
кылалы бир боордоштук бата арнап,

ырк кетпей, ынтымакта бололу бек,  
ыпылас кир калтыrbай көңүлгө кек.

Көк Тәңир! Акыл жана эрдик берген,  
кол үзбөй бир жүрөлү Айкөл Шерден!..» –

ушинтип бек Карада Акмаралды,  
астыма алып келип бура тартты:

«Адепке жатпайт баатыр, чын сыйласаң,  
аттангын! Шагым сынат алып калсам...» –

Карада коомай кармап колтугумдан,  
колумду бекем кысып өзү атказган.

Ошентип Күн уяга баткан кездे,  
калың эл кош-кошуна таркашты эле.

\* \* \*

Эртеси келгичекти чапкан аттар,  
уланды эр-эншишүү, жамбы атыштар.

Шашкеден ооп калган кезде бирөө,  
кыйкырып «Ат келатат!» деген эле.

Чатынан Агыястын чыккан чаңдан,  
бөлүндү бүлбүлдөгөн аппак караан.

Ошондо ондо турган кыргыз журту,  
«Хан Жакып!» «Хан Манас!» деп кыйкырышты.

Шамалдай шуулдаган дабыш салып,  
шам күйүп кулагынан обо жарып,

зыргытып туягынан таш учурup,  
зымырайт жаныбарым, желдей сзыып.

Кериле акмаралдай арыш таштап,  
тай чабым жерди келет бирден аттап.

Намызды таза алды деп жаныбарга,  
кағылып, калың элим жалынууда.

Карааны жакындаган Аккуланы,  
караган калайыктын артты таны,

чаңкайган шашкедеги Күндүн нуру,  
чагылып ат үстүнө тийбей турду.

А көрсө төбөсүндө Акшумкары,  
калкалап келатыптыр канаттары.

Аккула келген кезде дал марага,  
нымшыптыр кош кулактын түбү гана...

Күлүктөр түш оогон соң чан учурup,  
көрүндү Агыястан бирден чыгып.

Алдыда Айдаркандын Карасуру,  
ага удаа Оролбайдын Өңкызылы.

Андан соң Көктелкиси Мунар-хандын,  
Абиддин Алабашы, анан дагын,

удургуп орчун кыргыз күлүктөрү,  
удаалаш бир-бирине келе берди...

Теңир ай, бизден кеткен бир кемчилдик,  
тымызын, бирок айкын эми билдик,

күн болот алда кандалай деп ойлошкон,  
калмактар сай күлүгүн кошпой койгон.

Өкүнүп ичен, бирок, билдирбестен,  
күлүгү чыккандарга «соогат» дешкен.

Күрү-күү, ызы-чуудан кулак тунат,  
кармашып ойун-чындан колун сунат.

Байгесин Аккуланын бая эле мен,  
бөлүшүп алгыла деп элге бергем.

Белгилүү кырк күлүктүн байгелерин,  
башкарып таркатуунун милдеттерин,

Карача так аткарып, калыс бөлгөн,  
калайык карк болушуп туура көргөн.

Бир гана Бакай абам ачууланып,  
бөлүнүп көпчүлүктөн четке алпарып,

туура кеп айткан экен, бирок анда,  
таназар албагамын адатымча!..

«Жактырбай турганыңды билсем дагы,  
айтууга келип турат сөз ыңгайы.

Баатырим, Төнир берген ырысқыдан,  
не болмок ырым үчүн бир жамбы алсан?

Аккула экөөндүн тең ырысқынар,  
Айкөлүм, көпкө чачтың... Ырым қылаар

жуксун деп өзөгүмө – жок дегенде,  
жырылган жамбы алып калсан эмнө?

Нээти ак-карасына карабастан,  
насипти чачтың, Шерим, аңдабастан.

Түбүбүз кантээр экен?.. Бул биринчи  
туш келген ырысқы эле... Жениш жеми –

азгантай бөлүкчөсү элге калып,  
арбынын жеңилгендөр койду алып...» –

Анда мен ачууланып, абам айткан  
акылды туура көрбөй, кесе каккам:

«Байге деп Тейиш хандын берген малын,  
баарысын кыргыз алса – не табарың?

«Кызылпа көр дүйнөгө» дечү устатым,  
алтынын, малын берип – элин алдым.

Куралып эл көбөйсө – жер да болот,  
эл-жерим эсен турса – малга толот.

Талаага ырысқыны чачкан жокмун.  
Менде эмес – ырыс-кешик элде болсун!..» –

Олжону тең бөлүшкөн эл ыраазы.  
Ойун-шоок эки күнгө дагы уланды.

Ошентип той аяктап калган чакта,  
ой айтты калың әлге бек Карада:

«Боордош бололук деп той-тойлодук,  
болобуз эми қандай, шуну ойлойлук...

Кыргыздын жоокерлери мындан нары,  
Кер-Көлдө Оргу ханга барышмакчы.

Биз дагы мергендерден көзгө атар,  
сээрчи, аярлардан дуба айтаар,  
  
качырып найза саяр балбандардан,  
сөз багып, жүрт бийлеген сардарлардан,

тандамал аскер курап, бирге барып,  
жүрүшкө булар менен бет алалык.

Болбосо, арам ойлоп баш тартканда,  
баары бир учурайбыз биз кыргынга.

Орошон Манас Баатыр, Кошой, Бакай,  
ойлонуп иш кылыштыр – акылга бай.

Төмөнтөн өйдө карай келишкенде,  
баарысы такыр башка болмок эле.

Ал азыр так төбөдөн басып алды,  
билигиле, бизге башка жол қалбады.

Жеңилсе Акунбешим, Оргу хандар,  
женгендер кайра келип қыргын салаар.

Жеңилсе қыргыздардын аскерлери,  
жоолашат манжу, тыргоот, канғай эли.

Андыктан боордошкон бойдон эми,  
бир гана Шер Манаска баш ииели.

Айтканым туура десен қалмак эли,  
азыр биз кан чыгарып ант берели». –

Кебине Карабаевин каршы чыгып,  
кейиген жан болбоду башын буруп.

Алдыда мындан башка жол жоктугу,  
ал элге ансыз деле маалым болчу.

Анткени, тоодон көчкөн көчкүгө окшоп,  
ордунан қыргыздарды койгон козгоп,

Алайдан Көкө абамдын, Анжыяндан  
баш болуп аскерине Санжи тагам,

кылкылдап сан-миндеген колу менен,  
келдик деп Кара-Суудан кабар берген.

Ал эми Ат-Башыдан Кошой хандын,  
аскери келишкенин белге жакын,

алты күн мындан мурда кабарлашкан,  
алар да күтүп жатат алды жактан.

Капильт көчкү алдында калбас үчүн,  
калмактар чыгарышты туура бүтүм.

Кол баштап Дөгөн Баатыр, бек Карада,  
орукта элин таштап Тейиш ханга,

жүрүшкө аттанышмак болуп бирге,  
жуушуп колун канга ант берди эле.

Ошентип орчун кыргыз түгөл баары,  
кошулуп қалмак, манжу, монгул дагы,

кылкылдап асабалар, жарак-жабдық,  
чагылып Күн нуруна жаркылдашып,

Аскердин көптүгүнөн жер көрүнбөй,  
аттангам, кол астында эл бөлүнбөй.



\* \* \*

...Тал-Чоку... Жай чилдеси кышка айланып,  
ышкырып бороон улуп, дене катып,

түкүрүк жерге түшпөй тонуп ооздон,  
дем тартса чыккан тыноо бубак болгон,

топ этип карга тонуп түшкөн суукту,  
кайрадан жай чилденин аттабы урду.

Ушунун баарысын тең жасап аткан,  
пенделер – табиятка арапашкан...

Алмашып өткөн чагы азыркыга,  
Айкөлдүн карегине тартылууда...



## АТА МЕКЕНДИ ДУШМАНДАРДАН БОШОТУУНУН ЖЕҢИШТҮҮ АЯКТАШЫ

...Ал кезде гүлгүн чагы. Сайкал салган жаратын колтуктагы – эске албастан,

кыркуузду чогултам деп чачыраган, курама түмөндөгөн кол баштаган...

«Ээлетип, бийлетпеймин бөтөн элге, эл болсун башын ийип қалам десе.

Кармабайм кетем дешсе керт баштарын, көчүрбөй калтырышсын малын-зарын...» –

Жүрүшкө мына ушундай талап менен, жүз түмөн колду баштап чыккан элем.

Төтө бел ашып түшүп, Каркырадан төмөндөп көлдү бүтүн тазаласам.

Андан соң Кеймен Шаанын, Илебиндин элдерин элге кошсом, Акунбешим

баш ийип бербегенде нетmek эле, беттешем десе күчү жетmek беле.

Таянса аярларга – алардан кем калышпас Бегиш, Көйүш экөөбүү тең.

Жоолашса жоолашамын, чапса – чабам,  
келишсе кеп-кенешке макул табам...

\* \* \*

Уздин Кокон, Анжыян, Маргалаң тарабын ээлешкен урпагы өздөрүн өзүбек уруусу атап алышкан. Ошол уруудан қуралган колду Санжибек баштады. Кыпчак уруусун Көкбөрү менен Каракожо курал келди эле, аны Үрбү колуна алды. Каракожо – қадимки Бурулдун бир тууган иниси Зарылдыктын уулу экен. Дагалак, қызай деген урууларды Мунар хан жетектеди. (Бул уруу кийин өзүнчө эл болуп, дағестандар атальп кетти). Ойрот, манжу, кангай, мангуп аталган калмактардын колун Дөгөн-Баатыр жетектеди. Дуулат, ағыш, найман, үйшүн уруулары «Казак» деген атка биригип, аны Айдаркан уulu Көкчө экөө баштады. (Кийин булар «Улуу жүз» атальп кетиши). Бек Карада баштаган кол өзүнчө болуп, кийин карачайлар атальп калды. Мажик «баштаган кол биримдүүлүгүн бузбай, көп отпөй «кара калпак эли» атальп кетиши. Ушинтип Уз хандын урпактары өздөрүнө ыңгайлуу урууларга бөлүнүп, бирдиктүү қыркууз делинбей калды...

Ал эми ошол кезде Манас Баатыр курама элдин башын бириктирип, жүз түмөн кол менен Каркырага ашып түшүп, Арап деген жерге туу сайып, «жоолашпай кепке келип эл болууну каалагандар мага келишсин» деп, туш-тарапка кабар айттырды.

Булардан мурда Кара-Суудан качып чыккан Көр-Султан көлдөгү Оргу ханга, Чуудагы Акунбешимге, Иледеги Илебинге, Кеминдеги Кеймен-Шаага, Мерки-Жайсаң менен Шамы Шааларга, Дабагы Доотайга кабар берип үлгүрөт. «Манастын колун Арапдан откөрбөй талкалай көргүлө?» деп суранат. Кеймен

менен Илебин Ақунбешимге келишип ақыл сурашса, тоготпой коёт. Оргу хан чоң аракет жасап, сээрчи, дубакөйлөрүнө көз байлатып, алты күн амал кылат. Аны калмактан келишкен Бегиш менен Көйүштөр алты күндүк «апсунун»<sup>1</sup> алекисаатта жандырышып, амалдарын түгөтөт.

Эрөөлгө чыккан Кеймен-Шааны Эштектин Жамғырчысы сайып өлтүрөт. Илебинди Айдаркан уупу Көкчө өлтүрөт. Өзүнүн жоокери колдуу болгонбу же ардангандан өзүн-өзү жазалаганбы, айтор Оргу хандын карыны эшилип жатканын көрүшөт.

Эртеси Оргу хандын аялы эки уулунун өмүрүн сурал, тартуусун алып, жайына үйшөң уулу Акустаннын Токчоросун ээрчите келет. Токчоро Иледеги туугандарына келген жеринен Илебин колго түшүрүп, Орго ханга тартуу кылган экен. Колунан көөрү төгүлгөн устаны зынданга салып устакана куруп берип, кыз-келиндердин жасалгаларын чаптырып жүрүптүр. Манас устанын атын укканы менен өзүн көрбөптүр. Мурда көрүшкөн Бакай, Улаккан, Айдаркандар кучакташып көрүшүп, «өлгөнүбүз тирилди» деп кубанышат. Эки уулунун өмүрүн суралган Орго хандын аялына Манас Баатыр: «Балдарың менен баштагыдай тирилигинди өтөй бергин. Мен элди чаап-чачпай, курап чогултууну көздөп жүрөм. Биригип элим болгула!» деп узатат.

Көлдөгү ойротторду (калмак уруусу) баш ийдиргендөн кийин, колду үчкө бөлөт. Биринчи бөлүккө Манас, экинчисине Үрбү, үчүнчүгө Айдаркан уупу Көкчө экөө жол баштайт. Үрбү «Боом» ичи менен Кеминдеги Кеймен Шаанын элине бет алат. Манас

<sup>1</sup> «Апсун» – дубанын аталышы. Өсүмдүктөрдү жоокерге айланчу дуба.

менен Айдаркан Кең-Колдон ашып түшүшүп, Ала-Белден бөлүнүшөт. Манас Чуудагы Ақунбешимге карай, Айдаркан Иледен аяк өйдө чыга турган болот.

Кеймен Шаа менен Илебин жазат тапкандыктан, хансыз эл урушсуз кепке келип, баш ийип, эл болуга көнүшөт.

Акунбешим Үч-Турпан, Көл, Чуу, Иле, Оролго чейинки ойротторду бийлеген. Андыктан кол куушуруп женилгиси келбей, түш-тараптан кол чакырып, курал-жарак топтоп, катуу даярданат. Бирок, Манастын дайнын уккан жергиликтүү эл дагы кеплаткан тарапка өтүп кетишип, Акунбешим аргасыз женилдет.

Ойроттор кыргызга биротоло эл болдук деп шерттешет. Ошондун кийин Кемин менен Чууну Үрбүнүн бийлигине берип, Иледен Оролго чейин Айдаркан менен Көкчөнү улук кылат.

Кокондогу Панус Шааны Санжибек өттүрөт да, ал жерге улук болуп калат. Акыры Көкөтөй кенешин айтып: «Түпкү атабыз Ууздун тагына Манас оптурат. Биз ошол Манастан башканы хан дебейбиз. Алтайда азганактай эл менен Жакып эмне кылмак эле. Баарыбыз бир жерге чогулалы» деп бүтүм чыгарат. Бул ойду курама журт түгөл жакташып, Манас Алтайдагы элин көчүрүп келиш үчүн жол тартат.

*(Айкөл Манас Ала-Тоону душмандардан бошот-кондугу жөнүндөгү маалыматтын бир кыйла бөлүгү, эмнегедир, кара сөз түрүндө жазылды да кайрадан эки сап ыр болуп түшө баштады). Бүбү Мариям.*



\* \* \*

...Тал-Чоқу... Жеңиштери бир кездеги,  
тартылып көз алдына элестеди.

Кан күйгөн майдан талаа – ызы-чусу,  
кабылдап жанга батқан жарат уусу,

көз ирмем унукарып Айкөл-Шерге,  
күч-кубат кадимкидей берген эле.

Ормойо ойлуу карап кан майданды,  
олтурган Кароол-Ташта зор карааны,

обого уча турган Акшумкардай,  
обдулуп орунунан козголду жай.

Каректе – кайтып барган кези Алтайга,  
канчасы жазат таап, көбү кайра

кайрылып киндик каны тамган жерге,  
кашына үй-бүлөнүүн барган эле...



## АЛТАЙДАН КӨЧҮҮ ЖӨНҮНДӨГҮ ЧЕЧИМ

Ойроттун солу – бурут, ону – кангай,  
ортодон өттү жылдар аккан судай.

Алтайдан көчөбүз деп барышкандар,  
кыя албай тууган жерин өттү жылдар...

«Ойроттун оң канаты кайра баштан,  
оолугуп оң таппастай чуу баштаган.

Бир кезде Чыйырдыдан качып чыккан,  
баягы митаам түлкү Алооке хан,

коштоптур уялашы Эсен ханды.  
Какшаалдын нары жагына сепил салды.

Камданып катуу кыргын саламын деп,  
кашайтып сол ойротту чабамын деп,

эч кимди киши ордуна санабаптыр,  
элди эмес өз инисин аябаптыр.

Талкалап алтын кенин, зерин тартып,  
кетиптири Кара-Тоодо үңқүргө артып.

Баласы – койунуна катып качкан,  
болду дейт атасынан дагы ашкан.

Кара жин-бакшылардан таалим алып,  
канкору турат дешет чектен ашып.

Хан болгон кечилдерге ата-бала,  
куруптур капка-чептүү кара калаа.

Канкор уул азыр ошол чеп-калаада,  
кара жин, сээр өнөрүн улантууда.

Билгизбей кылган ишин жан адамга,  
барам деп учурашып туугандарга,

ээлентип Эсен ханды, көнгөн жерге  
ээлөөнү көздөп жатат ушул күндө.

Алсак деп Анжыянды кайра басып,  
ага-ини жаткан кези даярданып.

Алтайлык ага-тууган сен баш болгон,  
ал жерде жатасыңар козголбостон.

Бул жактын ал-абалы мына шундай,  
Баатырым, эл тагдыры болот кандай?..». –

Бөрү тил кат<sup>1</sup> жаздырып Көкө абам,  
билирип алды-жайды Эр Шуутудан,

тынымсыз түн-күн жүрсө түйшөлбөгөн,  
түлпарын токуп берип жөнөттүргөн.

Алганда ал кабарды, уятымдан  
астымда Жер жарылса, кармалбастан,

баш салып Жерди тиктеп тултуйгучча,  
бой таштоо женил эле тунгуйукка.

---

<sup>1</sup> Бөрү тил кат –

Уяттын жүгү басып ийинимден,  
түктүү Жер түтүп турду жердигинен.

«Жердеген эчен кылым кең Алайда,  
жерүүгө акысы жок бул жерди да.

Ууз хан жердегенин эч ким танбайт,  
урпагы конуш таштап жер оодарбайт!..» –

ушинтип кесе айтып баш тартышкан,  
улгайган карыларды кыйа алbastan,

жети жыл жедей сызып өткөндүгүн,  
женештин зээри менен сезбептирмин.

Кабарды окуган соң мен тим эле,  
чапкандай таасир берди так төбөмө.

Таянып кылышымды, жерди тиктеп,  
түктүйдүм үн катпастан, айтам не деп?

Үч күнү чырым этип кирпик какпай,  
үңкүйгөн калышымда үн чыгарбай,

кеекитип эл-журтумдун кары-жашин,  
кетирдим чоролордун айла-амалын.

Төртүнчү түндүн таңы супа салып,  
торгойлор үн салганда чылдыртташып,

башымды өйдө кылыш, Кыргылчалга  
бакырдым бар үнүмдөн кыжырлана:

«Баарыңар атка минип, кең Алтайдын  
кыдырып кыркың бирдей баш-аягын,

кашыма кары-жашы калбай бачым,  
жыйылып келишсин деп кабарлашсын!

Аксакал-карыялар, уруу башчы,  
келишсин калышпастан текши баары.

Бол бачым! Жыйнагыла тез арада.  
Болбурап туруп калбай бат кыймылда!». –

Чыгарып уят күчүн чоролордон,  
чынында жөнсүз эле корсондогом.

Эртеси ошол маалда эң аягы,  
ээрчишип, энтендешип келип калды.

Жық-жыйма «Жыйын-Дөбө» толгон элге,  
сүйлөгөм кыртыш сүйбөй анча деле:

«Кадырман карыялар, калың журтум!  
Кайрылам өзүнөргө, сөзүмдү уккун!

Аягы Турпан менен Каркырадан,  
баш жагы Орол, Шибер чалкып жаткан,

ортосу деңиз, талаа, чөл, талааны,  
окчундар, ойрот курган көп калааны,

жердеген Ууз хандын түкүмдары,  
жерлердин түгөл баары багынганы,

ага-ини, баарыңарга маалим эле.  
А бирок көчүүнү ойлоп койбой далае,

алакандай Алтайды көрүп аалам,  
айныган көөнүңөрдү кыя албагам.

Ал азыр мээнет менен тийген колго,  
Ата-Журт конушбуз, алтын ордо,

кайрадан туш келди деп коркунучка,  
кабарчы жибериптири Көкөм мында...». –

Бөрү тип кат-кабарын Көкөтөйдүн,  
баарына баштан-аяк окуп бердим.

Каттан соң сөздү уладым андан нары:  
«Көчүнү каалагандар кам уралы.

Кечикпей мөөнөтүндө бир аптанын,  
кам бүтүп, көч койууга даярдалсын!..

Анан да кыйнабаймын мен силерди,  
Алтайда калуучунун өз гана эрки.

Көчүүгө көңүлүңөр жок болсо, анда  
кетемин Шууту менен өзүм гана...

Жашынан бир да жолу жер ообаган,  
журтумдун уйуткусу Көкө аbam,

эл үчүн жан кыйууга даяр турган,  
Эштектин Жамғырчысы – кандаш тагам,

Турпанды, Алай менен Ыспараны,  
тутунган сары ногойдун тукумдары,

набаттар, дөөлөс, дуулат, катаганды,  
нарк менен калкалаган Кошой-ханды,

түмөндүү малдын ээси Элеманды,  
түшүнүп, билбей турган кыргыз барбы?.

Кубалап күн жүрүштү көз жетпеген,  
кыйырсыз токой-талаа жерди ээлеген.

Алтайда Ууз хандын үч уулунан,  
тараган азганакай тукум калган.

Ар уруу хандык болуп өз-өзүнчө,  
тирлигиң жүргүзө бер дедик эле.

Тирүүлүк болсо демек тирлик өтөт,  
барсаңар сыйлыгышып жер бөлүшөт.

Калсаңар унутпайбыз, эстесиңер.  
Кармашсак қаңгай менен – чектесиңер.

Жанымды ачыштырат бир ой бекем,  
жоолашса жортуулчулар, кантээр экен?..

Кечирген башынардан жакшы-жаман,  
кеменгер карыларга акыл салам.

Сөзүмдүн тууралыгын, жакпаганын,  
суранам баарынардан, ачык айткын?» –

Ошондо кыпчактардын Таз чечени,  
тамаша-чын арапаш мындай деди:

«Көкчөсү Айдаркандын, Үрбү экөө,  
көчөөрү талашсыз кеп, ал антпесе,  
  
ал жакка улук болуп шайланышкан,  
бийлигин жүргүзмөкпү бул Алтайдан?

Калмактын калемкаштуу, олон чачтуу,  
көлдөгү аккулардай сууулары,

сөз берип, сөз алышып койгон жери –  
сыр эле ичке каткан, айткым келди.

Булар да кеталышпай ыркты бузуп,  
билимкесен болуп жүрөт ичтен сзыып.

Көчүүгө Манастан да дилгир азыр,  
Үрбү уулум, хан Айдаркан, Көкчө баатыр.

Кетишсе Манас, Бакай, Үрбү, Айдаркан,  
бул жерде бел тутмакпыш кимди анан?

Андыктан кадырман эл, каалап турам,  
«Көчөбүз» деген жакка башым бурам»... –

Чыдамсыз кеп кезегин турган күтүп,  
жарыша Таз чечендин сөзүн үзүп,

көп элдин ортосуна жакындасты,  
Көкчөсү Айдарканын бакылдасты:

«Кылымдар жат душманга тепселенген,  
эл-жерди кайра көрсөк деп тилеген,

Үмүтүн жалпы жүрттун актасак деп,  
жүргүшкө чыккан элек жоону беттеп.

Жер эмес – баш ийдирип элин дагы,  
жоготтук арабыздан далайларды.

Кан төгүп, мәэнет менен алган жерди,  
кайрадан кангайларга беребизби?

Барганда – тоо кыркалап, жоо беттедик.  
Кайтканда – дайра кечип, чөлдү кездик.

Чалкыган деңиз көрдүк, көлдү көрдүк,  
чаалықпас эмгекке маш элди көрдүк.

Дүйнөнү туташтырган кербен жолу,  
дүңгүрөп дүнү угулган ойрот колу,

баарысы бир Манаска баш урушуп,  
бийлигин беришти эле улук тутуп.

Киндик кан тамган жерди кыйбайбыз деп,  
кежирлик кылганыңар болбогон кеп.

Калгандар кала берсин, а мен болсо,  
кам көрүп, эртең эле чыгам жолго.

Кетишет мени менен баш тартпастан,  
Кер-Көлгө барып келген алты жүз сан!» –

күрсүлдөп Көкчө сүйлөп басылган соң,  
көчүнү көпчүлүгү көрүштү он.

Кыйласы козголбостон калабыз деп,  
калаалуу Кантуу – Алтайды көрүштү эп...



\* \* \*

...Тал-Чоқу... Таштан салған чеп капкада,  
таянган Айқөл Берен сыр найзага,

каргин кадап төмөн кан майданга,  
ким қандай абалда деп серп салууда.

Көргөндө Көк Буурулчан Жамғырчыны,  
көңүлү Айқөл Шердин бир аз тынды.

Колунда турнабайын кайра имерип,  
карады кан майданга көз жиберип.

Качырып топтолушкан қаңгайларды,  
кабаттап Хан Жамғырчы найза сайды.

Көңүлү көтөрүлүп көргөнүнө,  
көч койгон күнү эске келген эле...



## КУЛТЕГИНДИН КАБЫРЫНА АҚЫРҚЫ ЗЫЯРАТ

Аземдеп агаиндер хан ордону,  
алтымыш ак атанга артмак болду...

Ал күнү жердиги түз асыл энем,  
албыртып беттин отун каны тепкен,

акырын басып келип жүк жанына,  
абайлап сөз баштады карап мага:

«Жарыгым, ак өргөөнү караманча  
бүккөнүң – жакты бекен хан атана?..

Ээрчиген сан миндеген элин ү менен,  
ээлечү барбы сенин жериң кенен?

Элинди сыйдыра албай барган жерге,  
Эреним, кепке-сөзгө калып жүрбө?

Эскертип жатканыма болбо ката,  
эртеңиң бүгүнкүдөн кымбат мага.

Аялдық кылып, кыска ойлоп жатсам,  
Жарыгым, кечирип кой одоно айтсам?..

Абыке, Көбөш экөө ак ордону,  
Алтайдан көчүрбөйбүз деген болчу.

Алардын ойун угуп анан гана,  
киришсең болмок эле жүк артканга.

Жалгызым, азыр деле кеч эместир,  
жооптош, каршы болсо жүктүчечтири». –

Ошондо жүрөгүмдө апакемдин,  
ак дилден айткан сөзүн макул көрдүм.

А бирок, арткан жүктүкайра чеч деп,  
айтууну караманча көрбөгөм эп.

Жазгана жаагын сылап апакемдин,  
жоошуутуп сар-санаасын мындай дедим:

«Кыязы, мына ушуну тагдыр-буйрук,  
кылгын деп жазган чыгар мага буйруп.

Кечиргин жаным апа? Айтканыңды  
аткаруу деги мүмкүн болбой калды...

«Тилимди албады» деп болбой капа,  
сөзүмө кулак салчы, жаным апа!

Көч алга кете берсин, биз үчөөбүз  
кайрылар жерибиз бар, макул деңиз.

Жайына Култегиндин кайрылбастан,  
жакпас дейм Жаратканга – сапар тартсам?

Анан да өтүнөрүм, жаным апа,  
ал жерге атам дагы чогуу барса,

деген ой көптөн бери көңүлүмдө,  
дегдетип, тынчымды алып жүргөн эле.

Киндик кан тамган жерден караманча,  
көчүрүп баратамын карыганда.

Алтайды арзып келип көрбөс кайра,  
андыктан барса дегем ыйык жайга.

Анын да көөдөнүнө бекем түйгөн,  
армандуу сырды бардыр айтпай жүргөн.

Агартып жан-дүйнөсүн ыйык жерде,  
арылып дил жүгүнөн, анан кетсе,

атанын алдындагы милдетимден,  
азыраак кутулгандаи сезет элем.

Ант – шертке эч запалы тийбесе эгер,  
абамдар, арбактар да туура көрөр?» –

жазганып айткан ойум апакеме,  
жактыбы, жакпадыбы деген тейде,

түйшүгү түшкөн жүзгө тирүүлүктүн,  
телмире жалтаң карап жооп күттүм.

Апакем макулдугун – айтканымса,  
билгизди башын ийкеп секин гана...

Атама көч камында жүргөн шашып,  
айтканы өтүнүчүмдү бардым басып.

Алаксып тирлигине, айтканымды  
атакем маани бербей кулак салды.

А качан ишин жасап бүткөн кезде,  
ачуулуу добуш салып минткен эле:

«Баарыбыз бакшы болуп кетип калсак,  
бул көчтү, айтчы балам, ким башкарат?

Кызыл май<sup>1</sup> кылып малды кырып алсак,  
кыргызга кай байлыгың хан атантат?

Мал-жанды чөлгө салбай, сыртка салып,  
мен өзүм айдашамын көч башкарып.

Ал жерге Бакай менен эненди алып,  
аябай тайынгының өзүң барып...

«Айдашам, чыкпаймын» деп мал жанынан,  
Абыкем Алтын-Жалга токум салган.

Алтын-Жал, Алабаштын үйүрүнө,  
Абыке ээлик кылат, минбегиле!

А тиги Чыйырды энең айдай келген,  
Күмүш-Жал, Кызыл-Буурул үйрү менен,

кырып сал мага десен, эрк өзүндө,  
кыпындаидай кийлигишпе Абыкеге!

Ээрчитип алсаң эле өз жаныңа,  
ээ болом дегенсиң го бүт баарына.

Тийиштүү энчиндерди ар бириңе,  
тең бөлөр күн келиптири, антпегенде,

каның бир үчөөндүн тең, уяң бөлөк,  
«кундөштүүн күлү жоо» дейт, анда демек,

---

<sup>1</sup> *Кызыл май* – семиз малды ылдам айдаганда майдын арасындагы кан тамырлар жарылып кетип өлүп калат. Андай малды сойсо майы чындал эле кызыл болот.

өзү эмес күлдөрү жоо күндөштөрдүн,  
бир үйдөн оту күйүп, чыкпайт түтүн.

Сен болсо эрезеге жетип минтип,  
жууруулуп журт ичине алдың сиңип.

А тиги Көбөш менен Абыкеми,  
турасың бүт баарынан четтеткени.

Өзүңө тиешелүү мал-мұлқұңдү,  
көчүрүп же болбосо өрттөйсүңбү,

ага мен кийлигишпейм, өз милдетин,  
Абыке, Көбөшүмө тийишпегин!..». –

Атамдын андан наркы сөзүн чыдал,  
угууга эрким жетпей, жаңым сыздап,

өзөктөн чыккан өрткө әкинчи ирет,  
өрттөнүп каным дүргүп, бой титиреп,

өкүнүп сөзүм үчүн атама айткан,  
өзүмдү токтото албай аны каккам:

«Жетишет! Ата-бала қаар кептен,  
жөнү жок сөз айтпайлыш жан кейиткен.

Кезинде көр байлық деп – кундуздардын  
калыпсың каргышына, унутпагын!

Алтын-зар унаа жеткис арта турган,  
атаке, ал канчанын башын жуткан?

Адамдар зар-дүйнөгө ээлик кылган,  
айланып боз чопого жаны тынган.

Дагы да эсеп жеткис далайларды,  
дүнүйөң боз чопого айлантары,

белгилүү эмес кимге? Бирок ага,  
бербейсиз эч бир маани бул жалганда.

Энчи албайм. Эч нерсендин кереги жок,  
эл-жерим эсен турса пейилим ток!», –

көңүлүм караңғылап, шагым сынып,  
«Каап, бекер кылдым ээ!..» – деп ичен тынып,

кайрылып атам жакты карабастан,  
көч койгон элди карай араң баскам.

Кагылам калың элге карап турган,  
көрмөксөн болуп баары ичен тынган.

«Жарасын канатпайлык» дешти белем,  
жарыктык Акбалта абам Үмөт менен,

эч нерсе укпагандай жүктү артып,  
экөөлөп унааларды бекем тартып,

бакылдап сүйлөдү эле жөн салды кеп:  
«Баатырым, аттаналы, кана эми, – деп, –

айылдын сакалдуусу, мен экемин,  
астында көчтүн башын жетектейин.

Ал эми көчтүн артын үйшөндөрдүн,  
атақтуу Үмөт Беги сүрүп келсин.

Жигиттик курагына келип алды,  
жардамын аябастыр Жайсан өзүн.

Көч көркү – кыз-келиндер коштоп барса,  
мукамдуу назик үндөр аба жарса,

артылар андан бетер шаани-шаасы,  
атагың дабан жарат мындан дагы.

Кандайдыр кылар ишиң бар болсо эгер,  
кабатыр болбой көчтөн бүтүрө бер». –

Ишенчээк, бала кыял барбандаған,  
ичине кир сактабас Ақбалта абам,

көргөзүп нәэти таза жан экенин,  
көтөрүп көнүлүмдү койду менин...

Күн чыга жүк койулуп, эл аттанды.  
Кантуюдан хандын көчү узаганды,

калышпай козголушпай тууган жерден,  
калайык узатышты сыйы менен.

Катышып, келип-кетип турabyз деп,  
калың эл кала берди көчтү тиктеп.

Биз дагы кош айтышып алар менен,  
бет алдык Жылгындууга үчөөбүз тен.

Кантуюдан Жылгындууга эки өргүп,  
үчүнчү күндүн түшү жете келдик.

Баягы бала кезде көргөнүмдөй,  
бул жолу эмнегедир көп сүрдөбөй,

аздектеп аруулугун, бийиктигин,  
аларга таазим этип башымды ийдим.

Дуба окуп багыштадык асылдарга,  
топосун жеңилдетип, жаткан жайга,

үн катпай үчөөбүз тең ойго батып,  
үч башка – балким бирдей ойлоп жаттык.

Эмне ойду ойлошконун апам, абам,  
билбеймин. А мен болсо – асыл адам,

кыркууздун аты өчпөй сакталса деп,  
кыйналып, азап тартып, убайым жеп,

кыйырсыз жерди басып, ар атадан  
калсын деп жок дегенде бир нече жан,

Күчүгөн, Тул-Бийкесин жөлөк кылып,  
күнү-түн тыным албай жер кыдырып,

жайгарып ар урууну ар-кай жерге,  
жан үрөп эл-жер үчүн өлгөн эле!

Ойлобой көр дүйнө эмес кара башын,  
ойлогон жалғыз гана журттун камын,

аруу дил Култегиндин арбагына,  
арманым айтып жаттым ызалана:

«Кырылган кырк тукумдан аман қалган,  
кыркууз деп башын кошуп өзүң курган,

элиңди бириктирип чогултам деп,  
Эреним, берген элем касам ант-шерт.

Жол жүрүп кыдырганбыз бүт күнү-түн,  
жообуз деп эсептеген ойрот бүтүн,

ээлеген ата-конуш жерибизди,  
эзилип азап тарткан элибизди

кайтардык! Ойрот калкы башын ийип,  
калк болду өздөрү да тизе бүгүп.

А бирок асыл Шерим, жүрөк эзген,  
арбыды күмөн саноо өз әлимден.

Кырк уруу – бир атадан тарашты эле,  
кырк бөлөк эл болушуп ушул құндө,

унутуп бир боорлугун баратышат,  
улук деп күчкө салсак баш урушат.

Кыркууз деп сен чогулткан эл қурама,  
кырк уруу – кырк башка эл... Бир аз гана,

жүрүшкөн атын сактап Ууз хандын,  
жүрөгүм сезип турат тарашарын.

Тукуму Ууз атадан Түрк уулунан,  
туугандык унутулуп болду душман.

Бул құндө таянганым аскар белдей,  
бир аз эл сакталышкан эч кебелбей,

кыркууздан Орчун КЫРГЫЗ деп аталған,  
козголбой кең Алайда калып калған,

кут конгон Көкө аbamдын чымчым эли,  
көөнүмдү жубаттырган журт тиреги.

Калғаны өз алдынча кетишсе да,  
калышат орчун кыргыз Көкөм барда...

Жамғырчы тагам туура айткан экен,  
жумшактык – журт чачылчу сапат белем.

Көөнүнө карап элдин көчүрбөстөн,  
көп жылдар көз ирмемдей өтүп кеткен.

Мунумдан пайдаланып – мизи кайткан,  
дushmanым баш көтөрүп кайра баштан,

жатканын даярданып кол салууга,  
жиберип чабарманын бул сапар да,

журтумдун уйуткусу Көкө абам,  
журт жүгүн адатынча мойунга алган...

Адамдын көөдөнүндө эмне барын,  
аттигин, мен эч качан биле албадым.

Болбосо, башка эмес өз атамдын,  
билбеймин али күнчө не кааларын...

Асылым Тул-Бийке эне! «Кыркууз барда  
атыбыз атапат!» – деп айтканына,

кечиргин, бирок күмөн санап турам,  
kyrkuuz жок!!! Чымчым орчун кыргыз калган.

Орчундуң арасында Күлтегинди  
билгендөр бар болушса бириң-эки,

экинин бири дагы атама окшоп,  
элди эмес – көр дүйнөсүн калса ойлоп,

эсинен чыгарышып койобу деп,  
эзилип турган кезим убайым жеп...» –

ойумдун учу ушуга келген кезде,  
о Тенір, жер солк этип, жай термелे,

асқадан бөлүнгөн таш төмөн қулап,  
арчага тийип четте, ал да сулап,

дүңгүрөп өзөн ичи, бир булкунуп,  
добуштар көп узабай қалды тунуп.

Кандайча жорурумду билбей анда,  
қалды эле табышмактуу түйум гана.

«Кудурет, аяныңбы бул не деген?..» –  
кумсарып, каны качып өндөн кеткен,

апакем тооп қылып Көк Тенирге,  
айласы куругандай жалынды эле.

Көрөгөч, акылга бай Бакай абам,  
кенебей, токтоо сүйлөп, үн чыгарган:

«Чыйырды, мына ушул ыйык жерде,  
түз айтуум керек ойду көөдөнүмдө.

Сыздаган жан-дүйнөсү Айкөл Шердин,  
силкинти жан-дүйнөсүн Жер-Эненин.

Билмексен болгонубуз туурадыр деп,  
бөлүшпөй ой туйгусун қылбадык кеп.

Көңүлү ичиркенип атасынан,  
калкка да ишене албай турганынан,

Айкөлдүн абдан катуу кейигени,  
арбакты козгоп койду шекилденди.

Шондуктан үчөөбүз төң ыйык жерде,  
шерт ушул – сыр катпайлыш ичибизге.

Жашырган өзгө әмес өзүндөн да,  
жан сырың ачык айткын, Батмазуура.

Жүгүндү жүрөгүңө көтөрбөстөн,  
женилдеп, ушул жерге таштап кетсөң?..

Көк Тенир! Асылдардын арбактары,  
кайрылам өзүнөргө! Менин дагы

пенделек ой толгоомду кечиргиле?  
Пейлим түз Баатырыма, элге, жерге.

Баласыз өтөмбү деп бул жалгандан,  
өзүмчө өкүнүчтүү арман кылгам.

Анымды кечиргиле! Шул ирмемден,  
баш тарттым өксүп келген шол тилемктен.

Туйчумун, Көк Тенирден ар бир пенде,  
тынымсыз бир тилемки зар тилемсе,

ал тилем кабылдаарын билсем деле,  
адаммын, топук кылбай келдим эле.

Журт үчүн Баатыр Манас төрөлсө деп,  
Жараткан, күндөп-түндөп кылгам тилем.

Тилемим кабыл келген, бирок ичтен,  
тымызын өз канымды тилем келгем.

Билемин, бала көрсөм – анан аным,  
болобу ойлогон жан элдин камын?

Коқустан Байтөрөгө окшош безер,  
буйурса тагдырыма, артым кантер?

Жөн эле тилек кылыш али күнчө,  
жүргөнүм ой жүгүртпөй – бул чоң күнөө.

Тилеген зар тилегим кабыл келген,  
Теңирим, Баатырыма өмүр берсөң!

Бакытты берсөң экен элге-жерге,  
Береним жүрсүн эсен эл ичинде!

Ууздун киндик каны тамган жерден,  
улансын таза тукум чыгып элден.

Учугу кыргызымдын үзүлбөсүн,  
урпагы Кең-Алайды мекендесин!

Кудурет! Ачаар сырым, тилегим да,  
күткөнүм бир өзүндөн ушул гана»... –

ушинтип сөзүн бүтүп Бақай абам,  
апама астыртадан жүзүн бурган.

Тунжурап турган апам сөз айттырбай,  
түшүнүп ошол замат сүйлөдү жай:

«Жараткан Кудуреттүү Көк Теңирим!  
Жүрөккө каткан кебим – күнөөм менин,

байқадым бар экенин азыр гана,  
Бакайдын сөзүнөн соң сездим даана.

Бир перзент тилегенин күнөө десе,  
өлчөөсүз кетирипмин мен эмесе.

Канча муун зарлап-какшап тилем келген,  
перзентти Төңир буйруп араң көргөм.

Пенделек кылганымды билдим, көрсө,  
карачы, унутулуп канча нерсе,

кыркууздун карманганы бул жалганда,  
карегим, жандан кымбат жалгызыма,

«Какшыктап сөз айтканы эмнеси» деп,  
канча жыл кечире албай ичен зилдеп,

алыстап жалгызымдан баратканым,  
ал менин күнөөм тура,— мойунга алдым.

Култегин, Тул-Бийкенин, чоң атамдын  
кейитип алган экем арбактарын!

Кең пейил асыл жандар, кечиргиле?  
Кесирим келтирбесин запал нерсе.

Мен дагы – ар-намысты ыйык көргөн,  
аруу дил ата-эненин перзенти элем.

Алардын арбагына шек келтирсем,  
аңдабас, эсиз кызын кечирсе экен!

Манасым зарлап күткөн бар дилимде,  
Жараткан, жалгыз ыйык тилек эле.

Эл уулу эл ичинде жүрсө аман,  
энеге бақыт барбы мындан ашкан!

Азыр да акым болсо тилем турган,  
Алладан шул тилемки тилем!..» –

апам да сөзүн бүтүп тооп кылды,  
ал экөө сүйлөшүмдү күтүп турду.

Ичимден Жаратканга тооп кылдым,  
ирээттеп, эмне айтарым билбей турдум.

«Күнөө жок абакемде, анан дагы,  
эн туура апакемдин таарынганы...» –

ушинтип ойлоп турсам, ыйык жерден  
укмуштай бишаараттуу добуш келген.

Жел ойноп, чөптүн башын шуудуратып,  
жагымдуу үн сезимге арапашып

кеткенин көп эскерип өзүбүзчө,  
кийин да тооп кылып келдик эле:

«Ак пейил аруу жандар, ичиндерде  
ар бириң күмөн кылган күдүк нерсе,

айтышып сыртыңардан кириңерди,  
аруулап жууп алдыңар көнүлдөрдү.

Тилеген тилегинөр кабыл келет,  
Теңирдин ыйык сыйы ушул делет...». –

Күмүштөй назик добуш шыңгыраган,  
күтүсүз чыкканындай тымып калган.

Аянга таазим этип үчөөбүз тен,  
антымды ачык айтып, мындай дегем:

«Асылдар! Айтканымды бир аз мурда,  
аламын алсыздыгым мойунума.

Көпчүлүк болгон жерде баары болот,  
купулга чанда гана пенде толот.

Теригип тээжик сөзгө боштук кылдым,  
Теңирим, кемчилигим сезип турмун.

Азыр мен күнөө кылсам андабастан,  
анымды кечиргинин, о Жараткан!

Култегин, Теке-Баатыр, Тул-Бийкеге  
кайталайм берген антты бала кезде.

Курагып ар атанын балдарынан,  
орошон орчун кыргыз деп аталган.

Окчунун<sup>1</sup> орчун<sup>2</sup> менен кошуп башын,  
Бир гана КЫРГЫЗ деген эл кылтамын!

Ар-намыс, Ата-Журтту ыйык тутуп,  
аруулук, асыл наркты бийик тутуп,

акыркы дем тартканча, элим үчүн  
ак кызмат өтөп, жумшайм болгон күчүм.

Асылдар, ыйык жайга сипер жаткан,  
а балким, келбестирбиз эми эч качан.

Ал азыр алыс сапар аттанаарда,  
аздектеп таазим кылам арбактарга!

Жараткан! Жалгыз тилек бир өзүндөн,  
КЫРГЫЗДЫН АТЫ ӨЧПӨСҮН ЖЕР ҮСТҮНӨН!!»

---

<sup>1</sup> Окчун кыргыз – Алтайдагы кыргыздар.

<sup>2</sup> Орчун кыргыздар – Ала-Тоодогу кыргыздар.



\* \* \*

...Тал-Чоқу... Айбатына адам даагыс,  
Айқөл-Шер чеп капкада өзу жалғыз.

Жаңы эле келип кеткен Ажыбайдан,  
«Жоо күчү тәң тайлаш» деп кабар алган.

Үстөмдүк кылбай күчү тәң дегени,  
Үмүтүн тутандырып кайрат берди.

Унутуп кабылдаган жарат уусун,  
унутуп Чубагынын салган чуусун,

«Жараткан жалғыз сенин буйругун» деп,  
жальнат Айқөл Эрен жардам тилеп.

Кармаган турнабайын онго имерип,  
кадалат кан майданга көз жиберип.

Качырган берендерин көргөн кезде,  
кайрадан өткөн чагы түшүп эске,

Кантуудан келген кезин, Кашкар менен  
Анжыян аралыгын кылыш мекен,

таянып кара таштуу Какшаал тоосун,  
тең көрүп төрт тараптуу жол ортосун,

жай кылып Жайык-Өзөн, Куйулманы,  
жайланып эли менен калып калды.

Аз өтпөй айлакер – күү Алоокенин,  
эстеди айла таппай женилгенин...



## АЛООКЕНИН ЖЕНИЛИШИ

«Аттанып Жылгындуудан чыккан тейден,  
артынан көчтү қууп жете келгем.

Кантуудан көчкөн элдин орчундуусу,  
караштуу хандыгыма элим болчу.

Ойроттун тогуз жүз миң түтүн эли,  
ордомо менин гана тийешелүү.

Ал эми окчун кыргыз тукумдары,  
алардан алда канча арбын саны.

Апамдын айткан сөзү ырас эле,  
Алайга батырмакмын канткенимде.

Чоң-Жүрүш учурунда көргөн жерди,  
чубалып карегиме элестеди.

ҮІлайык көрүнгөнү Жайык-Өзөн,  
ыңгайлую, малга жайлую, ичи кенен.

Какшаалдын наркы бети Кашкар, Турпан,  
калкыма керектүүсүн алып турам.

Анжыян, Кокон менен Маргаландан,  
ал жакка бийлик кылган Санжи тагам.

Арапайт кербен жолу дүйнө кезген,  
ал жайды угуп турам андагы элден.

Туурамда Алай, Кулжа, Аркыт, Нааман  
түз эле Көкөмдөргө аралашам.

Чатыр-Көл, Жайык-Көлдү нары ашсам,  
чаңкайган Ат-Башыда Кошой абам,

Алтайдан көчүп келген Үрбү жайын,  
билүүгө Төтө-Белди ашырамын..

Кайталап бир нече ирет акылга өкчөп,  
Куйулма, Жайык-Өзөн ылайык деп,

Акбалта, Бакай, Үмөт абамдарга,  
ал ойду акылдашып айтканымда,

алар да туура көрүп, көчтү баштап,  
айттырдык Көкө абама жерди тактап,

астыга Шууту баштап жигиттерден,  
атайы кабар алыш жүрүп кеткен.

Акырын ай-апталап сапар тартып,  
ал жерге күзгө таяп келип калдык.

Алтын так Ууз хандан мурас калган,  
арттырып келип небак тигип салган.

Түпөктүү туу желбиреп түндүгүндө,  
даңкайган аппак өргөө сүрдүү эле.

Келгенде утурмалап элге жакын,  
көрүндү зор карааны Көкө аbamдын.

Абама атчан барсам болбостур деп,  
атымдын башын буруп болдум түшмөк.

Көкө аbam шашып кетти көрүнөт бейм,  
«Кой бала, түшпөгүнүң!» – деген тейден,

жеткенин мага кандај сезбей калгам,  
көтөрүп көпчүлүк эл Аккуладан,

жупжука ак кийизге салышканын,  
Көкөмдүн «Көк-Тенирлеп!» жалынганын,

көргөндөй өнүмдө эмес түшүмдө мен,  
көлбөөрүп коргошундай эрип денем,

көзүмдөн қубанычтын жашы акканын,  
«Көпчүлүк түшүнсө!» – деп тилек кылдым.

Аңдагы жасашканы – хан көтөрүү  
шааниси эмес болчу. Көнүлдөгү

кандаидыр бөксөлүгүм толбой келген,  
Кантуга кайтып кайра барган күндөн.

Анан да Көкөм менен өз атамдын,  
ал күнү салыштырып кыялдарын,

дегеле окшошпогон бир-бирине,  
дил мүнөз жашыттырып койгон эле.

Тоңдоосун мамилесин атамдын мен,  
тоң гана қабыл алып көнгөн элем.

Бул мүнөз те адепки көргөн күндөн,  
бойума, жан-дүйнөмө бекем сиңген.

Жадырап, мээр төгүп, жан-дүйнөсүн,  
жарыктык, чечкен күнүн эч көрбөдүм...

Баягы эң бириңчи көргөнүмдө,  
безери Байтөрөнү женгенимде,

барбаңдап сүйүнгөндөй болгон менен,  
бир тосмо турғандыгын сезген элем.

Аруу дил мамилелер Ош-Пирдеги,  
Алтайда эмнегедир сезилбеди...

Арадан далай жылдар ағып өтүп,  
азыр мен жыйырма бешке жашым жетип,

калбаса жамандыгым – жаш эмесмин,  
калтаарбай эл башкаар жашка жеттим.

Атамды оолактаткан балким менден,  
аңдабай бир кемчилик кеткен белем?

Болбосо бир айтылган бойдон анан,  
берүүнү хан тактысын каалабаган.

Ал азыр жанар тоодой Көкө аbam,  
атылып жан-дүйнөсү ағып турған,

апаппак сүттөн дилин мээр чачкан,  
аргасыз атам менен салыштырам....

«Теңирден зарлап тип алганбыз» деп,  
текши журт баары бирдей салышат кеп.

Көкө аbam бар болгону бири алардын,  
канымын, боор этимин мен атамдын.

Билбедим эмнеликтен, анан деги,  
боорунан алыстаратат атам мени?

Апакем айткан экен абдан туура,  
Алтайдан көчмөк эмес, баамымда.

Ал жактан мени кетсе деген экен,  
анткени, кенен жерде өзү көнгөн,

Абыке такка олтуруп, бирок өзү,  
Алтайда толук бийлик жүргүзмөкчү.

Атамдын каалаганы ошо экенин,  
аңгөөдөк<sup>1</sup> жаным аны эч сезбепмин.

Түнөргөн жүзүн көрүп азыр анын,  
түшүнүп жаңы гана баамдадым.

Карыган атакемди таштап кетсем,  
каңгайлар азыр эле чабат дегем.

Ойумду түшүнбөстөн, көрсө, атам,  
ордодон, эл-жеринен, бүт баарынан,

четтетип жатканымдай кабыл алып,  
ченине жакындалтай сыртын салып,

бийликтин, көр-дүйнөнүн қумарынан,  
бошонуп кеталбаптыр, бечера атам.

А мага бийликтин да, байлыктын да,  
анчалык кереги жок, жалғыз гана

---

<sup>1</sup> Аңгөөдөк – алагөөдөн, майда-баратты этибар албагандык.

кор кылбай эл-жеримди жат душманга,  
калбасам болду анттын кусуруна...

Бир кезде Боз-Коргонду Эр Күчүгөн,  
«Кыркууздун жер-киндиги!» деген экен.

Азыр мен кыргызымдын киндиги деп,  
айтканым Көкө аbamды эл көрөр эп.

Болбосо бөлөк эмес өз балдарын,  
көрдүм го, бөлүп-жарып караганын.

А тиги Көкө аbamдай жаамы журтум,  
аздектеп сүйсө болду ата-журтун.

Ыраагы-жакыны жок баарысын тен,  
ылгабай өз канымдай жакын сезем.

Кең пейил кеменгерди акылга бай,  
кемде-кем берет Тенир Көкө аbamдай...

Жай кылып Жайык-Өзөн, Куулманы,  
жамы жорт мени ошентип хан шайлады.

Топурап той берүүнү көрбөй эптүү,  
токтолуп койгонумду жөндүү дешти.

Анымды жактырышпай айрымдары,  
астыртан кыйышык-кыңыр сөз кылганы

аз өтпөй ачык болду, ал анткени  
Алооке, Эсенкандан кабар келди:

«Жел менен бизге жеткен каңырыш кеп,  
жалгайын, чынын билбей кат жаздык тек.

Ойротту, орчун, окчун буруттарды,  
ордого баш коштуруп – кыргыз ханы

болуптур Айкөл Манас деген кепке,  
баатырым, болор бекен ишенишке?

Чын болсо ошончо элге хан болгонун  
чакыrbай коңшуларды, хандын тойун  
жашырып өткөргөнүң жакпас элге,  
жарашпайт пейли тарлық сендей Шерге.

Бул эми коңшулук кеп. Айта турган  
сөз бөлөк, мына ошого көңүл бурсаң?

Какшаалдын Кара тоосун мекендеген  
Кайберен тукумуна эгерде сен,  
  
аңчылык кыла турган болсон, анда  
ал өзү туура келет кол салууга.

Ал аймак бизге гана караштуудан,  
ал жердин бейпилдигин талап кылам!

А кокус айбанатка кол салсаңар,  
айыбын – жазанасын тартасыңар.

Астындан өтүү мидет. Эскертуүнү  
атайлап бузса элин – ошол күнү  
  
жеринди капитап кирип элин чабам,  
женчилип же женүүнү макул табам!» –

Унчукпас жасоолунан тили кесик,  
ушундай кеп жазылган катты берип,

Алооке атайдылап ошол күздө,  
алгачкы араздашын билдириди эле.

Аз өтпөй ошондон соң аргын – Бийсе,  
азыраак эли менен қалган менде,

кесиби, қумар иши – эч танбаган,  
көзгө атар мерген эле жаза атпаган.

Кыязы, көнгөн неме мергенчилеп,  
кызығы аң уулоонун тартса керек.

Азыраак топ болушуп өздөрүнчө,  
аң уулап барышыптыр Ара-Көлгө.

Азгырып аңчылыктын қумары анан,  
атышып аркар-кулжа аскасынан,

арылап кеткендигин байкоос албай,  
аралап Какшаал бетин тоо қыркалап,

кызыкка батып жүргөн жерлеринде,  
кабылат кангайлардын мергенине.

Ага-ини<sup>1</sup> кол салууга нээт бурган,  
атайлап кароолдорго андыштырган.

Кубанып мергендерге, колго түшкөн,  
кордошуп, кыйнап ыза көрсөтүшкөн.

---

<sup>1</sup> *Ага-ини* – Алооке менен Эсенкан жөнүндө сөз болууда.

Өзөнгө түшүрүшүп, маскарап,  
өлтүрбөй койо берет жылаңчата.

Мергенге барган топтун арасында,  
бар эле бек тукумдун баласы да.

Көргөзгөн кангайлардын кордугу үчүн,  
кол топтоп, чабабыз деп кылып бүтүм,

кек алмак болуп, элге билгизбестен,  
кеңешип, кол курашат түнү менен.

Кангайдын мергендерин қууп арттан,  
Какшаалдын ашуусунда жете барган.

Аларды маскараган мергендерди,  
атканы сая кетпей бирден терди.

Ачуу ыза жанга батып калгандыктан,  
аларды аткан экен аябастан.

Аңгыча қалың кангай наркы беттен,  
каптаптыр бери карай ээ бербестен.

Эсине келип шондо Бийсе мерген,  
«Эртелеп жеткиле!» деп жигиттерден,

экөөнү элди көздөй жиберет да,  
Эр Бийсе мурда жетип Кара аскага,

каптаган кангайлардын жолун тороп,  
кырк жигит зоодон ташты тоголотот.

Жигиттер, жүрөксүбөй жанын үрөп,  
жаа тартып, таш қулатып дүңгүрөтөт.

«Өзүбүз чакырган соң чын ажалды,  
өкүнбөй, коркпой андан кармашалы.

Кабарды угушканча алдын тороп,  
ашууга келтирибестен турсак болот.

Каңгайлар сугарылсын өз канына,  
кетирбей текке жебе – түз аткыла!

Калбайбыз бирибиз да тирүү мында,  
кандаштар, карбаластап шашпагыла!?

Мен билем – Тул-Бийке эжем учурунда,  
мертингин сан каңгайды өзү гана.

Азыр биз кырктан ашуун адам барбыз,  
kyрк сандай каңгайларды талкалайбыз.

Кууп алып кунубузду ажал тапсак,  
калтыrbай каапырларды ала жатсак!..». –

Кыйкырып жигиттерге кайрат берип,  
кырыптыр кыйындарын бирден терип...

Шол түнү эмнегедир таң алдында,  
жүрөгүм окторулуп тынчсыздана,

түшүмдөн чочуп туруп, сыртка чыккам,  
тушумда кыя жолдон добуш уккам.

Агарган таң шоолада жалгыз караан,  
абайлай басып мага жакындаған.

Караанды үнсүз тиктеп турғанымда,  
калтырап корккон үнүн жай чыгара,

добушу дирилдеген аялзаты,  
дүрбөтүп сезимимди минтип айтты:

«Аялдык кылып эгер экиленсем,  
анымды Айкөл Эрен кечирсе экен?

Чыкпасын кызыл-кыргын деген ойдо,  
чыдабай чыктым эле жалгыз жолго.

Ал анан жигиттердин жайын айтып,  
артына буруларда кайра кайтып,

мен анын аты-жөнүн сурагамын,  
укканда суук кабарга чыдабадым.

Бийсенин уялашы Таңса-Бийке,  
бурулган арт жагына башын ийе.

Алыстап узар менен аппак караан,  
айкырып жигиттерге добуш салгам.

Баягы Алоокенин катынан соң,  
баарыбыз даяр турсак болот деп он,

анчалык сыр бербестен калайыкка,  
астыртан күтүнгөнбүз даярдана.

Байлануу тулпарларга токум салып,  
баарыбыз бир заматта кураданып,

«Дүрбөтпөй эл миңдетин алгыла» – деп,  
«Улаккан, Ақбалта аба, калгыла» – деп,

жаныма кырк жигитти түгөл алдым,  
«Аттандык, жоо келди!» деп добуш салдым.

«Калганы артыбыздан барышсын» – деп,  
кармалбай аттанганбыз жоону беттеп.

Оргуштап аккан Көгарт қулак жарып,  
ошондо Отуз-Адыр ойдо калып,

астыда атты аябай жолду басып,  
Алайдын ак элечек тоосун ашып,

болжолдоп Таңса-Бийке айткан белге,  
бармакпыш бир белести ашсак эле.

Аккула шамал менен тең жарышкан,  
алда не түйду белем, токтоп калган.

Ошондо дал төбөмдө көк аскадан,  
ұн уктум «Айкөл Шер!» деп добуш салған,

Құн нуру чагылышкан көк аскада,  
көрүнбөй, бирок ұнұ чыкты даана:

«Кечиргин құнөөбүздү Айкөл Берен!  
От койдук куу отунга турган белен.

Ашыrbай белди бери Бийсе мерген,  
атқылап ажыдаарды октос берген,

алсырап калган чагы, жете көргүн.  
Ашыrbай белди бери кесе көргүн...» –

Түшүнүп сөз маанисин, аттын башын  
Какшаалдын кадуусуна бура тарттым.

Туу белди тосот кылган Бийсе мерген,  
туруштук берип далаे турган экен.

Кырк берен Кыргыл баштап «айгайлаган»,  
кыйкырган добуштардан зоо ураган.

Качырган кыраандардын айбатынан,  
калтаарып катылгандар арткан,  
  
зуулдап жебе учуп, қулап таштар,  
заңылдайт зоону жарып алмабаштар<sup>1</sup>.

Тоо ташы тулпарлардын туягынан,  
туруштук бере алышпай талкаланган.

Учталган урчук зоолуу белдин жону,  
ураган кагылышта ташка толду.

Тапталып тулпарларга, берендерге,  
туу чоку тегизделип көңейди эле...

Алсырап, аярлабай шашкандыктан,  
алдыда аскерлери качкандыктан,  
  
жабышкан Кара зоодо чеп капкага,  
жеткенбиз ошол күнү Күн батарда.

Зоокага чойун түптөп курулган чеп,  
заңкайт бузулгустай кылым тиреп.

Аябай алтын-зарын шунча бекем,  
Алооке аска-чебин қурган экен.

Астыга өзү баштап качып кирип,  
алыптыр аска-чебин бекем илип.

---

<sup>1</sup> Алмабаш – атылганда үнү катуу чыккан тутötмө мылтык.

Ал анан аяк-башын жыйып алып,  
аңдыптыр кароолунан дүрбү салып.

Анда мен не көргөнүн билбейт элем,  
аны өзү эртесинде айтып берген...

Чоролор қууп келип ошол кечте,  
Алооке кирип кеткен капка-чепке,

талкалап киребиз деп талап койуп,  
дубалын ураткыдай түбүн ойуп,

албууту ашып-ташкан Чубак Эрен,  
андан да кем калышпай Мажик Берен,

капканы кулатаарда – оозу ачылган,  
кангайдын чыкты элчиси каны качкан.

Белгиси элчиликтин – ак желекти,  
түшүрүп жерге башын, сүйрөп келди.

Кан төкпөй женилгендин белгиси деп,  
хандыктын белги ташын жерге тепсеп,

ал анан тили таттуу элчи-чечен,  
аптыга сөз сүйлөдү мындай деген:

«Айбатың алсыраткан арыстан – Шер,  
Айкөл деп уктук эле, уруксат бер!

айтууга элчиликтин шарттуу сөзүн,  
алдыңа келгенимди кечирерсин?..

Кайраты бойдо калбай Алоокенин,  
кабылан мойнуна алды жеңилгенин.

Алышаар ал калбады, Айкөл-Берен,  
алдыңа башын ийип келсем деген,  
  
каалоосун билдиргени келип турам,  
кармалбай келет азыр бурсат қылсан?

калганын өзүнөн ук, Кабылан-Шер,  
кайратым качкандыктан басты жан тер...» –

калтырап сөзүн араң күрмөп сүйлөп,  
камчыдан жалтангандај жонун түйөт,  
  
чамынган чоролорду тыйып араң,  
чакырсам жакын келди Бакай абам.

«Абаке, батып барат Күн уяга,  
ал азыр кандај қылсак болот туура?

Бир сунуш – туура көрсөң макул дээрсин,  
болбосо, анда ойлонуп акыл бергин?

Кирбестен бүгүн түнү чеп капкага,  
кайтартып, кароол койсок таң атканча,  
  
жарыкта талкуулашып жооп берсек,  
жооплашып же болбосо кепке келсек». –

Бир ооздон жактырышып ушул кепти,  
абам да, жигиттер да туура дешти,  
  
кирбестен бүгүн түнү чеп капкага,  
кайтартып, кароол койсок таң атканча.

Ошентип таң агара – заар менен,  
опосуз дүйнө ушундай жалган белем,

оп тартчу ажыдаардай жүргөн сезип,  
октолгон Алоокенин куну кетип,

өзүндөй үшү кеткен дуу-дуулардын<sup>1</sup>,  
келатты ортосунда салып башын.

Жыгылып жер кучактап бут алдыма,  
желмогуз жатты турбай бир кыйлагага.

Козголуп кыйладан соң өйдө туруп,  
корунган жүзүн менден нары буруп

өктөлүү, өкүнүчтүү үнүн анын,  
өткөрүп жүрөгүмдөн тыңдагамын:

«Толгон чак кайрат-күчүң кабылан Шер.  
Томсоруп куту кеткен кезимди көр!..

Кайтпаган кастыгымдан душманыңмын,  
кантейин, аргасыздан таазим кылдым.

Байкадым чара жогун амырына<sup>2</sup>.  
Баатырым,— аман калуу айласы да.

Көрүнүп жаным көзгө таттуу экенин,  
капырай, биринчи ирет даана сездим.

Жанымды кыя албасым билгенимде,  
кантмекмин, тизе бүктүм башымды ийе.

Убайым тарткан чалды жеңдим дебе,  
урматтап башымды ийдим эрдигине...

---

<sup>1</sup> Дуу-дуулар – аскердик бийлиktи ээлегендөр.

<sup>2</sup> Амыр – колдоочулардын кудурет күчүнө.

Учурұң келген чагы Айқөл Эрен.  
Узак жыл жашап дагы, дегдеп келем,

ажайып кооз калаа Анжыяндан,  
арманду Алооке чал сагынгандан,

айла-амал таппай келем Арстан Шер,  
ал жерди жай қылууга уруксат бер!

Жоолашпай мойун сунуп эл болойун,  
жооп бер, ошол жерге корголовун?

Өлүмүм жакын калды, сезип турам,  
өтүнөм, Айқөл Берен, бурсат қылсан...

Эсенкан – уялашым эсебим таап,  
элине качып кетти мени таштап.

Чегинсек, чеп ичинен кете турган,  
четирибес жанга сырын өтмөк кургам.

Эсенкан менден мурун келип мында,  
ал жерден аты менен өтүптүр да,

артында жолду уратып кеткендиктен,  
алдында башымды ийип турамын мен.

Учурду уялашым периштемди,  
ушундан нары оңбос ишим эми.

Айқөлүм, жалғыз сенден үмүт қылам,  
үйүмдү кайрып берсең Анжыяндан,

учпастан төмөн кулап тип-тик жардан,  
уучумда ырыскымды уучтап калам...

Бербесең кантмек элем, Айкөл Берен,  
буға да шүгүр деймин, сөз бөлбөстөн

баарысын укканыңды көңүл койуп,  
Баатырым, баалап турам көөнүм тойуп», –

ушинтип сөзүн бүтүп Алооке хан,  
үңкүйө жооп күтүп тымып калган.

Аны мен атын угуп жек көрсөм да,  
азыркы аянычтуу абалына

боор ооруп, бурсат бергим келип ага,  
«байқуш чал, барса мейли Аңжыянга,

карыптыр қаңгай ханы чындап эле,  
кыйратып кимге залап кылмак эле?» –

ичимде шунтип ойлоп, а сыртымда,  
имере көз жиберип да бир сыйра,

башымды Бакай ханга буруп анан,  
«Бурсатты берелиби?» – деп сурагам.

Билгизбей ачуусунун келгендигин,  
бирок да кычырата тиштеп эрдин,

мага айтаар ачуу сөзүн ичке жутуп,  
мелтирип үн катпастан узак турup,

ал анан адатынча токтоо гана,  
акырын сөз баштады карап мага:

«Бечера боло калса ынай карап<sup>1</sup>,  
Береним, турасың го муну аяп?

Куулугу кырк мин атка жүк болгудай,  
курусун, куучундаган бул шум қаңгай.

Аттатсан Анжыяндын босогосун,  
ал анда чабышууну козгогонун.

Канкордо – бечеранын кейпин кийген,  
каны бар канча жандын, эгер билсең.

Эч качан унуптаймын бул шумпайдын  
Эштектин, Чыйырдынын, Эрназардын,

канына забын болгон ар-бирине,  
калпы жок айтканымдын, Тенир күбө.

Арамдын айтканына эч ийибе.  
Ажалын өз канынан тапсын, тийбе!» –

ушинтип сөзүн бүтүп Бакай абам,  
кетүүгө кам ургандай атын бурган.

Сөзүнө назар бурбай Бакай хандын,  
сумсая басып келип мага жакын,

карегин ала качып, қадап жерге,  
қаңгайдын Алоокеси минткен эле:

«Шермендем чыгып качып кечээ кечте,  
шашылып чеп-капкама кирдим эле.

---

<sup>1</sup> *Ынай карап* – баш ийип, ынанып, багынып.

Бекитип бек капкасын, кароолумдан,  
Береним, сен тарапка дүрбүг салгам.

Кайталап айтуу кыйын көргөнүмдү,  
калтырап коркконумдан дүрбүм түштү...

Кирпигин жалын чачып, көзүң – чоктой,  
кишиден тең келүүчү сага жоктой.

Чоктуу көз чачкан учкун, албарс кылыч,  
чочубай мүмкүн эмес карап туруш.

Кабагын жадыраган ушул тапта,  
кечинде көрүндү эле такыр башка.

Жар кабак, жолборс маңдай, таш жүрөктүү,  
жоорунуң кабат-кабат, пил билектүү,

каарыңдан адам эмес ажыдаардын,  
кайрылбай качарлыгын баамдадым.

Денеңе бир өзүндүн сиңген баатыр,  
тең келбес мин балбандын күчү жатыр.

Тийиштүү бул айтканым жалаң денге.  
Теңирдин бергендери башка нерсе...

Сойлогон арт жагында ажыдаарын,  
соймоңдоп токсон түстө чачат жалын.

Көк бөрү көсөө куйрук сол жагында,  
кара чаар шер кабылан он жагында.

Ак жолборс алды жакта атырылат,  
ач албарс алтымыш кез – жалын чачат.

Арбайтып Ак Шумкарың бутун салган,  
асмандан төмөн карай тик качырган.

Кытайлык Чи-Лу-Сендин кырк нөөкөрү,  
кызыктуу – сага кызмат өтөгөнү?

Кыргыздар «Кырк Чилтен» деп атait аны,  
kyрк жан-дос – кызмат кылган окумалдуу.

Кырк жан-дос – кырк қубулган бир ирмемде,  
кызматын өтөйт болду сага неге?..

Бирөөсү болсо ажыдаар, бирөөсү шер,  
бирөөсү мингэ татыр боло алат эр.

Кырк-Чилтен болгон экен сага жолдош,  
кылапат айткан адам түк он болбос.

Кут болсун мунун баары бир өзүңө.  
Кулак сал Айкөл Шерим, бул сөзүмө.

Улуу күч кудуреттүү – Тенир деген,  
ушуну баарыга эле бербейт экен.

Эгемдин берген сыйын көзү өткөнчө,  
эгедер адам кармап калам десе,

өзгөртпөй баскан жолун адеп баскан,  
өзүңүн шол жолунан адашпастан,

кирбестен азгырыкка бекем жүрсө,  
карманат касиетин көзү өткөнчө.

Айрылат а болбосо мага окшоп,  
ал кезде өкүн, жалын, ыйла боздоп,

касиет кайтып келбейт, Айкөл Шерим,  
көз жеткен кези буга Алоокенин!..

Душманбыз жаралгандан – каны башка.  
Дилибиз келишпеген эч убакта.

Калабыз ушул бойдон жалганда эмес,  
кайтканда түбөлүккө – жан-дос өлбөс.

Антсе да Улуу қүчтүн сага берген,  
укмуштай касиети ченебеген,

эч качан дили агарбас Алоокени,  
энкейтип жерге башын толук женди.

Жек көрүп, ичим қүйүп турганымды,  
Жараткан көрүп турат, танбайм аны.

Жана да чындык сөзүм, Айкөл Берен,  
жек көрүп туруп эле – жакшы көрөм.

Акылы маңдай тепкен алдагы абаң,  
ак сөздү айтты азыр жаңылбастан.

Алооке бул жалганда бир да жолу,  
аяган же өкүнгөн күн болбоду.

Эңсеген нерсесине алсам деген,  
эч кимди аябастан колу жеткен.

Жок эле ыйык нерсем аздектеген,  
жат эле жакшы көрүү, айоо деген.

Жөн гана тукум калсын деген үчүн,  
жашоомдо катын алып, бала күттүм.

Ал деле бейоопа экен, көзүм жетти,  
ал балам менден ашкан канкор өстү.

Мәэrimсiz талап койуп өскөн балам,  
мен күткөн чектен дагы ашты анан.

Басасың аны менен катарлаш жол,  
баласы – Кара күчтүн, этият бол...

Сендеги зор касиет мен суктанган,  
сезимиң айкөлдүккө сугарылган.

Кармаймын десең аны — өмүрүндө:  
«Капырай!» – деп суктанба Кара күчкө.

Сугулуп нэтиң бурсаң бир аз эле,  
суу сымал ағып кетет ыйык нерсе.

Аны мен өз башымдан өткөндүктөн,  
айттырып жатат бир күч, эске түйсөң!..

Уруксат берсең уучтап қалам деген,  
унута элексинбى сөзүмдү сен?

Ушинтип айтканымды эмнеликтен,  
угуп ал, азыр сага айтып берем.

Кечинде биринчи ирет даана көрдүм,  
келбетин, касиетин, Айкөл Шерим.

Ошондо бар дилимден суктанганим,  
өзүмдү тескей албай билбей калдым.

«Аттигин! Менин балам болсо дегем,—  
астынан қучагымды жайып кенен,

томсоруп дүрбү салбай ушул жерден,  
токтолбой тосуп чыгып өппөйт белем!!» –

Өкүнүч, суктангандык – душмандыктан,  
өкүмдүк кылгандыгын мойунга алам.

Ошондо Кара күчтүн касиети,  
ойт берип сел суусундай ағып кетти.

Кечээ эле – болбосом да ажыдаардай,  
күчтүү уунун эгеси элем – мар шаасындай.

А бүгүн куру жалак калган чалдын,  
Айкөл Шер, арманына кулак салдын...

Барууга Анжыянга бурсат берсен,  
бөлүшүп ырысқындан алмак элем.

Көрөгөч Бакай абаң туйуп аны,  
кайрылар бир жолумду бууп салды...

Чаяндар өзгөнү әмес өздөрүн да,  
чагышат аяшпастан кетсе арга.

Тукумум – чаян тукум әкендигин,  
Хан-Бакай жаземдебей туура билдин.

Кайталап эскертемин, Айкөл Берен,  
кармангын касиетиң Тенир берген.

Акыркы демиң тартып узаганда,  
ал сени алып кетсин Кең-Ааламга!

Арман ай! Жүрөгүмдүн эт әкенин,  
акыркы күндөрүмдө сездиргенин,

тагдырдын сыйы дагы жазасы да,  
танбаймын себепкерсің өзүң ага...

Көргөнүм, коштошконум сени менен,  
көөнүмдөн тарткычакты акыркы дем,

kyш чилде, жай чилдедей каршы сезим,  
кыйнаарын мына азыр даана сездим.

Ақылы айнып қалган Алоокенин  
айтканын четке қакпай уктуң Шерим.

Ансайын сезгенимде аяганың,  
алсырап, кубат кетип баратамын.

Денемде чачам деген уум сага,  
чачылбай қалғандыктан, өз тулкума,

тамырда каным менен тарап жатат,  
өзүмдү өз уум менен ууктурат...

Топтогон сан миң қолдон қанчасы аман  
калганын санабадым, эмне қылам.

Калтырып же өлтүрүп кетем десен,  
каалоонду аткаарсың, Айкөл Берен.

Антсе да бул сөзүмдү эсиңе алғын –  
аясан душманыңды – ал ажалың.

Аскерди күл қылып же өлтүрүп сал,  
алтын-зер чеп-капкада, не болсо ал.

А менин өкүмүмдү Бакай айткан,  
аткарат канымда уу же өз балам...» –

кичирип, карый түшкөн Алооке хан,  
кыймылсыз туруп калды үн катпастан.

Кайрымсыз жоокер болуп бул жалганга,  
келгенин күнөө койуп жалғыз чалга,

табалап куну кетип турған кезин,  
талоону чеп-капкасын эп көрбөдүм.

Ашынган канкорду да, айкөлдү да,  
жаратат кудуреттүү Тенир гана.

Анткени, Аалам өзү жалаң гана,  
карама-каршылыктан турарына,

ал ансыз жашоо-тирлик болбосуна,  
акылы ар пенденин жетет буга.

Караңғы түн бар үчүн — күн кымбатын,  
какшыган чөл бар үчүн — суунун баркын

билгендей адамзаты ошондой эле,  
канкорсуз — айкөл наркын билмек беле?

Азыр мен женилгенин мойнуна алган  
аскерди өлтүргөндө нени табам?

Ээрчисе эл болом деп кир сактабай,  
элиме кошуп алам кесир кылбай.

Ал эми күчкө салып айдал барсам,  
аскерлер – ал эл эмес караламан.

Ансыз да кырк курама элге булар,  
аз эле күн өткөн соң бүлүк салаар.

Ойумду ачык айтЫп, кошулганын  
ордомо айдал барып бек кармайын...

Абама акыл салып ой бөлүшсөм,  
ал дагы каршы болбой туура көргөн.

Сөзүмө жооп кылып Алооке хан,  
кайрылып аскерине минтип айткан:

«Жайымды силер эмес жоомдон да,  
жашыrbай ачык айттым. Эми мага

жалганда жашаар күнүм канча калса,  
жашоого көнөм эми жалгыздыкта.

Талабын аскеримдин аткарууга,  
таптакыр мүмкүндүгүм калбады да!

Силерди кармай турган, коргой турган,  
калбады Алоокеде эч бир дарман.

Баарыңар билесиңер, чеп-капкада,  
болбосун күн кечирүү анча узакка.

Ал эми Чет-Бээжинге, Кара-Шаарга,  
киргизбейт Эсенкан да, Конурбай да..

Уккула, көзүңөрдөн аккан жаштын  
убалын жалтыйз гана мен тартамын.

Аңдыктан – айткан тилим алыш баарың,  
асманга ташы учкан Шерге баргын.

Кор кылбайт ал силерди, көзүм жетет.  
Кошулуп жыйырма беш сан баарың тең кет.

Эли ноо<sup>1</sup> — биздин элден, жери ажайып,  
эл болуп кетесиңер тамыр жайып». —

Ал өзүн айоосузмун деген менен,  
аскери аздектерин көзүм жеткен.

Бизди ээрчип қырк-элүүдөй жоокер гана,  
башкасы қалып қалган чеп-капкада.

Арадан аз убакыт өтпөй анан,  
аскери Алоокенин чепте қалган,

ажалын табышканын Конурбайдан,  
айтты эле миндей жоокер качып барган...

Касташпай Алоокеге, достошпой да,  
кайтканбыз Какшаал белин ашып кайра.

Калышкан қырк мергенден ондој адам,  
кошуулуп чеп-капкага биргэ барган.

Жазатын тапкандарын аттарга артып,  
жендик деп каниет қылып артка кайттык.

Жеткенде Кулжа-Тосот белесине,  
чыккан үн Кара-Зоодон түштү әсиме.

Токтодум Аккуланын башын тартып,  
томсоруп Бийсе мерген келди басып.

Күнөөкөр кагылышка сезип өзүн,  
карабай ала качып менден көзүн,

---

<sup>1</sup> Ноо — жоош, момун, кең пейил.

айбыгып жер караган калыбында,  
акырын сүйлөп турду Бийсе мага:

«Айкөл Шер, кандай кылган күндө деле,  
Алооке катылаары анык эле.

А бирок жазыгым чоң эл алдында,  
ал үчүн башымды чап, ошондо да,

канынан мында жазат тапкандардын,  
жазадан жеңил гана кутуламын...

Айкөл Шер, макул тапсаң көңүлүндө,  
айылга сөөктү артып барганда эмне.

А көрө шул белеске баарысын тең,  
аруу жууп койсок кантет жай казып кең?

Тетиги Кара Зоонун чокусунан,  
түбөлүк жайын алды Найтур балбан.

Көк зоонун чокусуна ал атайлап,  
кетти эле көрүнөт деп баардык тарап.

Билерсиң бугу мүйүз жаасын анын,  
болот уч койдой жебе<sup>1</sup> тартыларын.

Кырк таштан<sup>2</sup> алыс жерде катар турган,  
кырылат бир жебеден ондой душман.

«Аткыла алдын силер, арттагысын –  
качканы камалғыдай чеп кыламын.

---

<sup>1</sup> Койдой жебе – бир жерден узунураак, билектей жоон жебе.

<sup>2</sup> Кырк таштан – аралык өлчөмү.

Салгандай алаканга дал чокудан,  
каптаган каңгайларды көрүп турам.

Келатса, балдар жетип, Айкөл Берен,  
капилет кабылдырбай кабар берем.

Кетпесем жараңкага түшүп кокус,  
каңгайдын огу жетип болбойм окус», –

деп айтып тuu чоқуга чыгып кеткен,  
демек ал не болорун сезген экен.

Кубанып кетсе керек ал силерге,  
кыйкырып жаткан үнүн уктуум эле.

Кетипмин жоого алаксып, анан кайра,  
«Кошкула!» деген үндү укканымда,

ак мөңгү ороп турган зоонун башын,  
алактап, шаштым кетип жалт карадым.

Жаңы эле турган анын зор караанын,  
заматта кайра экинчи көрбөй калдым...

Каңгайлар пайдаланып дал ошондон,  
кыраандын он чактысын мойсоп койгон.

Алыбыз куруганда келип калдың,  
андан соң айтпасам да баары дайын...

Айтаарым Айкөл Шерим, тилимди алчы,  
Найтурду жалгыз мында калтырбачы.

Жазатын табышкандар ушул жерден,  
жай алып түбөлүктүү калышса дейм?

Анан да өтүнөмүн, Айкөл Берен,  
айрылдым кыраандардан мени ээрчиген!

Алардан жаным артык жарагансып,  
аыйлдан эмне табам тирүү барып?!

Билбеймин жан-досумдун кошуларын,  
буларга дene-досум кошо жатсын.

Тирүүлөй түшсө Найтур жараңкага,  
тирүүлөй көмүлөйүн казган жайга.

Жыйырма бир жазат тапкан эрен үчүн,  
жазанын колдонойун ушул түрүн...» –

Бийсенин айткан сөзүн жалпысынан,  
баарысы туура көрүп макул тапкан.

Бир гана тирүү бойdon көм дешине,  
болот деп кечирилгис эң чоң күнөө,

Теңирге текебердик кылбагын деп,  
Бийсени Бакай абам койгон тилдеп...

Түбөлүк жайларына берендерди  
тапшырып, жөнөйлү деп мына эми,

астыбыз атка минип калган кезде,  
аскери каңгайлардын көрүндү эле.

«Арт жактан кууган жокпу?» деген ойдо,  
артылтып найзаларды алып колго,

кай бири саадагынан жебе алып,  
кээлери жазайылга<sup>1</sup> огун салып,

---

<sup>1</sup> Жазайыл – түтөтмө мылтыктын бир түрү.

качырып кол салууга камынышты.  
канғайлар ак желегин булгалашты...

«Калканыч издең келе жатабыз» деп,  
канғайлар какшанышты жаагын безеп.

А көрсө – аскерлери чеп-капқадан,  
аттанып жаңы гана узап қалган.

Алыстан койуу кара чан үйулгуп,  
чакылдап чыккан үнгө қулак тунуп,

түмөн кол чаап келе жатканга окшоп,  
түрсүлдөп жакындастыр жүрөк козгоп.

Шалбырап чүнчүп-жүдөп баратканда,  
шакылдап чыккан добуш айрымдарга,

көтөрүп көңүлдөрүн кубат берет,  
кошумча күч келатат дешсе керек.

Ошондо алдыңагы Алооке хан,  
оозуна жез най<sup>1</sup> такап добуш салган:

«Кеткиле десем чанып буруттарды,  
кемпайлар, кааладыңар қырылганды!

Бул добуш түрсүлдөтүп жерди жарган,  
дүбүртү Алгаранын келе жаткан.

Конурбай – буруттардан жеңилгенди  
туйганын ат дүбүртү далилдеди.

---

<sup>1</sup> Жез най – жезден жасалган үйлөмө аспап. Анын жардамы менен согуштук көп буйруктар берилген.

Ал азыр кепке келбей жетер замат,  
аябай бириңди да қыргын салат.

«Аскерлер дагы деле жер жайнаган,  
аркага кайттыңар» деп,— туруп аман,

Конурбай қунөө койуп қыргын салса,  
кебинин өзөгүндө чындық бар да.

Жашоону каалагандар ошондуктан,  
жашынгын, кеч боло элек, дагы айтам»,—

ушинтип бир нече ирет Алооке хан,  
уксун деп баарыбызды, кайталаган.

Көбүбүз тирүү калып келген мында,  
кайткандар ошол замат чеп-капкага.

Капканын ичиндеги өтмөк жолду,  
Эсенкан ураттырып кеткен болчу.

А бирок, ал өтмөкту зоо ичинде,  
үнкүрдү кенейттирип чыгарды эле.

Сыртында зоону уратып кеткендиктен,  
жылчыксыз чыкчу эшик бек бекиген.

Бирок да зоо ичинде кең үнкүргө,  
бир сандан ашық аскер сыймак эле.

Бекинип шол үнкүргө калдық аман,  
белгисиз, бул буйруктур тагдыр жазган.

Ал эми аскерлерди сыртта калган,  
көрбөдүк алааматын Калча салган...

Бүткөндө кызыл-kyргын, барып анан,  
бир нече жоокер таптық жарапанган.

Кыргынын Коң Төрөнүн<sup>1</sup> көргөнү  
кыраандар, угаарсыңар өздөрүнөн...» –

Алдыга келгендери сөзүн бүтүп,  
арттагы жоокерлерин калды күтүп.

Тепселип колу-буту талкаланган,  
бир жоокер оозу кургап, буларды айткан:

«Башкасын билбейм, бирок өзүм болсо,  
Коң Төрө кайдан кырсын деген ойдо,

козголбой тизилишип күткөндөрдүн,  
катарын мен да бузбай тура бердим.

Турганбыз Алоокеге чукул жерде,  
түлпары Конурбайдын заматта эле,

асмандан тепчү күштай «шуу» деп келип,  
токтоду жоокерлерди тепсепетип.

О Буркан! Көргөнүмө өзүң күбө,  
опоосуз экени чын жалган дүйнө!..

Баласы атасынан ал сурабай,  
бакырып канга сиңген өчү бардай,

атылды атасына кылыш таптап,  
аз жерден кыя чаап койо таштап.

---

<sup>1</sup> Коң-Төрө – Конурбай.

Ағызып заар тилинен уусун чачып,  
атасын сөзү менен турду атып:

«Алжыган как баш макоо, карыганда  
аттанып не кыласың буруттарга!

Колундан каакы дагы келбegen соң,  
картаң ит, тынч өлгөнүң болмок да он.

Кана, эмне кылдың, айтчы уялbastan,  
канча сан колун менен – кырк адамдан,

салбырап куугунтук жеп, тирүү калбай,  
сандалган как баш, өлсөң жакмак майдай.

Атамдын кунун доолап келдим деген,  
аларды, шылтоо кылып чаппайт белем!

Буруттун чүчөгүнө кол салуу эрте.  
Билимим жетише элек денгээлине.

А силер коркоксуңар! Ошондуктан,  
качкындар, бириң койбой баарың кырам!..». –

Айтууга андан нары не болгонун,  
акылым айран-азыр, канча ойлондум.

А бирок жыйынтыктуу сөз айтууга,  
Айкөл Шер, чамам жетпейт шул азыр да...

Сезимге өчкүс болуп сиңип калган,  
сөздөрү Алоокенин жаны ачыган.

Калганы түштөгүдөй болуп гана,  
кайтоолдоп жаңырыктайт қулагымда:

«Бел суума аралашып тамчы каным,  
билип ал, шол канымдан жарапганың.

Канымсың, сен кыйсаң да кыйбай турам,  
кайрымсыз тамчы каным, бир сырды ачам...

Канкорум, Манасындаи буруттардын,  
какшаган зар тилектен жарапбадың.

Дал ошол – артыкчылық қылар жерин,  
аялуу, аздектеген жан эмессин,

Аялуу буйум абдан морт болорун,  
ар дайым көңүлүнө түйүп койгун...

Оңой жоо эместигин өзүң деле,  
ойронум, билип туруп анан неге,

кан төккүң келгендигин билбей турам.  
Кантмекмин, токтотууга жок эч аргам.

Аскерлер нээттерин берген мага,  
ак дилден кызмат қылбайт алар сага.

Андыктан, аябастан ашык жоону,  
азыртан каалап турсаң жок қылууну,

өзүң бил... Бирок билгин – сөзсүз түрдө,  
Шер Манас келет бир күн Чоң-Бээжинге...

Каканга келээрине күмөн болсом,  
кырдырып, ажырабай сан миң колдон,

бир кезде бабасынан тартып алган,  
бейиштей Анжыянды кайрып алсан,

пайдасын Алооке эмес, сен көрмөксүн,  
басмакпыс баш көтөртпөй бурут элин.

Баарына кеч болуптур, көзүм жетти,  
бейиши бул жалгандын колдон кетти.

Каңгайдын эч бирине мыңдан нары,  
туруктуу жери болуп тийбей қалды.

Канкорум, айткан сөзүм – өзүң уккан,  
куң келет эсиңе алып эстей турган.

Жетсең да дубакөйлүк чегине сен,  
жеринде күч сынашпа Манас менен.

Анжыян, Түп-Бээжиндин аралыгын,  
алты айлык жол экенин эске алғының.

Алыстап өз жеринен кетсе гана,  
алыңдын жетээрин бил сенин ага.

Беттешсең бел кубатың жетпейт ага,  
бекерге тең келем деп болбо убара.

Күчөтүп қуулук, айла-амалыңды,  
күткүнүң Түп-Бээжинден жылбай аны.

Көзүмдү ойоорунду билсем дагы,  
көөдөнүм кыйбай турат тамчы канды.

Кыйганда қыларым не, ак сөзүм да,  
карраган менен өтпөйт каргыш сага.

Канчалык жек көргөндөр арбын болсо,  
күчүңө күч кошутат дал ошончо.

Эзилип эт жүрөгүм жакшы көрсөм,  
э дебей эсебинди табат элем.

А бирок сенден ашык жек көргөн жан,  
ааламда табылгыстай сезип турам.

А демек, күчүң ташып турган чагың,  
азыр сен жок кыласың мунун баарын.

Бири да кол кайрууга келбейт алы,  
белгилүү – азыр баары кырылары...»-

Айтапбайм не болгонун андан нары,  
Алооке сүйлөп жаткан сыйктанды.

Алаамат адам уулу салды десе,  
айтканга жан ишенбес көз көрбөсө.

Түнөрүп түпсүз асман шамал улуп,  
табият өзгөрүлдү таш учурup.

Ат эмес алп кара қуш минген белем,  
Алгара алышп учуп канат керген.

Кырк кулач кара болот кылыш кезеп,  
Коң Төрө шилтегенде кырк баш кетет.

Аскерлер чапкан чөптөй кулап жатты,  
сес берип аттар гана азанашты.

Айкөл Шер, ааламаттан кантип гана,  
акылым жетпейт тириүү калганыма.

Эсиме келип араң көзүмдү ачсам,  
эгерим көрбөгөндөй жерде жатам.

Жулунгана түптүү дарак, дөң түз болгон,  
жазатын тапкандарга өзөн толгон.

Өлүүбү же тирүүбү Алооке хан,  
дарегин даана билген жок эч бир жан.

Өзүнөр көрүп келген чойун-капка,  
өзгөрүп айланыптыр үймөк ташка.

Ал эми чеп ичинде үнкүрдөгү,  
аскерлер тири калып, мында келди...

Конурбай кичинекей бала кезден,  
кошуунда атасынан қалбай өскөн.

Көрбөсөм чоңойгонун көзүм менен,  
шайтандын дал өзү деп ойлойт элем...

Айкөл Шер, ушул сөздү айтыш үчүн,  
астыңа келдим жыйып болгон күчүм.

Коркутуп жатат дебей туура түшүн,  
кол салам Бээжинге деп кылба бүтүм.

Жергенден чыкпа Манас, тилимди алғын,  
жәэлигип келсе өзү – аябагын!

Аманат сөзүм менин өзүнө айткан,  
Айкөл Шер, өкүнөсүн аткарбасаң...» –

ушинтип картаң жоокер сөзүн бүтүп,  
узады бул жалгандан жибин үзүп.

Ага да тигил мерген балдарга окшоп,  
түбөлүк жайы болду Кулжа-Тосот...

Астыда не күткөнүн көрөрбүз деп,  
аттандық, ал күнкүгө кылыш каниет...

*Бешинчи китептин  
дастан бөлүгүнүн аягы.*

# **МЕДИТАЦИЯЛАР БӨЛҮГҮ**



## БИРИНЧИ БӨЛҮМ

---

\* \* \*

12.03. 1998. 15.03. А.К. 310 20-40

«Кыбыраган кыр ашат» демекчи, дастандын саптарын чечмелей берип, акыры төргүнчү китеңке жеткенимे да шүгүрчүлүк кылам. Алдыда дагы канча китең жазылууга тийиш экенин айтабайм, бирок, баамдаганыма караганда, дастандын али чекеси ойула электей. Демек, мен арыздым-ачтым дебей, кыйналдым-кысталдым дебей, иштей гана беришим керек.

Ушулардын баарын эң сонун түшүнүп эле турсам да, баары бир, мени чүнчүтүп, басынтып, кәэде иштебей койгумду келтирген, кәэде жашабай койгумду дагы келтирген жагдайлар көбөйгөндөн-көбөйдү. Ошол себептүү, 12-маргттагы медитацияга маанайым өтө чөккөн абалда чыктым. Мени узаткан Шакин агайды каналдын көпүрөсүнүн жанында калтырып, өзүм андан ары кеттим. Бир нече мүнөт кар кечип баскан соң алдымдан Алтын Көкүп Жаш Айдар чыкты.

Мен аны «Кичинекей Ханзаада» деп эркелетип атайм го жана ал дайыма менин жаным кейип турган учурларда жолугат эмеспи. Азыр деле мени алаксытып ой-санааларымдан арылтып койуш үчүн келсе керек.

«Ханзааданы» көргөндө эле мен кандайдыр бир артыкбаш жана керексиз нерселерден арыла түшкөнсүп, өзүмдү жепжеңил сездим. Ага удаа биз

куушуп ойной баштадык. Тактап айтканда, мен аны кубалап алдым. Анткени, «Ханзаада» Жайсаң Атанын Нуршооласын бир учунан кармап алып, аны мага бергиси келбеген кейиптенип качып жөнөгөн болчу. Мага таандық нерсени андан тартып алғым келгенсип, мен аны кууп жөнөгөм. Ал өйдө чуркаса, өйдө кеттим, ылдый чуркаса, ылдый кеттим, айтор, артынан калбай сая түштүм...

Айтмакчы, мен чымын-куйун болуп нары-бери чуркап атканымды көпүрөнүн жанында калган Шакин агай көрүптүр. Тизеден келген қалың жана жумшак карды малтап мынчалык тез жүгүрө албайт эле деп көргөн көзүнө ишенер-ишенбесин билбей карап турса, артынан жалғыз аттын такасынын үнү угуптур. Кайрылса – эч нерсе жок. Кайра мага кайрылса – мен да көрүнбөй калыпмын.

Аңгыча, мен «Ханзааданы» кууп келатып эле ага жеткен-жетпегенимди билбейм, кыскасы, Нуршооланын алқагына кирсем керек, Жайсаң Атанын үнүн эшилттим.

\* \* \*

12.03.1998. 15.03. А. К. 310 20-40.

**Чырагым, майдын жыты мурун өрдөп,  
кадимки тирилүктөн белги берет...**

**Ойнуу «Кичинекей Ханзааданын»  
чочутуп койду белем, Акчабагым.**

**Эч качан, эч ким аны дал сенчилеп,  
эркелеп, эркелетип: «Ханзаадам» – деп,**

**бейкапар эч нерседен чочуркабай,  
көргөндө кучак жазып тосмок тургай,**

*корккондон тип күрмөлбөй жалдыраган,  
пендеге кездешуүгө көнүп калган.*

*Аяздуу түн койнунда, бул кайдағы  
бала деп ойлонбостон, сен жайдары:*

*«Кичекей Ханзаада» – деп атаганың,  
көөнүнө жагып калган Жаш Айдардын.*

*Ал азыр тентектенип экөөнди тен,  
атайы чочуттуруп койду го дейм?..*

*Откөнгө салыштырма ал-абалың,  
оңолуп калган экен, Акчабагым.*

*Кана анда, сапар артып жер кезели,  
келди эми Айкөл Шерге сөз кезеги, –*

деп Жайсан Ата сөзүн бүткөн соң Чоң Казат жүргөн аймакка багыт алдык. Бачым эле жеттик. Тал-Чоку, ал жерде турган Айкөл Манас көрүндү. Апта бойу токтобогон жамғырдан кийин аттын бойун көмгүдөй бийиктикте кар жаап салыптыр. Асман чайыттай ачык болгону менен чыкылдаган суук. Адамдардын жана аттардын жайнаган өлүктөрү калың кардын астында калгандыктан, улуу кыргындын изи убактылуу болсо да жашырыла туруптур дейин десем, эми суукка тонуп өлгөндөр ар кай жерде томуряят. Чубакты издең табалбай майдан талаасын кыңырып Эр Шууту баратат. Абдан үшүсө керек, мурдунун суусун тарталбай, көз жашын көлдөтүп ыйлап алган...

Чоң Казаттын бир үзүмүн көргөн соң биз Алтайда болуп калдык. Ал жакта да согуштан кийинки көрүнүш: өрттөнгөн боз үйлөр, улуган иттер,

балдардын, чалдардын, аялдардын, жоокерлердин, аттардын өлүктөрү.

Чоң Казатта го мейли, элдешкис душман менен кырчылдашкан кызыл кыргын жүрүп жатат дейли!

Ал эми Алтайдачы? Ал жерде Уузкандын кырк уулунун биригин урпактары башка уулдарынын урпактарын кырып-жойуш үчүн келип, күтүүсүздөн кол салып, көп жамандык кылганга үлгүрүшкөндө, ошо кезде алты жаштагы Айкөл Манас баштаган эразаматтардын колунан өздөрү кыргын табышып атпайбы! Өздү-өзгө кол көтөртүп, жаттан да жаманыраак ишке түрткөн, Чоң Казаттан дээрлик жарым кылым илгерки бул окуяга дит багып көңүл койуп карай албадым. Байтөрө баштаган «жаттардын» жасаганына ичиркендим. Жипкирдим.

Аңгыча медитациянын маалы аяктады окшойт, мага эч нерсе, жада калса, жанымдагы Жайсан Ата да көрүнбөй калды.

Мен өзүмө келсем, эшигимдин алдында турупмун. Колу-буттарым сенейип муздак. Бетимдин чүкөлөрү ого бетер муздак. Ичке кирип, жарыкты жаксам, электр тогу өчүк экен, үй андан бешбетер мупмуздак.

Саат таңкы төрткө он беш мүнөт калыптыр. Демек, мен медитациядан жети жарым saatтан кийин кайттым.

## ҮЧ КҮНДҮК САЯКАТ ЖЕ КИТЕП САТУУ

— Чыккан эки китептин таркашы начар. Чыга турган үчүнчү китеpek төлөнчү акча чогулуп бүтөлек. Балким, эл-жерди кыдырсак, айтып-деп түшүндүрсөк китеп сатылып кеткиси бардыр. Бир

машина таптырбайсызы? – деп мага Шакин агай бир күнү сунуш кылды.

– Машинаны эмне кыласыз?

– Машинаға китеpterден жүктөйбүз. Сиз экөөбүз түшөбүз. Нарынга барып Асейн Ибраевичти кошобуз. Анан областты қыдырабыз. Китең сатабыз.

– Сиз го китең сатат экенсиз. А мен эмне кылам?

– Сиз эч нерсе қылбайсыз. Жөн гана биз менен кошо жүрүп караан болуп бересиз.

Мага бул сунуш жакпаса да аргасыз мақул болдум. Мен адеп үйдөн кеткен кезде менден мамилесин үзбөгөн азчылыктын арасындағы Женя аттуу қелиндин иниси Тентимишке кайрылып, бизди Нарын обласын қыдыртып кел деп көндүрдүм. Анын жеңил машинасына майды Эркинбек күйдуртуп берди. Биз бир кыйла китеңти машинаға жүктөп алып, жолго чыктык. Нарындан Асейн Ибраевич кошулду.

Биз кайда барбайлы да кимге кайрылбайлы, баардык жерде замандаштарыбыздын түшүнбөстүк менен қылган мамилесине кабылып аттык. Айрыкча, Ак-Талаа районунун борборунда катуу ыза болдук. Ал жерде жүрүп аткан КВНдин уйуштуруучусу биз кандай китең алып келгенибизден кабардар эместигиненби, же Шакин агайдын айрым бир сөздөрүнө териккенденби, айттор, эч кандай жардам бербестигин, себеби, азыркы китеpter анча маанилүү болбой калганын айтып, клубдун ичине жык толгон элдин алдында шагыбызды сындырды. Жанымдагылар кандай кабыл альшты, аны билбейм, бирок жеке мен өзүм жети өмүрүм жерге кирчүдөй ыза болдум. Жулмаланган тооктой болуп клубдан чыктык. Нарын шаарына кетиш үчүн жөнөдүк да райондун акиминин үйүнүн жанынан өтүп баратка-

ныбызда анын автоунаасы короосунда турганын көрүп, машинаны токтоттум. Эшикте жүргөн кыздан атасын чакырттым. Аким түшүнүктүү адам экен, мени менен эки-үч ооз сөз сүйлөшкөндөн кийин эле максатыбызга жана абалыбызга туура баа берүүгө жетиши. Үйүнө киргизди. Чай ичилген соң бизди өзү ээрчитип клубга барды. Маданий бөлүмдүн башчысына кыйла китең алдырды. Акчасын чогулганды менин дарегиме салып жиберем деп убада берди. «Чокмору күчтүү болсо кийиз казык жерге кирет» деген макалдагыңдай болуп, акимдин кадыр-баркын ортого салуу жолу менен китеңтин жарымын Ак-Талаа районуна өткөрдүк. Калганын Ат-Башыга алыш барып, ал жактын акими Болот Исаевичтин колдоосуна таянып, райондук китеңкананын башчысына тапшырдык. Болот Исаевич китеңти сатырткандан сырткары үйүнө чакырып чоң сый-урмат көргөзүп:

— Силер жасап аткан иш жөнүндө кабарыбыз бар. Силер жалпы элге керектүү кенчти жаратуудасыңар. Кенч бизди издебей, биз кенчти издешибиз керек эле. Бирок андай болбой, силер,— улуу кенчтин алыш жүрүүчүлөрү,— өзүңөр алдыбызга келип калганыңардан кийин, алибетте, колдон келген жардамды аябайбыз,— деп айткандары биз үч күндөн бери уккан сөздөрдүн эң жагымдуулары болду.

Эгер мен китең сатуу ушунчалык түйшүктүү машакат экенин билген болсом, Шакин агайды ээрчиپ эч кайда бармак эмесмин. Дегеле, китең түгүл, башка буйум-тайымдын баарын тең аларман өз каалоосу жана эрки менен гана сатып алыш керегине жаратууга тийиш экенин эске албай койгонубуз чеки болгонун мен кийинчөрээк түшүндүм. «Тирүү койгон кудайым қуру койбойт» демекчи, дастан жазы-

лып атканына шүгүрчүлүк кылып, Жайсаң Атанын эмгегин түшүнүп окурмандар өздөрү издең келгиче күтө турсак туура болмоктугун да кийин түшүндүм.

Ошоп үч күндүк саякattyн он-терс таасирлери-нен оңоло электе 8-апрелде (1998-ж.) медитацияга чыгып, Жайсан Атадан төмөнкү кеп-кеңештерди уктум.

\* \* \*

8.04.1998. 12.04. А. К. 00-24.

*Аруу дил пейлиңерди, чырактарым,  
айтам деп болбо убара, билем баарын.*

*Үмүткө жетеленип, бирок ичтен  
убайым тартасыңар экөөңөр тен...*

*Жан-достун дене-достон ажыраган,  
жарыкта алсыздыгын көп жолу айткам.*

*Канында тамчы каның айланбаса,  
байралуу мүмкүн эмес тиругү жанга.*

*Ал эми тиругү жанга байралбаган,  
Жан-достор – дене-достон ажыраган,*

*дарексиз тирлигинен кең жарыктын,  
урпагы өзгөргөнүн, жашоо шартын,*

*сезишипейт. Мен да аны сезбептирмин.  
Сиперди ээрчип жүрүп эми билдим...*

*Карама-каршы болгон мамиледен,  
Чырагым, сипер эмес – чарчадым мен.*

**«Жалынып жалпы арбакка, тагдырымдын  
жазганын көрөйүн деп жолго чыктым.**

**Жүрөкту ачыштырган ачуу ызаны,  
Жараткан көтөрсүн деп буйруганбы?!**

**Жан-досун қубө болуп баардыгына,  
жанымда, Жайсаң Ата, жүрөсүн да!**

**Жеткируу дастаныңды урпагыңа,  
женелин, оордугун өзүң сына?!.» –**

**Ушинтип жан дүйнөндүн буйукканын,  
Жарыгым, сендей сыйзап туйуп калдым.**

**Көрлүгүн көкүрөгүн туйуп туруп,  
кайдыгер кеп-сөздөрүн угуп туруп,**

**башатка салыштырып байкап көрсөм,  
урпагым майдаланып кеткен экен!..**

**Башаты – түпкү теги болгон кандалай?  
Балдарга айтмак түгүл өзү андабай,**

**күнүмдүк жыргалына маашыр болгон,  
көрпенде көөдөктөргө Жер жык толгон...**

**Акындын зыркыраткан жан-дүйнөсүн  
сөзүнө урпактарым көнүн бөлсүн!**

**Замандаш жашап өткөн мени менен,  
сыпаттап дастанымда айтып берген,**

**эрлердин мүнөзүнө назар салса,  
урпагым ошолордон таалим алса!**

*Көк Тәңир пендесине берген белек,  
өрнөктү табияттан алар элек,*

*бүркүттөй – бийиктики баалаар элек,  
бийликти – арыстандай каалаар элек.*

*Жандууга өмүр берип, кирди жууган,  
алчубуз тазалыкты – аккан суудан.*

*Жоо чапчу кызыл-kyргын бүлүк салып,  
кыйратчу өчкөн оттун кулу калып,*

*кыргындан аман калып, жарапанган,  
кайышып ачкалыктан карайлаган,*

*бел туткан берен эмес, катардагы  
қадимки карапайым бабаң дагы,*

*кол сунуп кайыр тилөө – намыс болгон,  
өлүүнү артык көргөн кол созбостон.*

*Жоо тиібей кызыл кыргын бүлүк салған,  
кыйрабай калаалары туруп аман,*

*кол созуп өнөр зэси кайыр тилөө,  
өтө оор, чырактарым, жан-дүйнөмө!..*

*Көңулүм азып турат, Акчабагым,  
көтөрткөн мойнуңарда жүк салмагын,*

*бигчүмүн оор экенин, бирок мынча  
болот деп ойлобогон атаңар да.*

*Сыздаган жан-дүйнөңөр ызалыктан,  
жаралап, жан-дүйнөмдү, сыйдал турал!*

*Башаты булганбаган тунук суунун,—  
бечера Акчабагым, угуп тургун,*

*байлыктын пири болгон – кызыл дилде,  
бералбайм мурас кылып мен сиперге.*

*Бир кезде кемсинүүмдү баштан кечкен,  
бергемин мурас кылып сиперге мен...*

*Кагылам, кош чырагым, карааныңдан,  
кандай күн туш келсе да таштабастан,*

*баштаган ишиңдерди, аягына,  
ишенем анттан тайбай, чыгарына...*

*Чырагым, канча аракет кылган менен,  
каршы күч тоскоол болуп, кеселиндөн*

*жөнүгүп кеталбадың. Да бир арга,—  
каныңа уу сиңирсе тийет пайда.*

*Топтолгон сары сууну жоготуу үчүн,  
илгертен пайдаланган уунун күчүн.*

*Ушул ай дал убагы, ошондуктан,  
корклогун, Акчабагым, сен булардан.*

*Бул кезде алсыз чагы кара курттун,  
чактырса тамырынан эки буттун,*

*жеткирбей уулду канды жүрөгүңө,  
шишигигүң соруп алат ич көндөйдө.*

*Алтага жакын убак дагы деле  
токтобой калыбында кан кеткенге,*

*Чочуба ага анчалық, Акчабагым,  
ал ички сары суулу бузук каның.*

*Алсызсың, ошентсе да сапар улап,  
көрүшүң керек сөзсүз көздөн чубап,*

*талаасын Ит-Өлбөстүн өлүк толгон.  
Аңдагы Чоң Казатка өзөк болгон,*

*өткөнүн ичи өрттөнүп эстеп турган,  
Айкөлгө жол тарталы, кайрат жыйсан.*

*Ушул медитациялардын учурунда 7–73-беттер  
жазылган.*

## ЭКИНЧИ БӨЛҮМ

---

\* \* \*

Апрелдин аягында үчүнчү китең жарық көрдү. Биринчи жана экинчиден айырмаланып, кыйла жеңил чыкты. Буга чейин акча каражатын чечүү жалгыз гана Эркинбектин мойнунда болсо, эми ага Талант Касмамбетов да көмөктөштү. Айтор, мурдагыдай болуп жан кейиткен жагдайлар кайталанбады.

Үчүнчү китеңтин чыгышын өтө катуу кубанып кабыл алдым. Аны кайыптан алып кагазга түшүргөн мен эле эмес, айрым окурмандардын да күтүп жүрүшкөнүн, китең колго тийгенде кубанышканын жана берилүү менен окушканын көрүп, кээ бирлеринин жылуу пикирлерин укканымда көнүлүм кадимкидей көтөрүлдү.

«Айкөл Манас» дастаны Уузхандын урпактарына эң керек баалуу эмгек экенинен кымынчалык күмөн санабачумун жана ошон үчүн Жайсан Атадан алган маалыматтарымдын баарын кагазга түшүрүүгө аянбай аракеттенчүмүн. Бирок жазылып жана жарық көрүп калган китеңтерге карата болгон кайдыгерлик менен түшүнбөстүктөргө кабылганда чүнчүп кетчүмүн. Ызга болчумун. Ыйлап-сыктачумун. Эмне кыларымды билалбай калчумун. Үчүнчү китеңти окурмандардын жакшы кабыл алуусу мени ошондой оош-кыйыш абалдарымдан биротоло кутултту десем болот. Анан, алибетте, жетишкендик жөнүндөгү кабарды Жайсан Атага жеткирип, кубанычым менен бөлүшүү үчүн 7-майда кайрадан медитацияга чыктым.

\* \* \*

7.05.1998. 12.05. А. К. 325 21-40.

**Чырагым, эсенсиңби, алың кандай?  
Чыдамсыз күтүп турдум санаам тынбай.**

**Булуттай Айдын жүзүн калкалаган,  
бушайман уйгу-туйгу абалындан  
чыгалбай, дал жаныңа түшүп турған  
шоолаңды, келе бердин байкабастан.**

**Тилиңер башка сүйлөп, дилиңерде  
экөөңөр эки башка ойдо экенге,**

**булутка далдаланган шоола менен,  
байқадым чукул келип сиперге мен.**

**Жарыктын кемчилигин айткам мурда,  
күзгүдөй чагылдырат сыртты гана.**

**Жапжарық чырак жанган үй ичинен,  
эшикти караңғыда карап көрсөң,  
көрбөйсүң эч нерсени, бирок сырттан,  
үй ичи көрүнгөндөй жаркыраган,**

**не болсо дилиңерде баарысын тең,  
дапдаана көрөрүмдү айтып бергем...**

**Көөнүңдө киргили жок Шарыпкулум,  
кебиме ызаланбай көңүл бургун!**

**Булактын суусун кечпей ылайлантып,  
байкасан жай олтуруп, назар салып.**

*Аралаш асыл ташы, чопо-куму,  
оргуштап сыртка тепкен тунук сууну*

*көргөндөй Шарыпқулум, Акчабактын  
көөдөндө баардык ойун көраласын.*

*Карегим, кийинчөрээк тынчын алган,  
көбөйүп барат жандар ылайланган...*

*Алысмын күнөөлөйүн деген ойдон,  
а бирок күчөөчүдөй, айтпай койсом.*

*Жөн күндөр мындаи турсун – бейшембиде  
жоруктар жосуну жок, көбөйүүдө.*

*Жыты уруп ичимдиктин, атымды атап,  
жайыма койбогон күн арбып барат.*

*Акчабак экөөбүзду ошол жүктөн,  
арылтчу жардамды азыр сенден күтөм...*

*Колунда кармап туруп көрбөй койуу –  
көрлүгү, көр пенденин арам ойу...*

*Өтө морт буйум дегем колундагы,  
жамалар жери анын калбай калды.*

*Ал азыр талкаланса – анда баары,  
убайрам болорлугун эсиңе алчы!*

*Олчөөсүз көңүлүндү оорутканым,  
өзүндөн артык тужам, тамчы каным!*

*Шарыпкул, аргасыздан айттым муну,  
анткени, соолуп барат булак суусу.*

**Өмүрү кыл учунда Акчабактын,  
өтүнөм, өкүнбәйлу, сактап калгын!**

**Жарыгым, Акчабагым,— жаргылчактан  
жанчылбай тоголонуп түшкөн бир дан.**

**Канчалық жаңың кейип кыйналсан да,  
карегим, каниет кыл амандыкка.**

**Чырагым, өзүң менен кездешкени,  
сүйлөшүүм биринчи ирет укпай сени.**

**Кыйналып, айтамын деп болбо убара,  
карегим, баарын билем, дайын мага.**

**Калкыган көңүл кири, кубанычка  
устөмдүк кылгандыгын ойуңа алба.**

**Канткенде маңдай жарып кубанмаксың,  
көөнүңдө кир турганда, Акчабагым.**

**Кирин жуул жан-дүйнөндүн, анан гана  
сөзүңдү уккум келди, түшүн мага.**

**Көөлөнгөн көңүл кирин тазартууга,  
карачы, колунда бар кандай даба!**

**Кезинде он Жайсандай төрөлүшкөн,  
учүнчү «ЖАЙСАН» деген перзент экен!**

**Уздай эч кири жок аруу-таза,  
укмуш ай! Айкөл Шерби ушул бала!**

**Калкылдап элеске окшоп суу бетинде,  
каратып оң карегин койгону не?**

*Жарыгым, күнөөлөгөн жокмун сени,  
жөн гана ырчы атандын айткан кеби...*

*Канчалық азап менен жараплаарын,  
китеттин бар түйшүгүн билип калдым.*

*Ушунча түйшүк менен бүткөн нерсе,  
Убайын берсе экен дейм экөөңөргө.*

*Түйшүктү жан чыдагыс тарттырганым,  
тушунуп турам жаңы, кош чырагым.*

*Атаңар баштагыдай алыс кетпей,  
айланган шам чыракка көпөлөктөй,*

*экөөндүн жаныңарда имерчиктеп,  
эртеңге ишене албай тынчым кетет.*

*Силердин ойунарды ошондуктан,  
билимин, чырактарым, айттырбастан.*

*Мекени мусулмандын – ыйык жерден,  
теспени Молдомуса алып келген,*

*Шарыпкул өтүнбөсө, Акчабагым,  
сен аны албай келүүнү каалабадын.*

*Түшүнөм абалынды, андабастан  
элесин адамдардын канчалаган,*

*кубанып, жетине албай алып келсен,  
сен үчүн аянбастан бата бергем.*

*Көбүнөн ошолордун көнүң калып,  
«Көөдөкмүн, эси жокмун!» деп уялып,*

*Элесин бирөөлөрдүн апкелүүдөн,  
Эп көрбөй жүргөнүндү жакшы билем.*

*А бирок, Акчабагым, мен алардын,  
Ирмемге көңүл отуң жандырганын,*

*Канчалык баалаганым айткым келет,  
Анткени, алар сага кубат берет.*

*А тиги эне сутун тен бөлүшкөн,  
Эмчектеш иниң, жеңең эңсеп келген,*

*Таманы ыйык жердин ташын баскан,  
Тан берген ыйыктыкка Молдомусаң,*

*Кири жок келген учун ичтеринде,  
Чырагым, көңүл отун кирдегтирбе.*

*Аруу дил, ак тилекте келсе сага,  
Ырчы атаң аянбастан берет бата.*

*Тазартып келген дилин кир баспастан,  
Таптаза сактай билсин Молдомусаң.*

*Урпагы учу уланып, ыйык жердин  
Колдосун касиети элин-жерин.*

*Жанданып Жанар-Тоосу жарык чачсын!  
Жараткан шул тилекти кабыл алсын!*

*Илебин ыйык жердин суутпастан,  
Иликтеп келгени учун бата тартам!..*

*Эртеби-кечпи бирок айткан кебин,  
Аткарып жүргөнү чын Эркинбегин.*

*Эскерткем Тастар-Ата мазарында,  
эсинден, Акчабагым, түк чыгарба!*

*Көөнүңө кир кетирбей бекер жерден,  
койгуунң өз жайына деген элем.*

*Алгыла ак дилинен берсе жардам,  
ал эми мажбурлоону эч каалабайм...*

*Ар ишти баалабаса калыс карап,  
адамдын көңүлү – гүл, калып калат.*

*Жарыгым, Шарыпкулдин эмгегин да,  
жаамы журт салар күнү таразага,*

*жакындалап калғандыгын айтуум керек,  
«Журт Уулу – Кеменгер» деп атак берет...*

*Сөзүмдү айландырып келекеге,  
суранам урпактарым, күлбөгүлө!*

*Аздан соң Айкөл турган Тал-Чокуга  
жетебиз, Акчабагым, бир аз чыда.*

*Түшүрүп Айкөл Шердин айткандарын,  
андан соң дарыланчу жайга баргын...*

*Ушул медитациялардан кийин 73–116-беттер  
жазылган.*

## ҮЧҮНЧҮ БӨЛҮМ

---

### АЛГАЧКЫ АЛЫС САПАР

Жашоо жалаң жоготуудан, кайгы-ыйдан турбай, башка түшкөн сыноолорду көтөрүп койсон, алардын артынан кандаидыр бир жетишкендиктер, кубанычтар менен коштолот эмеспи.

Менин жеке жашоом да жаратылыштын ушу мыйзамынан четте калбай, жамандыктан кийин жакшылық, кайгыдан кийин кубаныч удаама-удаа ээрчишип келе берди. Дастанды жазуу учурундагы ар кандай кыйынчылыктар менен тартыштыктар ар бир китеттин жарық көрүшүндөгү жааралган кубанычтарга коштолду. Үчүнчү кител басмадан чыгаар замат окурмандар жылуу кабыл алып аткан учурда менин өмүрүмдө дагы бир окуя болуп өттү: жер үй сатып алып көчүп кеттим. Анын каражатын Талант Касмамбетов чечип берди.

Мындан эки жыл сегиз ай мурда (1995-ж. 14-сентябрь) бармактайдан баш кошкон күйөөм Бектемирдин мага жасаган түшүнбөстүк мамилесинин айынан өз үй, өлөң төшөгүмдү таштап чыгып кеткенимде, мен бүт баарына кайып болуп, атүгүп, башбаанек кылар жайым жок көчөдө қаларыма да мақул болуп кетпедим беле. Мен анда бир гана нерсени эске алган элем,— Жайсаң Атанын дастанын жазғанга жетишсем эле болду дегем. Көрсө, мен ал улуу ишти аркалашым үчүн баары бир жашоого эң зарып шарттар менен камсыздалышым керек экен,

адегенде, көмүрканада эки айдан ашуун убакыт ба-  
тире туруп, андан кийин Эркинбек сатып берген  
эки бөлмө квартирада эки жарым жылдык өмүрдү  
калтырып, эми болсо, Таланттын жардамы менен  
алынган жер үйгө көчүп кетишиме туура келип оп-  
турат. Мен муун Жараткандын жана Жайсан Атанын  
Таланттын колу аркылуу мага жасаган колдоосу,  
сыйын катары кубанып кабыл алдым.

Таанышканыбыздан берки жарым жылдын  
ичинде бир нече жолу эле қыска убакытка сүйлөш-  
көнүбүзгө карабай, Талант абалымды туура түшүнүп,  
көп үй-бүлө жашаган эки кабат үйдүн бир бурчунда  
турганым менин ден-соолугума канчалык зиян кел-  
тирип, жасап аткан ишиме канчалык кедергисин тий-  
гизгенин, эң негизгиси, Шакин агай менен эшиктеш  
болуп жашаганымдан улам пайда болгон ушак-айын-  
дар мага терс гана таасир бергенинин кесепетинен  
дээрлик дайыма ооруу-сыркоодон башым арылбай  
келатканын көрүп-билип, сөзсүз түрдө жер котору-  
шум керектигин аныктаптыр жана анын каражатын  
өзү билип эле чогултуп алып көтөрүп келиптир. Мен  
кыялымда ойлогон нерсени Талант иш жүзүнө че-  
чилип коюптур. Алгач келгенинде ал-жайымды сурап,  
азыноолак колдоо көрсөтөйүн, дептери тартыш экен,  
кагаздардан кайрылышайын деген ой менен эле кай-  
рылган жигит эми минтип эң орчуңдуу маселемди өз  
эрки, каалосу менен орундал бериши кандай гана  
марттык, кандай гана мыктылык!

Калыстык үчүн ачык айтышым керек, менин  
эси-көөнүмдөн кеткис колдоону мага адегенде Эр-  
кинбек көргөзүп, эки бөлмө квартира сатып бер-  
ген. Андан мурун Мики аттуу жигит мени квартирант  
кылыш алууга макул болуп отунканасына киргизген.  
Мына ушу үч колдоону мен бири-биринен артык же  
кем көралбайм. Баарын төң бирдей баалайм.

Кеп – жардамдын чоң-кичинесинде эмес, анын өз убакты-саатында көрсөтүлгөндүгүндө. Микинин отунканасында дастандын алгачкы саптарын чечмелесем, Эркинбек сатып берген квартирада үч китең жазылып, басмадан чыгып, төртүнчүсү жазылып аткан. Дастандын калган бөлүгүн чечмелөөнү жаңы конуштан улантмакмын, буйурса. Демек, мен жашаган үч үйдүн төң дастанга түздөн-түз тиешеси бар. Мен үч үйдөн төң кезеги менен түнөк тапкан болсом, үч үй чогуусу менен менин жандүйнөмдөн түнөк табышты.

Жаңы конушка 18-майда көчтүм. Кыштоодогу кыстoo жашоодон жайлодогу жайбаракат жашоого жана кенендикке кабылгандаи эле болдум.

26-май күнү таң азанда мекенибиздин түштүк бөлүгүндөгү дастанга тиешелүү тарыхый жерлерди кыңдырып келүү үчүн сапарга чыктык. Баш-аягы тогуз киши аттандык. Биз минген эки автоунаанын майынын жана жолдогу чыгымдардын баарын Талант көтөрдү.

Кечкө дейре тынымсыз жол жүрүп Ноокен районунда Кочкор-Ата шаарына жеттик. Султанов Бекболот деген жигиттин үйүнө токтолуп, чай ичиp, кичине тыныккан соң «Арчалуу-Мазар», «Таш-Мазар» деп аталган жерлерге бардык. Мен медитацияга чыгып, үчүнчү китеңтин окуялары болгон жерлердин кыйласын Жайсаң Атанын жардамы менен көрдүм. Мындан бир жарым мин жыл мурдагы жерлер эми минтип тааныгыстай болуп өзгөргөнүнүн күбөсү болдум.

Эртеси байыркы Ош шаарына келдик. Атактуу Сулайман Тоосуна чыктык. Мен медитация учурунда көп жолу келип көргөн Сулайман Тоодо да азыр башкача болуп өзгөргөнүн көрдүм.

Кечкисин мейманканага токтогон элек, түн жарымында мен өзүм түнөгөн бөлмөнүн балконуна чыгып шам жаккан соң медитация абалына өтүүгө мажбур болдум. Мага керектүү маалыматтарды алмайынча куру кол кеталмак эмесмин.

Эртеси кайра жолго чыктык. Ноокен районунун борборунан бир аз узаганыбызда:

– Токtot! Токtotчу! – деп айдоочуга айтып чырылдадым. Анын далысына эки-үч жолу алаканным менен акырын чаап да койдум. Жогорку ылдамдыктагы машинага тормоз басылган соң күүлөнүп барып али толук токтой электе каалганы ачып секирип түштүм. Жолдон обочого, дөңсөөлөр тарапка кеттим. Машина токтогондан кийин андан чыгып артымдан ээрчиp баскысы келген Шакин агайга жеткирбей узадым. Себеби, эртеден бери эле менин желке тушумдан теше тиктеген Эки Көздүн таасиринде келаткан элем. Мен ички туйумум аркылуу гана туйган ал Эки Көз так ушул жерден медитацияга чыгышым керектигин билдиргендиктен жана эркимди башкарып алгандыктан, мен анын көрсөтмөсүн гана аткарууга мажбур болуп, ошон үчүн машина токтой электе түшө калып атпаймынбы.

Көрсө, «Көк-Таш» мазарына да кайрылып өтүшүбүз керектигин билиш үчүн күпкүндүзү медитацияга чыгышым зарыл экен. Күтүүсүз жана шашылыш болгон медитациянын маалыматтарын чечмелеп бүткөн кезде кадимки абалыма келдим. Кимдир бирөөнүн көз карашын туйуп, башымды көтөрүп айланамды карап зым тор менен тегеретесинен тосулган көрүстөндөрдүн ички тарабында отурганымды түшүндүм. Көрүстөндөргө кире беришке орнотулган тор каалганын жанындағы Шакин Эсенголов мени карап турганын көрүп, анын жанына басып келдим. Биз сыртка чыгып машиналар

токтотулган жерге жетсек, Талант бир карыя менен сүйлөшүп отуруптур.

– Эже мен бу аксакалдан бир кызык уктум. «Көк-Таш» деген мазар бар деп айтты,— деп Талант мага кайрылды.

– Таки, койо турчу, мен азыр эле чечмелеген саптарды окуйун,— дедим да «Көк-Таш» жөнүндө эмепеки чечмелегендеримди окуп бердим. Жакында «Көк-Таштын» жанынан өтөт эkenбиз. Ошондо ага бурулуп, шам жагалы. Чыйырды каза болгондо анын өлгөнүн жашырып, Эрназар өлдү деп жарыя кылышып, бул кабарды өзүбүздөн башкага угузбайбыз деп Бакай баш болгон жигиттер ошо «Көк-Таштын» жанында анташышкан эмеспи.

– Эже, биз «Көк-Таштан» өтүп кетпеппизби? — деп Талант дагы бир суроо узатты.

– Жок. Али өтө элекпиз. Бирок жакында жетебиз,— дедим.

Майлуу-Суу шаарынын бурулушуна келгенибизде машиналарды онго бургуздум. Шаардын ичинде, чоң жолдун бойунда жайгашкан «Көк-Таш» мазарын опоңой таптык. Шам жагып, тайындык.

Ошо «Көк-Таш» мазарынын жанында дагы бир кызыктуу жолугушу болду.

Таланттын бармактайдан биргэ өскөн курбусу, досу Акылбек Түмөнбаев менен кайрадан кезигишилик. Кайрадан дегеним, мурунку күнү Оштогу мейманканада тамактанып олтурганыбызда алгач ирет жолуккан элек. Энергетика тармагынын жооптуу кызматындағы бу жигит командировкага Ошко барып калгандыктан, ошоерден биринчи жолу кезиктик. Талант өзү дастан менен таанышкан күндөн тарта Акылбекти да кошо үгүттөп жүрүп китеpterди окутуптур. Адеп окуганда эле дастанга, аны кайыптан алып аткан мага ынанган Акылбек «Эже-

ни көлдошубуз керек», – дептир. Жазында Жумгал районуна жардам берүү үчүн марафон уюшулганда Чаекке келип өз кошумчасын төккөн соң Шакин агайга кезигип, мага жолуктуруң деп суранса, ал киши карманча каршы болуп жолотпой койгондуктан, мага беш жүз сом берип жибериптири. Шакин агай анын үч жүзүн өзүнө алып, эки жүзүн мага берген эле.

Көрсө, өзүбүздүн Чаектен буюрабаган жолугушу Ошто, андан кийин «Көк-Таш» мазарынын жанында болмок экен. Акылбек командировкасын бүткөргөн соң Абдурашит деген досункуна конокко баратып, жолдун бойунда турган биздин машиналарды көрүп токтолтур. Эмнегедир бул күтүлбөгөн жолугушу баарыбыз үчүн кубанычтуу болду.

Акылбек бизди өзү менен кошуп конокко алпарды. Чоң сый көрүп олтурганыбызда, Абдурашиттин айткан бир маалыматына абдан таңгалдым. Зулейха энебиз Боз-Коргондон көчүп барган жайлоо – Чилмайран жайлоосу жана Кишимжандын бейити деген көрүстөнү ушу Майлуу-Суу шаарынан көп алыс эмес аралыкtagы тоолордун бириnde жайгашыптыр. Мен Чилмайранды эмнегедир, Алай тараапта деп ойлогон элем. Көрсө, ал тарыхый жер Боз-Коргонго жакын турбайбы.

Эртеси эртепеп жолго аттандык да кечке дейре Жумгалга жете келдик.

Дастан жазыла баштагандан берки эң узак са-парыбыздын учурундагы жана бир жумадан кийин төртүнчү, сегизинчи июндагы медитациялардын маалыматтарын бири-бирине улап катары менен берүүнү туура таптым. Анткени алардын маани-маңызы өз ара тыгыз байланыштуу.

28.05.98. 4.06. А. К. 342 21-48.

*Чырагым, алып койчу айнегинди,  
көралбай жатам даана карегинди.*

*Чарчапсың алыс жолдо, анан дагы  
төп келбей чоочун жердин жер ыңгайы,*

*туура эмес багыт алып алгандыктан,  
түнөргөн булут тосуп – түшкөн шоолаң*

*көрүнбөй, тетир жакты карап алып,  
карегим, туруптурсун туталанып.*

*Көтөрчү оң колунду, башынды да,  
астараак жай буруулуп онго кара.*

*Көрүнгөн өйүз-бүйүз кош жарыктан,  
чырагым, назарың бур чочубастан,*

*жайларын көргүң келсе Эрендердин,  
жарыктан чочулабай баса бергин.*

*Жогорку көгүш нурлуу жарык чачкан,  
жаңылба, Эрендердин жайы – жаткан.*

*Ал тигил тәмәндөгү кызыл жарык,  
атылган кочкул-кызыл нуру жанып,*

*эсинде бар чыгар дейм, Акчабагым,  
эгерде унупасаң Чинь-Минь жайын?*

*Жеркуйдан чыккан добуш кулак жарган,  
жалындал кара түтүн көккө атылган,*

**оронуп шол жалынга отко күйгөн,  
ороону элестетчи Чинь-Минь түшкөн.**

**Урпагым ушул күндө ошол жерден,  
учурга ылайыктуу – зарыл деген,**

**улуу отту<sup>1</sup> – атып чыккан шол түпкүрдөн,  
укмуш ай, урпактарым алат экен!..**

**Таш-Мазар – Эрендерим жайын алган,  
тайынып, таазим кылып силер барган**

**мазардан жогорураак саал гана,  
өзүнө жетпедик деп болбо ката.**

**Тепсельмек силер андан кеткендөн соң,  
таанылбай андан көрө турганы он...**

**Чырагым, тигил жанган көк жарыктан,  
түз эле төмөн карай назар салсан,**

**бир кезде кыркуузумдун киндиги деп,  
kyrchyndai жанын курман чалган Эштек,**

**«Боз-Коргон» атандырган коргон эмес,  
мурдагы боз дөбөдөн калбай элес,**

**дөмпөйгөн дөбөчөнү «Чеч-Дөбө» деп,  
урпактар чечмайдандап<sup>2</sup> журөт тепсеп!**

**Бир кезде бийик эле, ушул жерден  
көз таштап Үймөк-Ташка Сергил энең**

---

<sup>1</sup> Улүү от – нефть.

<sup>2</sup> Чечмайдандап –

*кереги Бозчагырдын тийген кезде,  
шерттешкен белги менен чакырчу эле.*

*Ар кандай кырсыктары табияттын,  
андан да кем калбаган адамзаттын,*

*тынымсыз Жер-Энени бүлдүргөнү,  
таанылгыс өзгөртүүгө алып келди.*

*Камтыган кылымдарды мезгил өтүп,  
калыптыр караманча жер өзгөрүп...*

*Чырагым, эсиндеби, Чыйырдыдан  
айрылган Эрназар Шер Аңжыяндан,*

*түн катып, суук кабар көкөй кескен,  
Зулейха энелерге алып келген?*

*Өкүмүн аткарбастан Зулейханын,  
тандалган кырк тукумдун кырк уланын,*

*ээрчитип түн койнуnda алып келген,  
энеге касам ичип, антын берген.*

*Ал кезде баш калкалап турган жерди,  
«Көк-Таш» деп аташканы эсиндеби?*

*Ағызып кара кочкор канын жерге,  
колдорун кырк улан төң малган эле.*

*Күйүттүү Журт-Энеси тамызган жаш,  
кошуулуп кызып канга – жашырган таш*

*купуя сырын катып азыр деле,  
козголбой шол ордунда мелтириөөдө...*

*Түн катып келгендиктен, жердин шартын  
бипалбай калғандықтан кийин Санжи<sup>1</sup>,*

*болжолдоп Боз-Коргондун туурасында,  
баарыбыз кылган жер деп касам бата,*

*эскерсинг эл ичинде деген ойдон,  
кылааны – «Кочкор-Ата» атап койгон.*

*Ал эми кочкор сойгон жер ушул деп,  
койулган жазат тапкан Эр Кенжебек<sup>2</sup> –*

*Ал жерде жайын алган Эрендер көп,  
Ак-Мазар, Кал-Мазарга дуба окуй өт...*

*Жарыгым, шамга олтурсаң ошол жерден,  
Көк-Ташка барчу жолду айтып берем.*

*Ал азыр Ай олтуруп кала электе,  
жетип ал бүгүн түнөк алчу жерге.*

4 17-10. Алингез<sup>3</sup>  
350 23-20.

31.05.98. 7.06. А. К. 207 13-48.

*Чырагым, Ош-Пиримди таппадым деп,  
көңүлүң чөгөт болуп убайым жеп,*

*туюмун тынчыңды алып шашкандыгын,  
түз кетпей тутапанып жаткандыгын,*

---

<sup>1</sup> Санжи –

<sup>2</sup> Эр Кенжебек –

<sup>3</sup> Алингез – ошол учурдагы Айдын фазасы.

*башка эмес Шарыпкулдун сезбегени,  
не деймин, пенделиктин жеткен чеги.*

*Көзү бар, көөнү туйук пенделер да,  
сен туйган туйумду алар туймак кайда!*

*Акыркы ирмем өтүп баратканын,  
андыктан тынчың кетип шашылғаның,*

*аларга сен жөн гана чалпоолонуп  
жаткандай кабылдашты ката болуп.*

*Убакыт өтө эле тар, тынчың кеткен  
сурооңо, Акчабагым, жооп берем.*

*Бир кезде ыйык жайды кол жетпеген,  
бул күндө кимдер гана тепсебеген,*

*шилүүндар каалагандай пайдаланган,  
жөн гана көңүл аччу жайга айланган.*

*Айкөлгө алты жылы билим берген  
үңкүрдү табалбадым, кайсы десен,*

*ал бая силер кирип, көзгө осол  
көрүнгөн өтө куник үңкүр ошол.*

*Эске албай өткөндүгүн канча кылым,  
көрөм деп ошол тейден нээт кылдың...*

*Ал жерге адегенде даабай барып,  
а кийин кадимкидей байыр алып,*

*кылбаган кимдер түнөк: зикир чалган  
бакшылар, думаналар жер кыдырган.*

*Ал турмак ууру-кески, баңгилер да,  
ажырап адамдыктан тарткан нашаа,*

*тебелеп, тепсендиге айландырган,  
ал жердин ыйыктыгы калсын кайдан..*

*Тектирче – Наби молла жетөө менен,  
тубөлүк жай алган жер кайсы десен,*

*ойдуңу ыйык тоодон тике түшкөн,  
Ош-Пирдин булагы шол – суусун ичкен.*

*Быкпирдай кайнаган эл, анан дагы  
уючудан сезимиңдин чарчаганы,*

*мокотуп түйумунду койгондуктан,  
баш тарттың ал булакка тайынуудан.*

*Өкүнүп өзүндү-өзүң жемелебе,  
Чырагым, мунун баары болчу неме...*

*Убакыт өтүп кетти, айтар кебим,  
Көк-Ташка жолундагы – тийе кеткин.*

210 14-00.

\* \* \*

4.06.1998. 11.06. А. К. 340 22-40.

*Чырагым, пенделикти кечирүүгө,  
өзүндү көндүрө албай дагы деле,*

*кирдеген жан-дүйнөндүн кыйнаганы,  
канча күн өтсө дагы тарабады.*

*карама-каршы сезим ортосунда,  
камыккан көңүлүндү жубатууга,  
колдоноор дабам жалгыз Көк-Булунум,  
көп жолу чыгарганбыз көңүл бугун.*

*Карегим, Көк-Булунга жетип алып,  
көк кашка булагына чаңкооң канып,  
көөнүндө ызалыктын кермек даамын,  
кетирип мөлтүр сууга жууп салғын...*

*Шооласыз көр пенденин сезиминде,  
болмокчу көр тирликтен башка эмне?*

*Алардын бар түйшүгү – жалгыз гана  
кам көрүү өмүр бойу керт башына.*

*Ар пенде салыштырып дал өзүнө  
адамдык парз-милдетин өлчөөрүнө,  
алиге көнө албадың, Акчабагым,  
ар качан мына ошондон жабыркайсың.*

*Колунан келбей турган көрүнгөндүн,  
көздөгөн максатыңар сен экөөндүн,  
көөнүнө бүлүк салып канча адамдын,  
көралбас ич тардыкты жаратканын,  
камыгып, терикпестен, Акчабагым,  
кашкайып сыймык менен кабыл алғын!.*

*Канына тамчы каным арапашкан,  
карегим, ак батамды Талантымдан*

*аябай, алгач эле айтканыңда,  
бергемин ак дилимден аппак бата.*

*Кызматын колко кылып келинчеги,  
карачы, желге кетти канча эмгеги!..*

*Көөнүндө бир кыпынча кири жогун,  
көңүлгө, Акчабагым, түйүп койгун.*

*Ишеним, дилгирлиги жадыраган,  
жүзүнөн чагыльшып жанып турган,*

*беремин ак батамды аруу дилден,  
досуна Талантымдын – Акыл деген.*

*Атыңа кулк-мунөзүң төп келишкен,  
атуул бол ар-бир ишти калыс чечкен.*

*Ата-Журт, ар-намысты ыйык туткан,  
журт уулу болгунун деп бата тартам!*

*Урпагым, уулдарым, берген жардам,  
үй-булө, эли менен болсун аман...*

*Чырагым, дастанымды айткан жерлер,  
таманы турпагына тийген Шерлер,*

*баш ийбей, ыраа көрбөй жат душманга,  
чалышкан өмүрлөрүн курманыкка,*

*дастанда аты аталган Эрендердин,  
издери калган ушул ыйык жердин,*

*турпагын биринчи ирет сен да бастың...  
Чырагым, эми сага койор шартым:*

*уулуу сөз жан-дүйнөндү төлчип өтөөр,  
укмуштай ылдамдыкта тез көбөйөөр.*

*Мөгдөбөй ал сөздөргө мурдагыңдай,  
чырагым, чыйрак болуп, койгун уклай.*

*Эсиңе бекем түйгүн, Акчабагым,  
эми мен баштагыңдай жубатпаймын!..*

8.06.98. 15.06. А. К. 340 22-40.

*Чырагым, сыртың салып таарынгандай,  
түшүндүм, турганыңды кабак ачпай.*

*Дегеле таарынтууну ойго албастан,  
курчуткам көктүгүндү мокоп калган.*

*«Акыркы демим тартып турсам дагы,  
силерге жүк болбойм деп мындан нары» –*

*баладай кыялышыңды көрүп алып,  
турамын, Акчабагым, моокум канып...*

*Бир жолу «чопчоң эле балакай» деп,  
айтканым эсиндеби, тек, азилдеп?*

*Дал ушул бала кыял мүнөзүндү,  
сагынып жүргөнүмдү билесинбى?*

*Жарыгым, жаш баладай тултуңдасаң,  
жазылып чөккөн көөнүм жыргап турам.*

*Ызакор Акчабагым, көптөн бери,  
канында бир кыпын муз эрибеди.*

*Жолуккан капысынан бир ирмемге,  
баягы долу кыздын белеги эле.*

*Откөндө дарыланчу жайда аны,  
кыйнашып жатып араң алышканы,*

*эсинде элес-булас калган чыгар,  
эн жакшы иш жасалды санаа тынар.*

*Ар дайым муздак илеп уруп турган,  
арылдың, Акчабагым, ошол муздан.*

*Көктүгүң, өжөрлүгүң кийинчөрээк,  
бошондоп кеткендигин сезсең керек.*

*Дал ушул абалындан пайдаланган,  
көбөйдү ичи тарлар бүлүк салган.*

*Айтабы десем өзүң кеп салбадың,  
конушун жайллу болсун, Акчабагым.*

*Өзүңө жакканы ырас, анан бирок,  
ишиңе, Шарыпкулга ыңгайы жок.*

*Сен муну жеме дебей кулак салсан,  
сөзүнду эскертеин өзүң айткан:*

*сыр чечкен адамың ким дегенимде,  
чырагым, жооп айтканың барбы эсинде?*

*Жаралган жан-дүйнөсү эч кири жок,  
адамдан бийик дедин пейили ток,*

*жетинчи сезимиңден орун алган,  
пендерден жалгыз дедин тендеши жок.*

*Кубанып, толкунданып ошондо мен,  
каалоомду, тилегимди айткан элем:*

**«Болгупа бул жалганда өчпөс шамым,  
манңайда кош карегим, кош чырагым.**

**Атымды, ырларымды элим уксун,  
сиперден – саябанұду кош чырагым!». –**

**Сен егер пенделикке жеңдирбесең,  
тилегим кабыл келет деп ишенем!..**

**Сөзүмө, Акчабагым, туталанба,  
себеби болгон үчүн козгодум да.**

**Тұңғујук Аалам сырын туондурған,  
жетинчи сезимиңе колун сунган,**

**пенделер көбөйгөнүн нәэти арам,  
жүрөсүң, Акчабагым, байкабастан.**

**Даай албай Шарыпқұлдан сезденишкен,  
дили арам канча жанга – егер билсең,**

**тосмону кенен ачып койгонунду,  
чырагым, акыл өкчөп ойлодуңбу?**

**Болгунуң өзүң калыс айтканым,  
канча күн өтту дастан жазбаганга.**

**Кыйналып, жаңың кейип жаткан менен,  
дастанды токтотпостон жазар элең.**

**Дагы айтам, жеме дебей туура түшүн.  
Чырагым, акылга өкчөп чыгар бүтүм....**

**Токтогон жерден бери кайра айтамын,  
карегим, калеминди колуңа алғын.**

\* \* \*

Көптөн бери көңүлүмдө жүргөн бир тилегим бар эле. Ал – «Жылаңач Бугу» мазарына барып тайынып келүү болчу. Анын Тогуз-Торо районунда экенинен кабардар болгонум менен, кайсы тарабында жайгашканын, жолдун алыс-жакынын, оор-женилип билбейт элем. Билгенибизден билбегенибиз арбын болгон ал мазарга барууга чама-чаркыбыздын чектелүүлүгү да кедергисин тийгизип келген.

Кандайдыр бир муктаждыктарга басынган учурларымда Жайсан Ата мага кеп-кеңештерин берип: «Узхандын урпактарынын арасынан түшүнүктүүлөрү, дилгирлери силердин араңарга кошулуп, дастанды элге жеткирүү иштерин толугу менен өз мойундарына алат, ал құн жакын, Шамчырагым!» – деп алдын-ала айткандары аткарыла баштады белем, Талант бизге келип, жеке эле өзү келбей, досу Ақылбекти да кошо апкелип, буга чейин жалғыз Эркинбек тарткан жүктү экөөлөп тартыштууга киришкендигинен улам, май айынын аяғында мекенибиздин түштүгүнө чейин барып, дастандын айрым окуялары болгон жерлерди көзүбүз менен көрүп, кай бирлери жөнүндө кулагыбыз менен угуп, олжолуу кайтык. «Жылаңач Бугуга» барууну уйуштуруу жоопкерчилигин Талант менен Ақыл экөө өз мойундарына алышкандыктан, чоң мазарга чоң даярдыктарды көрүп алып жолго чыктык.

6-августта таң азанда аттандык. Мен, Шакин агай, Талант, анын эки уулу Улук менен Кусейин, Ақылбек жана уулу Искендер болуп жетөөбүз жөнөдүк. Шакин агай экөөбүз салт ат миндик. Калгандары жүктөрдү артынышты. Курмандыкка чалынчу койду Улук минген атына өнөрдү. «Кара чийлүү» деген жайлоого жеткенибизде мен тааны-

баган эки жигит бизге кошупду. Аларды жол көрсөтөсүңөр жана аттарды багышасынар деп Талант сурангандык экен.

Тогуз-Торо жана Жумгал районунун ортосун байланыштырган ат жол менен бараттык. Тик беттеги ойурма ат жол аркылуу биринчи белеске чыкканыбызда эле «Жылаңач Бугу» тоосунун чокусу шаңкайып көрүнди. Буга дейре эч убакта келбекен жана көрбөгөн тоону дароо тааныдым. «Келбекен жана көрбөгөн» деп шарттуу түрдө гана айттуудамын. Шарттуу дегеним, чындыгында мен медитация учурларында дастанга кандаидыр бир тиешеси бар жерлердин көпчүлүгүн көрүп койгон элем. Айкөл Манас түбөлүк жайын тапкан жай дал ушу «Жылаңач Бугу» болгондуктан, бул улуу тоону да көргөн болчумун. Ошон үчүн аркайган бийик тоолордун арасынан «Жылаңач Бугуну» жазбай тааный алдым.

«Көрүнгөн тоонун ыраагы жок» дейт эмеспи,- балким, кечке дейре жете бараарбыз деген үмүттө канчалык тез жүрүүгө аракет кылганыбыз менен түн жарымына чукулдаганда араң тоонун кап ортосуна чейин жете алдык. Өзүбүз да, аттарыбыз да чарчагандыктан, карагайлуу токойдун чекесине токтодук. Жүктөрдү түшүрдүк. Мен көк баштыгымды көтөрүп, тягымды таянып алыш, андан нары кеттим. Көп узабай Нуршооланын алкагына сүнгүдүм. Биз тоонун чокусу тарапка ыкчам жакындал келип эле анан кандаидыр бир үнкүргө кирип калгандай болдук. Ичи цирктиң манежинен эки эсे чонураактай, бийиктиги болжолдуу түрдө беш-алты кулачка барабар бул жай үнкүргө караганда кең имараттын ички тарабына окшошот. Дегеним: бул боштуктун тогуз тирөөчү бар экен. Үчөө эшиктин он тарабында, үчөө так ортосунда, калган үчөө сол тарапта. Ташдубалга туташкан эки жактагы алты тирөөч

жана ортолуктагы үчөө бири-бирине опокшош: карагайдай жумуру, бирок түбүнөн чокусуна чейин бирдей жоондукта. Бул жай даяр болгондон кийин ал тирөөчтөр орнотулбастан, тоонун ичин ойуп аткан учурда тирөөчкө окшоштурулуп қалтырылса керек, алардын үстүнөн салмак басканы сезилбейт. Эшиктин кут тарабындагы чоң ташмамыкта зор адам чалкасынан жатат. Жоокер кийимчен. Найзасы, кыптычы, окчонтой Чи-Лу-Сендин дубасы беки-ген белкисеси, жаасы, айбалтасы, айтор, курап-жарагынын баары ташмамыкка жакын турган тирөөчкө илинүү. Ошо тирөөч менен ортонку катардын төркү тарабындагы тирөөчтүн ортосунда таштан чегилген зор Хан такты. Аны тегеретесинен курчап жаткан ажыдаардын денеси да таштан жасалган. Хан тактынын оң тарабында жаткан өз күйругун өзү тиштегендей көрүнгөнү менен, чындыгында башын күйргуна сүйөп эшик жакты карап жаткан ажыдаар сүрдүү жана сүйкүмдүү. Канаттарын эки жакка керген акшумкардын элеси жөлөнгүч бүткөн тушкә жайгашкан. Же арстанбы, же жолборспу, айтор, чокчойуп отурган эки Шер жырткыч жаныбардын башы Хан тактынын ээси отурганда анын эки колу койулган орун катары жасалыптыр. Ташдубалдан бери көздөй қыналып жасалган секи-чеде Аккуланын ээр-токуму койулуп.

Тоонун ортосунан ойуп жасалган ушул үнкүрдүн ичиндеги эки кулачтай жоондукка ээ тогуз тирөөчтүн, зор Хан тактынын жана ташдубалдын асты-үстүнүн баары же өтө кооз ойуу чегилгенби, же канадайдыр бир белги-тамгалар түшүрүлгөнбү, эмне болгон ченде да, абдан жараышктуу. Суктанып канча узак карасаң да моокумуң канбачудай.

Бул керемет жайдын ичин канадайдыр бир керемет шоола жарык кылып турат окшойт. Керемет

дегеним: ал жарык кайдан келип атканын аныктай албадым. Үстүнөн төгүлгөнү, же астынан жогору көздөй жанганы же капталдан чачыраганы түк билинбейт. Айтор, жарыктын өзү гана бар, бирок анын булагы жок. Ташмамыкта чалкасынан жаткан зор адам, алибетте, Айкөл Манас!!!

Жоокер кийимчен экен! Астына төшөнгөн, үстүнөн жамынган эч нерсе жок! Бүт денеси түптүз жатканы менен, башы эшик тарапка бир аз бурулу!

Дастанды кайыптан алып қагазга түшүрө баштагандан берки үч жылдын ичинде жомокторго, кереметтерге, керек болсо, фантастикаларга ара-лаша берип көнүп калғангабы, же Айкөл Атабыздын туулғандан өлгөнгө чейинки окуялардын көпчүлүк бөлүгү менен тааныш экендигимден уламбы, же мени ушул укмуштарга аралаштырган Жайсаң Атанаң тириүү арбагы жанымда турғандыгы үчүнбү, айтор, мен бул сырдуу үнкүргө кирип Айкөлдүн дene-досун көрүп турғаным таңгалдым, кубандым же корктум деп айтабайм. Мен башка эч нерсеге алаксыбастан, аткарчу ишиме кириштим: Манас Ата жаткан тарапка башымды ийип таазим эттим да көк баштыктагы үч китепти алып эки ала-каныма койуп алдыга сундум.

Бир маалда Хан тактынын арт жагынан кылыш чабылғандайбы, же айбалта шилтенгендейби, иши кылып, бир кескин кыймыл жасалды да ташдубалдын көк жалтаң муз тоңгондой көрүнгөн бөлүкчөсүнөн кесилип алынган бир кертим муз Манас Атабыздын өспүрүм кезиндеги сүрөтү тартылған барак ачылуу турган үчүнчү томдун ичине салынды. Ошо кезде мен Хан тактынын арт жагына көнүл бөлүп, түптүнүк, бирок кыйла койуу суу ташдубалдын боору менен төмөн көздөй жылжып агып атканын байқадым. Ташдубалдын эки-үч кулачтай

бөлүгүнө көк жалтаң муз тоңдурулганы жана дагы ошончо аралыгында койуу суу ағызылганы аркылуу үнкүрдөгү аба ырайы бир калыпта сакталып турат сяяктанат.

Аңгыча биздин үнкүргө кирген убактыбыз аяктауды окшойт, Жайсан Ата мени тоонун сыртына алыш чыкты. Сандыктай болгон төрт чарчы таштын түбүнө шам жактым. Андан кийин түнөккө чукук келгенимде Жайсан Ата мени жалгыз калтырып, өзү жылдыз болуп учуп кетти.

Менин бул жолку медитациям аябай эле узакка созулгандай сезилгени менен, баш-аягы бир жарым саатта кайтыпмын.

Караңғыда курмандыкка чалынган койдун ичегиси жуулуп бүтөлекте келипмин. Мени кубанып тосуп алышты. Көргөн-билгендеримден қыскача баяндап бердим. Эртең тоонун так чокусуна чыксақпы деген ниеттери бар болчу, андан баштартастырдым. Манас Атабыздын түбөлүк жайы болгон ыйык тоонун чокусун тебелебешибиз керектигин айттым. Эт бышкан кезде мазарга арналган дастор-конго тегеректеп олтурдук да куран окуп, даам таттык. Андан кийин күш уйкусун салып уктадык.

Таң атканда мен дептеримди ачып, түндө алган маалыматтарга көз жүгүртүп, айрымдарын ыр сабына айлантып отурсам:

– Эже, сиз өзүңүз жазасызбы? – деп Акылбек өтө таңгалуу менен сурады.

Көрсө, медитацияга чыгып маалыматтарды алыш келген Бубу Мариям эже, ал эми аларды ыр сабына айлантып жазган Шакин Эсенгулов деп ойлоп жүргөн Акылбек мен дептердеги белгилерди чечмелеп отурганымды көрүп таңгалыптыр. Мен анын бул суроосунун артында эмне сыр жатканын деле байкабай:

– Ооба, өзүм жазам,— деп жооп кайырган соң, эми эмне қылышыбыз керектигин айттым. – Ушунча узак жол басып улуу тоого атайы келгенден кийин, эми түндө мен көргөн сандык ташка чейин барады.

Арыдан бери жыйнаштырылган жүктөр аттарга артылып, жогору жөнөдүк. Болжонгон жерге бачым эле жеттик.

Мен аттан түшүп бутумду жерге койгонумда эле кандайдыр бир сырдуу ташты басып алганымды түшүнүп, эңкейип карасам, шагыл таштардан билин-билинбес башкача түстөгү, чоң кишинин эки алаканын бириктиргенчелик көлөмдөгү, түндүгүнүн так ортосунан тең экиге бөлө чабылган боз үйгө окшошуп бир жагы жумуру, экинчи тарабы жапжалпак, таманы түз, ал эми үстү үч бурчтуу, боорунда тегеретесинен кеткен бир нече сыйыктары жана ал сыйыктардын үстүндө кандайдыр бир белгилер түшүрүлгөн таш жатыптыр. Мен ичимден таштан кечирим сурадым да, эңкейип колума алдым.

– Ушул таш мага керектүү таш экен. Мен муну алайын,— деп сыртымдан айттым.

– Бул кишинин ушундай адаты бар. Таштан коллекция қылышп жүрөт,— деп Шакин агай сөзгө арапашып, мен үчүн түшүндүрмө берүүгө аракеттенди.

Мен сырдуу ташты тапканым менен сандык таш менен жылжыган булак табылбай, убара тарттык. Нары изdedик, бери изdedик. Жок.

Манас Ата жаткан үнкүргө киргизе албасам да, анын сыртындағы сандык таштын жанына жаккан шамдын түбүнүн калдыктарын көргөзөйүн, тоонун ушул жерине чейин түндө чыгып келгениме ынанышсын жана булактын суусунан оозтиишишсин деген ниет менен мен баарын быякка ээрчитип келдим эле да. Болбосо, кайра артка деле кете бермекпиз.

Мен калп айтып койгондон бешбетер өзүмдү ыңгайсыз сездим.

Биз келгенден бери эле шаркыраган суунун үнү угулганы менен өзүн көрө алган эмеспиз. Балким, булак күндүзү шагылдын астына чөгүп кеткен болбосун деп ойлоп, аны издегенге кириштик. Ар ким өз алдынча аракеттенди. Таштар ордунан оморупду. Шагыл шиленди. Баарыбыздықынан мурда Акылбек өзүнүн ордунан жылжып аккан суу чыгарды. Араң-араң эле жылжыган суудан эриндерибизди нымдап ооз тийгенге үлгүргөнүбүздө, соолудубу же төмөн синдиби, суу акпай калды.

– Акылбек, сен адегенде эле улуу мазарга келдин әле, эми ошо улуу мазарда эң мурда сен суу чыгардың. Бул эмнени түшүндүрөт, билесинбى? – деп мен сөз баштаганымда баары мага тигилиши. – Сен эми өзүн каалайсыңбы-каалабайсыңбы, ага карабай, биз менен тыгыз байланышта болосун жана чиркешкен вагондорду сүйрөгөн паровоздой болуп баарыбызды алдыга сүйрөйсүн. Дастанды жайыптуу үчүн өтө көп иштерди аткарасын...

Азырынча эч кимге түшүнүксүздөй туйулган менин бул сөздөрүмдүн чындыгын турмуш өзү ырасстап, көп өтпөй Акылбек эң ишенимдүү жайсанчылардын<sup>1</sup> бири болуп чыга келди.

Ошентип, Акылбек чыгарган суудан ооз тийгенибизге шүгүрчүлүк келтирип кайтууга кам урганыбызда сандык ташты да таап албадыкпы.

Башка аттар оттоп төмөн түшүп кетиптири да, жалгыз гана мен минген ат кыйла жогору чыгып алып туруптур. Улук аны жетелеп келиш үчүн барап эле минтип кыйкырды:

---

<sup>1</sup> Жайсанчы – Жайсаң Атанын дастанына толук ынанып, аны жайылтчуларды ич арада ушинтип атайбыз.

– Ээ-й! Сандык таш быякта экен. Эже минген ат анын жанына келиптири. Бери келгиле.

Биз ал жакка чыгып бардык.

Ооба, туура, түндө мен көргөн таштын наң өзү: өңү-түсү, узуну-туурасы, түбүнөн жылжып аккан булагы. Болгону, жагылган шамдын калдыгы гана көрүнбөйт.

Булактын суусунан суусунубуз кангыча ичтик.

Кайра да шам жагыш үчүн ағып аткан сууга эле таштарды ыңгайлыштырып тизип, алардын арасына ар кимибиз үчүн арналган тогуздан шамды кыпчытып жайгаштырдык. Ширенке тутантып, шамды жактым да, анын жалбыртtagан жалынына тигилдим. Шам жарымына чейин күйгөн кезде эки бешиктин белгисин көрдүм.

– Кимиңердин аялынардын бойунда бар? – деп Шакин агайга, Талантка, Акылбекке алмак-салмак суроолуу карадым.

– Менин аялым төрөт жашынан эбак өтүп калган да, – деп Шакин агай жооп айтты.

– Мен билбейм, эже, келинчегимдин бойунда жок болуш керек эле, – деп Акылбек ийин куушурду.

– Менин келинчегимдин бойунда бар! – деп Талант ордунан тура калды.

– Анда эмне, эгиз төрөлөбү? Атын Батма-Зуура койобузбу? – деп шамга тигилип турдум да, сөзүмдү минтип уладым: – Жок, Талант, сенин келинчегиң кыз төрөйт. Атын Каңыкей койобуз. Аманчылык болсо, кийинки жылы ушуерге келип кайра шам жагабыз.

Талант курткасынын эки этегин жайып, шамды корголоду. Уулдары Улук менен Кусейин да атасына жардамдашууга аракетениши.

Шам толугу менен күйүп бүттү. «Толугу менен» дегеним, сууга малынган түбү да калбай күйүп түгөндү.

Биз жүктөрдү артынып алып артка кайттык. Жолго бир түнөп, эртеси кечинде Чаекке жеттик. Талант, Улук, Кусейин үчөө Минқушка кетти. Ақылбек, Искендер экөө Бишкекке жөнөдү.

Узак жана татаал жолдон катуу чарчасам да, эртеси эрте туруп, медитациянын маалыматтарын чечмелеп отурсам, үйдүн үстүнөн аттын дүбүртү чыгып, кишенегени угулду. Тыңшап калсам, дүбүрт тыйыла түштү. Кайра иштесем, кайра кайталанды. Үйдүн чатырына чыгып алган кандай жылкы деп ойлоп, Кырчынбекти карачы деп жиберсем, ал жакта эч нерсе жок экенин айтып келди. Мен медитацияны чечмелегенди уланттым да, качан гана:

«Бойолгон кызыл канга Аккуланын,  
берели белек кылып ыйык жалын» –

деген эки сапты жазғанымда баарын түшүнбөдүмбү?

Муздун кичинекей кертиндиси китептин ичине салынбады беле. Мен аны ошо бойdon такыр унтулумун да!

Эгер ал чындалап эле Аккуланын жалы болсо, анда аны жоготуп жибердимби деп эсим чыкты. Көк баштыктын ичин карап, таппадым. Биринчи китеptи ылдый баштантып силкилдеттим. Эч нерсе жок. Экинчи китеptи силкилдеттим. Дале жок. Үчүнчү китептин биринчи бетин ача калсам, чындалап эле Аккуланын жалы бар экен!!!

Узундугу эки карыштай, жоондугу менин чыпалағымдай, өңү жылтырак ак түстөгү жалдын сыртындағы муз али эрий элек экен!!!

Мен аны таптакыр унутуп койгонум үчүн үйдүн үстүнөн аттын дүбүртү чыгып, кишенегени угулган турал!!! Мага белги берилип аткан турал!!!

Аккула окко учканда: «Өзүндөн ажырасам да жытындан ажырабай жаныма дайым сактап

жүрөйүн» деп айткан Айкөл Атабыз анын бир тутам жалын кесип албады беле. Ошо тутам жал ушу кезге чейин сакталган турбайбы? Ошо тутам жалдын чыпалактай бөлүгүн белекке алган турбаймынбы!

Бул эми нак кереметтин өзү да!!!

Дээрлик эки күндөн бери музу эрип кетпегенин карасан!

Ушундай укмуш белекке ээ болуп атып, аны таптакыр унутуп калганымды айтсан!

Мен қубанганданбы, корккондонбу, аны айтальбайм, бирок шолоктоп эле ыйлай бердим. Саат ондорго чейин ыйлап отурдум.

Шакин агай келгенде иштин чоо-жайын түшүн дүрүп койуп кайра ыйладым. Таң калганынан эки көзү алая түшкөн ал киши телефон чалып Талант менен Акылбекке кабарлады. Экөө токтоосуз Чаекке кайтып келди. Бир кой сатып алып, курмандык чалдык.

Үчүнчү китептин бириңчи бетиндеги Айкөл Атабыздын сүрөтүнүн жанындағы Жалды мен адеп көргөндөн баштап анын сыртындағы музу эрип кирген эле жана Акыл менен Талант келген кезде Жал менен кошо тоңгон кызыгылт түстөгү коймолжун зат,— ал Аккуланын канынын бир нече тамчысы болсо керек,— китептин бетине сиңип, изи, кандын тагы түшүп, а Жал болсо кургап калган эле. Мен Жалды ак кебезге койдум. Койордон мурда курмандыкка чалынган койдун канына кебезді тоском. Кебездин кан тийбеген тазараак чекесине Жалды жаткырып, өзүмдүн оң чыпалағымды тилип, аккан канды Жалдын бир жак учуна тамчылаткам. Бул – кутту кармап жана сактап калчу жол-жобо, ырым аткарылган соң гана таза кебезді Жалдын үстүнөн жаап, ак чүпүрөк менен ородум. Менин бөлмөмө койулган Жайсан Атаннын чоң сүрөтүнүн жанына илдим.

Аңдан кийин Жайсаң Атанын музейине барып шам жактык.

Талантка таандык шамга кайра да бешик түштү.

– Таки, карасаң, сенин шамында бешик кайталаңып түштү,— деп мен ага шамдагы бешиктин белгисин көргөздүм.

– Эже, менин келинчегимдин да бойунда бар экен. Аны мен билген эмес элем. Бишкекке барганда сурасам анан айтып атпайбы,— деп Ақылбек мага суроолу тигилди.

– Кап, сен «Жылаңач Бугуда» сураганымда «жок» дебей «бар» десен кандай гана жакшы боллоор эле. Ыйык жерден «жок» деген сөз айтылып калды, эми келинчегиндин бойунан түшүп калат го,— деп кейип жооп кайырдым.

Чындығында эле ошондой болду. Арадан бир ай өтүп-өтпөй Ақылбектин келинчегинин бойунан түшүп калды. Бирок шам аркылуу белги берилген баланы эки жылдан кийин гана көрүшүп, кыздуу болушуп, Баалы деген ысым бериши. Ал эми Таланттын келинчеги айы-күнү жеткенде аман-эсен төрөп алды жана атын Каныкей коюшту.

\* \* \*

6. 08. 1998. 14. 08. А. К. 18 01-12.

**Чырагым, чарчаганың эске алbastan,  
чачкындуу ой жүгүртүп санаа баскан.**

**Сыртындан Шарыпкулга сыр бербестен,  
«Жетпедим өзүнө» деп кейип ичен,**

**көнүмүш адатыңча, келер күнгө,  
карегим, муну дагы кылып төлгө,**

**«Кандайча түшүнөмүн бул белгىнди,  
Кудурет, тилегиме жетпейминби?»**

**Жеткирбей дал өзүнө түнөткөндөй,  
жазылбай калар бекен өмүр жетпей?..».** –

**Күмәндүү ой-санаага баткан тейде,  
көрбөдүң дал жанында турсам деле.**

**Кабатыр боло бербе, Акчабагым,  
кыйналып калбасын деп тамчы каным,**

**көргөзуп Шарыпкулга жолдун нугун,  
келгемин астыңарда, туйуп койгун.**

**Ылымта<sup>1</sup> жер ыңгайлап атайы эле,  
ыңгайлуу болсун дедим келгендерге...**

**Жарыгым, эсиндеби, уч жыл мурун  
жаңылыши кетиргениң, билбей сырын?**

**Супасын мазарыңдын аздектеген,  
бир нече келин менен баскан элең.**

**Туура эмес чыксаң деле көкбеттенип,  
табышмак табиятты жеңгиң келип,**

**карматып кежирлигин, Акчабагым,  
катаңдын кесепетин канча тарттың.**

**Ошондой жаңылыштык кетпес үчүн,  
ордуңар ылайыктуу болду бүгүн.**

---

<sup>1</sup> *Ылымта* – шамал тийбеген жер, буйтка жай.

**Чырагым, Айкөлүмдүн жаткан жайын,  
тепселеп, тынчын алган канчаларын,**

**кечирип билбестигин келген менен,  
көптөрү кыйнап келет чыгып чектен.**

**Каарына калышаарын Жараткандын,  
каяктан көрпенделер эске алсын!...**

**Бир тукум өжөр, өткүр Талгарт<sup>1</sup>деген,  
баш ийбей туйумуна Тәңир берген,**

**текебер өткүрлүктүн кесепети,  
Тәңирдин берген сыйын алып кетти.**

**Айкөлдүн жайын козгоп, тешип, тепсеп,  
ашыкча дараметин далилдейм деп,**

**тагдырдын жазасына калгандыктан,  
таалайын такыр шылкап төгүп салган.  
Текебер болбогондо изи калмак,  
тандағы жылдыз өндүү жаркырамак.**

**Адамдык акыл жетпес көп нерсеге,  
ага сен умтулбагын далилдөөгө.**

**Жарыгым, адатыңча өжөрлөнүп,  
турасың бир далилди билгиң келип.**

**Өзүндөн бул суроону күткөн менен,  
өзөгүн дастанымда айтсам дегем.**

---

<sup>1</sup> Талгарт – Жылаңаң Бугуну изилдеген геологдун аты.

**«Жылаңач-Бугу» дешет эмнеликтен?  
Жатабы ырас эле Айқөл – Эрен?» –**

**Бул суроо арбыныраак тынчыңды алып,  
турасың чачкын ойдо туталанып.**

**Аны азыр кыскачарак баяндайын,  
аягын кийинкиге калтырайын...**

\* \* \*

**Бул мазар жай болгончо Айқөл-Шерге,  
«Жылаңач-Бугу» атап келген эле.**

**Пендеге сүтүн берген Бугу эненин,  
билишкен түбөлүктүү жайы экенин.**

**Ал дагы ажал таап айкөлдүктөн,  
бул жерде шейит болуп калган экен...**

**Жарыгым, мен да билбейм кайсы улуттан,  
жашаптыр Дулун аттуу бир зулум хан.**

**Эчен жыл перзент көрбөй, кийинчөрээк,  
текебер Дулун хандан кыз төрөлөт.**

**Баары бир тукум эмес кыз бала деп,  
бадалдын арасына таштап кетет.**

**Жазыксыз наристеге «ыңаалаган»,  
жаны ачып аппак бугу жаңы тууган,**

**тирсийип желин тепкен узуу менен,  
тигини оозандырып койгон экен.**

*Кечке маал Дулун залим кайра келип,  
кызынын өлбөгөнүн кайра көрүп,*

*кызыл эт наристеге жини кайнап,  
колунда найза менен болот саймак.*

*Аңгыча арт жагынан атып чыгып,  
адамды ат үстүнөн сүзөт жыгып.*

*Ажалын мүйүзүнө илип алып,  
ак бугу кеткен экен ойун салып.*

*Дулун хан кыйладан соң эсин жыйып,  
түш-өңүн түшүнө албай көпкө туруп,*

*көөнүмдү жубатайын деген тейде,  
көңүлдөш кенизеги түшөт эске.*

*Жашыруун жайгаштырган бөтөн көздөн,  
жайына кенизектин барган экен.*

*Тагдырдын жазмышина жоктур даба,  
төрөптүр шол мезгилде эркек бала.*

*Жанагы корккондугу тарап желдей,  
жадырап көөнү эргип ээ-жаа бербей,*

*никесиз перзентине Дулун Эрен,  
коюптур энчиктүү ат – Тулум деген.*

*Касташкан душманы көп болгондуктан,  
кабарын билбесин деп бир дагы жан,*

*кың дебей аткарууга койот талап,  
кунунун убадасын бекем алат.*

*«Өмүрү бул уулундун кымбат болсо,  
өзгө эмес, өзүң дагы эч ойлобо.*

*Баланын атасы мен экенимди  
билишсе, душмандарым, ошол куну*

*жүрөгүн тирүү бойdon сууруп алып,  
жатының жара тилип койот салып.*

*Анткени, кырдуусунган душманыма,  
андайды далай ирет кылгам мен да».* –

*Калтырап, коркконунан касам антты,  
кеңизек күрмөп тилин араң айтты.*

*Жалгандын жазмыш иши болгучакты,  
жашируун шек билгизбей уулун бакты...*

*Баласы бой көтөрүп жаңы гана,  
жаши анын он экиге караганда,*

*Жортуулга кеткен Дулун келбей калат,  
жоосунан ай-талаада ажал табат.*

*Укканда зулум хандын өлгөндүгүн,  
уулунан коркконунан шордуу келин,*

*түгөнүп бар айласы, түн ичинде  
түнөргөн түнт токойго качкан эле...*

*Билбеймин күн кечкенин кантип анан,  
бирок бар бир билгеним укканымдан.*

*Улуулар – эскерсин деп урпагыбыз,  
укмуштай окуяны кылышчу аңыз...*

*Перзентсиз бир мергенчи карып калган,  
паренде-илбээсингө тузак салган,*

*не түшсө тузагына – ошо менен,  
жан багып кемпири экөө күн кечирген.*

*Заарда капкан карап, тузак салат,  
капыстан кызыл эт кыз таап алат.*

*Теңирдин сүйүп берген белеги деп,  
үйүнө сүйүнчүнү алыш келет...*

*Аларга кантип, качан кезиккенин,  
акыйкат, чын-бышыгын эч билбеймин.*

*Алиги зулум хандын күң аялы,  
акыры чал-кемпирди таап алды.*

*Биригип жашаш үчүн кепке келет,  
болушуп бир-бирине арка жөлөк.*

*Билишпей төрөлгөнүн бир атадан,  
балдарды үйлөнүүнү туура тапкан...*

*Арадан айлар жылып, жылдар етөт,  
абышка кемпиринен мурун кетет.*

*Аз өтпөй кемпир дагы төшөк тартат,  
ал анан кеңизекке сырын ачат.*

*Укканда кемпир сырын, шордуу күнгө,  
ургандай болду канжар жүрөгүнө.*

*Көңүлү караңгылап, кулагы укпай,  
көгөрүп тарткан деми сыртка чыкпай,*

*кыйлага ичтен түтөп, алы куруп,  
кемпирге айтат сырын ыйлап туруп.*

*Ошондо көр оозунда жаткан эне,  
обдулуп «О Тәңир!» деп үшкүрүнө,*

*куураган как жыгачтай салаалары,  
куу тумшук күң энени жай сылады.*

*Кардыгып араң чыккан үнү менен,  
калтырап кары эне мыңдай деген:*

*«Уулундун кош уйулун мен да көргөм,  
ушундан эч жакшылық болбойт дегем.*

*Демек мен жаңылбапмын ошондо эле,  
жамандық пайда болгон сезимимде.*

*Атасы Дулун канкор болсо анда,  
армандуум, тукумунан жок эч пайда.*

*Канкордун сактаймын деп арам канын,  
карегим, кыйнаптырсың бекер жаның.*

*Туулган бул экөөнөн тигил бала,  
түгөнгүр, үч уйул бар маңдайында.*

*Түбүндө тукумуна ушул бала,  
тийгизет чоң запалын сөзсүз гана.*

*Бул деген жазмыш тура, ошондуктан,  
бүйтогоо чамаң жетпейт, көрдүң балам.*

*Келсин деп бул жалганга бир кара нээт,  
Кара күч кам көрүптүр, О Кудурет!...» –*

*Булдурттап сөз аягын айтапастан,  
буруптур жүзүн эне бул жалғандан.*

*А кийин айтқаңдары баары келип,  
артынан ар биригин удаа өлүп,*

*Тулумдан калган бала Тулус деген,  
тендешсиз таш боор, мерез болгон экен.*

*Тулустун ата-энеси өлгөн кезде,  
тогузга жашы жаңы келген эле.*

*Ал дагы чоң атасы Дулун хандай,  
торолот жашоосунда жаңды аябай.*

*Тоголок жетим жүрүп чектен ашат,  
тоготпой эл ичине аралашат.*

*Жоокерлик кудурети ченебеген,  
жебеси текке кетпес болот мерген.*

*Аялуу аздектеген жүрөгүндө,  
ал үчүн жок болуптур ыйык нерсе...*

*Аябай табиятты кырып-жойгон,  
ал кезде чоң сөөлөттүү адат болгон.*

*Атактуу аскер башы, уруу башчы,  
ааламга аттанышса кадырлашчу.*

*Билдирип даражасын – он эки айры,  
бугунун мүйүзүнөн белги сайчы.*

*Атактуу уруу башчы Ерес үчүн,  
агаин аябастан болгон күчүн,*

*Көк-Зоодон бугу аттырып келмек болуп,  
жөнөшөт мергендери бүт топтолуп.*

*Томолой калган Тунус он экиге,  
толуптур Ерес өлгөн ошол күздө.*

*Кошуулуп ошолорго Тунус дагы,  
Көк-Зоого таңга жакын чыгып барды.*

*Кадимки Ак бугунун үйрүн кезеп,  
калтыrbай бириң дагы аткан дешет.*

*Ар бириң жылаңачтап кеби менен,  
ашықтай жай олтуруп сойгон экен.*

*Алтоону ал заматта сойуп бүтөт,  
жетинчи карт бугуга кезек жетет.*

*Кансырап жаны чыкпай жаткан бугу,  
келгенде Тунус жакын, өйдө турду.*

*Чөйчөктөй көздөрүндө жоодураган,  
чагылып ак мөңгүлүү чоку турган.*

*Көздөнбү, мөңгүдөнбү, айтор төмөн,  
куйупкан кан аралаш жаш төгүлгөн.*

*Желиндін үрпү жибип эчак каткан,  
жылжыган кан аралаш сүту аккан,*

*асканын борчугуна бойун сүйөп,  
адамча ак чач бугу минтип сүйлөйт:*

*«Элиңе ач көз, таш боор, эсен жеткин,  
әгерим эч жакшылык көрбөй өткүн.*

*Үрүүсү ошол элдин мага окшоп,  
улусун тукум курут болуп боздол.*

*Нысапсыз соолгурум, сени тууган  
Нубини тун уузума оозандыргам.*

*Аяган аруу кызым тууган жаңдан,  
ажалды табарымды аңдабагам!*

*Жараткан! Айкөлдүгүм ажал болду.  
Артымда изим калбай тукум соолду.*

*Өзүндөн өтүнөрүм, О Жараткан,  
өлтүрдү – мен өмүрүн сактап калсам.*

*Кайрымсыз кара нээтти жазалоого,  
Кудурет, бир дарамет берсөң боло?*

*Карачы, тукумумду маскарапап,  
көйнөгүн сыйрып салды жылаңачтап.*

*Маскара кылгандарга тукумумду,  
жылаңач көрүнөйүн! – дептир бугу.*

*...Көк-Зоонун тубундөгү тектирчеден,  
көзгө атаар мергенчини тапкан экен.*

*Сүйлөбөй колун жаңсайт ташты карап,  
көргөндөр көзү алайып катып калат.*

*Типтируү, жылжылаңач зор бугуну,  
баарысы үшү кетип карап турду.*

*Адамча каргыш айтып кайым болот,  
ал кабар баардык элге дайын болот.*

*Көк-Зоону көк-зoo дешпей ошол күндөн,  
«Жылаңач-Бугу» дешип атап келген.*

*Ал зоого нәэти бузук бирөө барса,  
жылаңач бугу көрүп, карғыш алса,*

*аңдайдын тукумуна зак кетет деп,  
айтылат эзелтеден бир аңыз кеп.*

*Ак-Бугу мээрим тәгүп көздөрунөн,  
көрүнсө – «бата берди» деп келинген.*

*Чырагым, бул уламыш тәгүн эмес,  
көңүлдөн чыгарба деп айткан кеңеш...*

*Ал азыр ыйык сурооң тынчыңды алып,  
турасың дагы деле туталанып.*

*«Жактырбай калдыбы» деп жүрөксүгөн,  
жарыгым, кутултайын күмөнсүүдөн...*

*Гөөхардай чагылышкан муз катмардан,  
көрдүнбү? Айкөл Атаң жайын тапкан.*

*Жаңы эле көзү ирмелип, тынч уйкуда  
жаткандай туйупдубу Айкөл сага?*

*Жай кылган кимдер, кантип? Анын баарын,  
жеткенде убактысы кеп кыламын.*

*Чыдамсыз эңсеп күтүп ушул күндү,  
чырагым, көп жүрөксүп жүрбөдүнбү.*

*Бийиктик, ыйыктыкты баалагының,  
билесиң – менин ошол каалаганым.*

*А бирок дил койуудан бөлөк нерсе,  
анчалық зарыл эмес десем деле,*

*бапырап толбой калса дасторконун,  
билимин, кала болуп толгонорун.*

*Бир жүрүп айланчыктап сипер менен,  
баардығын, Акчабагым, толук билем.*

*Эгерим кебелбеген Айкөл-Эрен,  
эки күн тынчың кетип чебеленсен,*

*«Убара болду бекер Акчабак» деп,  
уйкудан ачып көзүн жатты тиктеп.*

*Ал качан сенин санааң тынганды анан,  
Айкөл да тыным алыш жатып калган.*

*Жактыра бербей бизди Айкөл атам,  
«жатат – деп – козголбостон» чочулаган*

*турүңө күлкүм келип турат менин,  
түшүнгүн, жан-досу жок ден экенин.*

*Түбөлүк муз ичинен жайын алган,  
чырагым, жансыз дene турмак кайдан.*

*Ал азыр Айкөл-Шердин жан-досуна,  
белгилүү баардык ойун ушул тапта...*

*Чырагым, ушунчалық алыс жерден,  
убара тартпадыңар эмне деген.*

*Кылпындай кирсиз таза дилиңерге,  
кубандым, кейибеген түрүңөргө.*

*Ал тиги Улукбеги Талантымдын,  
айтканын көңүл койуп карап турдум:*

*чалынчу козуну аяп курмандыкка,  
«Кыйналып калды го» деп турганына, –*

*мен үчүн бир туугандай болуп калды,  
муудзоого колум барбайт – деп айтканы,*

*көөнүмдө калдык калса каткан черден,  
карегим, кыпын калбай эритти бейм!..*

*Улукбек, Кусейини Талантымдын,  
урматтап ыйык тутса ата салтын,*

*улаңдар болор бекен сөзүнө бек,  
убайын ата-энеси көрүшсүн деп,*

*ак дилден балдарыма бата тарттым,  
анымды Көк Тенирим кабыл алсын!*

*Акыл да Искендерин ак типекте,  
Атамдан бата алса деп апкелди эле,*

*Жарыгым, кабыл келип ак тилегин,  
жараткан ырыс-таалай, өмүр берсин!.*

*Чырагым, ушунчалык дегдеп келдин,  
чиң эле ыйык жерден кур кетпегин.*

*Бойолгон кызыл канга Аккуланын,  
берели белек кылышп ыйык жалын.*

*Карматтай аруу тутуп, бир да жанга,  
аздектеп ак булага ороп сакта...*

*Береги таш түбүндө жылжып аккан,  
булакка шамыңды жак канаң тамган.*

*Ыйык жал, Сумбуланын көз жашы да,  
боёлгон сенден аккан кызыл канга.*

*Шарыпкул экөөңөр тен мындан башка,  
кыйналып тартпагыла эч уbara.*

*Ал азыр чоочун аймак оордук кылаар,  
тезирээк орун алган жайыңа бар.*

*Биз бүгүн жер кезбейбиз, ушул жерден  
Дастандын уландысын айтып берем.*

43        02-52.

*Ушул медитациялардын жардамы менен 117–284-  
беттер жазылган.*

*Бешинчи китептин  
медитациялар бөлүмүнүн аягы.*



## МАЗМУНУ

Ата Мекендин душмандардан бошотулушу .....	5
Акылман Көкөтөй, Алп Кошой жана Айкөлдүн антташуусу .....	10
Байтөрөнүн экинчи чатагы .....	13
Айкөлдүн алгачкы каардануусу .....	34
Чубактын төрөлүшү .....	50
Шой-Бо аярдын акыркы өтүнүчү .....	75
Нескаранын жеңилиши .....	88
Кошойдун кабары .....	131
Ата Мекенди душмандардан бошотуунун башталышы .....	162
Ата Мекенди душмандардан бошотуунун жеңиштүү аякташы .....	215
Алтайдан көчүү жөнүндөгү чечим .....	220
Күлтегиндин кабырына акыркы зыярат .....	229
Алоокенин жеңилиши .....	247
Медитациялар бөлүгү .....	287

**Жайсаң Үмөт уулу**

**АЙКӨЛ МАНАС**

**Дастан**

*Бешинчи китеп*

**АТА МЕКЕНДИН ДУШМАНДАРДАН  
БОШОТУЛУШУ**

Редактору *Жумадин Кадыров*

Корректору *Жаңыл Шайыкбекова*

Компьютерде калыпка салган *Рая Терибаева*

Форматы 84x108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Көлөмү 22,0 басма табак.  
Заказ № 332. Нускасы 10000 даана.

«Бийиктик» басмасы

Бишкек шаары, Ю. Абдрахманов көчөсү, 170 «А»  
Тел.: 66-75-58, 66-75-56

